

manas-discovery.kg

ИБРАИМОВ КУБАТ

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН  
ООЗЕКИ  
СӨЗ ӨНӨРҮ



*manas-discovery.kg*

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК  
ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА  
АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ

Ибраимов Кубат

# КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ООЗЕКИ СӨЗ ӨНӨРҮ

I  
БӨЛҮК



БИШКЕК – 2016

УДК 82/821.0

ББК 83

И 15

Редактору:

А. Акматалиев – филология илимдеринин доктору,  
профессор

Рецензент:

С. Бегалиев – филология илимдеринин кандидаты,  
профессор

Кубат Ибраимов.

И 15      Кыргыз элинин оозеки сөз өнөрү. I Бөлүк.  
Элдик айттымдар. – Б.: «Улуу Тоолор», 2016.  
– 208 б.

ISBN 9789967-12-408-0

Эмгекте кыргыз фольклорунун жанрдык классификациясы, классификация принциптери, оозеки сөз өнөрүндөгү айттым сөздөр, алардын түрлөрү, жанрдык табияты изилденет.

И 4603000000-16

УДК 82/821.0  
ББК 83

ISBN 9789967-12-408-0

© Ибраимов К., 2016  
© Ч. Айтматов атындағы  
Тил жана адабият институту, 2016



## I Бөлүм

### КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРУНУН ЖАНРДЫК КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

#### 1.1. Кыргыз фольклорун жанрдык түрлөргө ажыратуу тажырыйбасы

Кыргыз элинин байыртан келаткан баа жеткис көркөм-маданий мурастарынын бири – оозеки сөз өнөрү (фольклор). Оозеки чыгармачылык кыргыз элинде мыкты өнүккөн, жанрдык түрлөргө бай. Чакан айтым сөз, макал-ылакаптардан тартып, ангемелер менен ырларды, жөө жомоктор менен океан сымал зор көлөмдөгү, терен мазмундагы эпосторду жаратып, аны ооздон оозго, муундан муунга өткөрүп, сактап келди. Мындай чыгармалар урпактан урпакка оозеки өтүп отургандыктан, ондолуп, то-лукталып, көпчүлүк элдин, жалпы жамааттын чыгармасына айланды, элдин идеясы, кылымдар бою көксөп келаткан ой-тилеги, көркөм-поэтикалык туюму, ички көнүл түйшүгү, келечек үмүтү баяндалды.

Фольклорун адеп жаралуу тарыхы адамдардын байыркы баёо, түркөй түшүнүктөрү менен байланышып, кылымдардын түпкүрүн карай кетет. Жаззуу-сызуу пайда боло элек атам замандарда эле жарала баштап, улам кийин өркүндөп отурган оозеки сөз өнөрү жүрүп отуруп, элдин жазылбаган тарыхы, жашоо тиричилиги, акылман ою, дүйнө таа-

нымы, алака, карым-катнаштары, жүрүм-турум эрежелери, тарбия-таалим очогу, баарыдан мурда укумдан-тукумга келаткан көркөм, руханий мурасы катары кызмат өтөп калды. Аナン да көркөм жазма адабияттын башаты болуу менен анын калыптаңып өнүгүшүнө шарт түздү. Ошондуктан оозеки сөз өнөрүн улут сыймыгы, дайыма азыктана турган, эч убакта көөнөрбөс, эскирбес, казына-байлыгы катары санаса болот. Фольклор – элдин идеялык-эстетикалык байлыгын бүтүндөй өз боюна синирген чыныгы көркөм энциклопедия.

Кыргыз элинин оозеки сөз өнөрүн изилдөө бөюнча академиялык багытtagы бир кыйла илимий иштер аткарылганы ырас. Бирок канткен менен да кыргыз фольклористикасы буга чейин фольклордук традициялдуу материалдарды, айрым бир жеке чыгармалар менен жанрларды үйрөнүү, изилдөө баскычында болду. Кыргыз фольклорунун жанрдык составын, алардын спецификалык өзгөчөлүгүн толук изилдеген илимий эмгек азырынча жок. Оозеки чыгармалардын эмпириялык (прикладдык) түрдөгү бир нече классификациялары иштелип чыгып, илимий классификация үчүн да олуттуу аракеттер жасалган. К.Мифтаков, К.Рахматуллин, М.Богданова, А.Тайгүрөнов, Т.Саманчин, З.Бектенов, Т.Байжиев, С.Мусаев, Ж.Таштемиров, Б.Кебекова, С.Закиров, А.Токомбаева, М.Түлөгабылов, М.Мамыров, Т.Танаев, Г.Орозова, Н.Нарынбаева сыйкатуу бир катар фольклористтердин басма жүзүндө жарык көргөн эмгектери менен кол жазма түрүндө сакталган айрым материалдар, кыргыз фольклоруна арналган «Очерк» жана жакынкы жылдарда жарык көргөн «Кыргыз адабиятынын тарыхы» (I том) буга мисал. Мындан сырткары мектептер менен орто жана жогорку окуу жайларынын иш-практикасында (программалар) элдик оозеки чыгармаларды классификациялоого атайын көнүл бурулган.

Бирок канткен менен да кыргыз фолькористикасында оозеки чыгармалардын такталган илимий классификациясы алигиче иштелип чыга элек. Ал эми мындай иш фольклористика илиминде эң биринчи кезекте жүргүзүлүүгө тийиш эле. Аныз фольклордун ички табиятын терең изилдеп билүүгө мүмкүн эмес. Бул жөнүндө белгилүү фольклорист В.Я.Пропп мындай деп жазат: «Туура классификация – илимий жалпылоолордун баштапкы баскычтарынын бири. Классификациянын тууралыгына андан аркы изилдөөлөрдүн тууралыгы көз каранды болуп эсептелет». [74.11]. Ошентип, фольклордук жанрлардын спецификалык өзгөчөлүктөрүн ачып, аларга аныктама берүү, ошонун негизинде илимий классификация иштеп чыгуу – кыргыз фольклористикасындагы олуттуу теориялык проблемалардын бири. Бирок да, фольклордук чыгармаларды классификациялап, жанрдык түрлөргө ажыраттуу кыргыз фольклористикасында эле эмес, жалпы эле фольклористика илиминде талаштарыш жаратып, азырка чейин толук чечилбей келаткан маселелердин бири экендиги белгилүү.

Кыргыз элинин оозеки сөз өнөрү жөнүндөгү эң алгачкы жазма маалыматтарды VI–IX кылымдарга таандык Орхон, Эне-Сай эстеликтеринен, XI кылымга тиешелүү Баласагындык Жусуптун «Күт билими», Махмуд Кашкардын «Түрк сөздөрүнүн жыйнагы» сыйактуу жазма даректерден жолуктурабыз. XVI кылымдын жазуу эстелиги катары бизге жеткен «Тарыхтар жыйнагында» «Манас» эпосуна байланыштуу, тарыхый чындык катары баяндалган сюжеттик окуялар бар. Мындан дээрлик үч кылым өткөндө, башкача айтканда, XIX кылымдын ортосунан тарта, Ч.Валихановдун, В.В.Радловдун, Ф.В.Поярковдун, И.В.Андреевдин, Г.Алмашинин эл оозунан жазып алыш жарыялаган чыгармалары аркылуу жалпы коомчулук, илим чөйрөсү кыргыз

фольклору менен аз да болсо тааныша баштады. Алардын жумушу, негизги максаты фольклор жыйи-ноо болбосо да, кыргыз элиниң оозеки чыгармачылыгы жөнүндө олуттуу ой-пикирлерди айтып, чыгармалардын жанрдык түрлөрүн атап, ал гана эмес кәэде жанрдык топторго бөлүштүргөн учурлары кездешет. Алсак, Ч.Валиханов кыргыз фольклорун үчкө бөлүп карайт: 1) жөө жомоктор менен тарыхый уламыштар; 2) баатырдык эпостор; 3) кыска мазмундагы оюн жана каада-салт ырлары. Ал эми В.В.Радлов оозеки чыгармаларды эки чон топко бөлөт: 1) эпикалык чыгармалар; 2) лирикалык чыгармалар. [30.61–63].

Кыргыз элиниң оозеки сөз өнөрүн жанрдык түрлөргө ажыратуу, жанрдык курамын тактап, классификациялоо XX кылымдын 20-жылдарында башталган десек болот. Анткени, оозеки чыгармаларды жазып алууда, айрыкча жыйналган материалдарды ирээтке келтируүдө, жыйнак түзөөрдө, басмага даярдоодо сөзсүз түрдө жанрдык классификациянын зарылчылыгы келип чыккан. Мындай ишти биринчи баштаган – фольклорист-жыйноочу Каюм Мифтаков. Ал фольклордук чыгармаларды жыйи-ноо менен эле чектелбей, изилдөө багытындагы башка проблемалар менен да алектенген. Кыргыз фольклористкасынын тарыхында алгач ирет әлдик оозеки чыгармаларды жыйиноо боюнча колдонмолорду иштеп чыккан, макалаларды жарыялап, докладдарды жасаган. Айрыкча, фольклордук чыгармаларды жанрдык түрлөргө ажыратып, кыргыз фольклорун классификациялоого көп күч-аракет жумшаган. 1922-жылы жазган «Кара кыргыз калк адабияты туурасында лекциясында» кыргыз элиниң оозеки чыгармаларын төмөнкүдөй жанрдык түрлөргө ажыратат: «Кара кыргыз калк адабиятынын түрлөрү: Кара кыргыз калк адабияты баштап: ырдуу, ырсыз, жарым ырдуу адабият деп үчкө бөлүнөт.

1. Ырдуу адабият болуп «жомок», «санат», «тамсил», «кара ыр», «жамак», «күйгөн», «увак ыр» адабияттары деп жетиге бөлүнөт. Башкы алтоо өзүнүн аттарынан да маалим болуп турат. «Увак ырдуу адабиятка» – жарамазан, шырылдан, бекбекей, кошок, дарым, жайчы, бата, да башка ошол өндүү увак, барча адабияттар ошого кирет. «Ырсыз адабиятка» – «жөө жомок», «суубет», «күлкү», «увак ырсыз адабият» кирип төрт түргө бөлүнөт. «Увак ырсыз адабиятка» – ички тизим калп, эсеп жаңылтпаш өндүү адабияттар кирет. «Күлкүгө» анекдот, куудулдук, маскарапоздук өндүү адабияттар кирет. Жарым ырдуу адабияттар: «макал», «табышмак», жаңылтпаш аты менен үчкө бөлүнөт, Жогорудагыга караганда ырды жети, ырсыз төрт, жарым ырдуу үч адабият болуп адабият түрлөрү он төрт түрдүр». [КФ. инв. № 68/262, 64–65, 90-бет]. Мунуу кыргыз фольклорун классификациялоо боюнча алгачкы саамалык десек болот. (Тиркеме – 1).

Ушундан кийин К.Мифтаков кыргыз фольклорунун жанрдык классификациясын кайра-кайра жаңыртып иштеп, бир нече схема сунуштаган. (Тиркеме – 2-4) 1-схемада (1923-жыл) «Кыргыздын калк адабияттын» макал-табышмак, майда-чүйдөлөр, жөө жомок, зекитбай-күйгөн, кара ыр (терме), чон ыр (жомок) деп алты топко бөлөт да, андан ары ар бирин ич ара майдалап отуз сегиз түргө жеткирген. *Макал, табышмактарды* жаңылмач, табышмак, макал деп үчкө, *майда-чүйдөлөрдү* айтышуу, бата, жайы, дарым, кыз берүү, бекбекей, шырылдан, жарамазан, сынсыз калп, сындуу калп, таржымакал, кыз кошогу, кошок (тобуш), сынсыз жамак, сындуу жамак, маскарапостук, куудулдук, күлкү, деклаймация, санжыра, тарых адабиятты, күү ыры деп жыйырма экиге, *жөө жомокту* жөн жөө жомок, иккяя, тамсил деп үчкө, *зекетпай-күйгөндү* күйгөн, зекетпай деп экиге, *кара ырды* мүнөзгө бай-

ланыштуу, белгилүү окуяга байланыштуу, белгилүү ишке байланыштуу, жашка байланыштуу, заманга байланыштуу деп бешке, ал эми чоң ырды өмүрлүк чон ыр, окуя чоң ыр, иккяя чоң ыр деп үчкө бөлгөн. Мындан кийинки схемаларда деле кандайдыр бир классификациялык принцип сакталбаган соң орчундуу, кескин айырмачылыктар жок. Алсак, 1924-жылы түзүлгөн 2-схемада деле кыргыз элинин оозеки чыгармалары алты топко бөлүнөт, бирок жомоктор, тарыхый сөздөр, көнүл улоо сөздөрү, эски адат сөздөрү, кызыкчылык сөздөрү, майда адабияттар деп атальштары боюнча айырмалуу. 1926-жылы сентябрь айында даярдаган 3-схеманы кийинки жылы ондоп-түзөп, кайрадан иштеп чыгып «Кыргыз эл адабиятын тартипке салуу схемасы» деп атаган. 2-3-схеманын ортосунда чоң айырмачылыктар жок, бири-бирине өтө жакын, болгону «майда адабияттардан», «жомокторду» карай, же майда жанрлардан көлөмдүү чоң жанрларды карай жайгаштырат. 3-схемадагы (1927-жыл) «кызыкчылык сөздөрүнө», «бешик ыры», «жомокторго», «эл драмасы» кошулган, ал эми 2-схемадагы «тарыхый сөздөрдөн» «таржымакалдар», 1-схемадагы «жайы», «кыз берүү», «декламация» деген түрлөр кийинки классификацияларда алынып салынган.

Жогорудагы жанрдык түрлөрдүн (алты топтун) ар бирине жазылган аныктама бар, аларды бөлүштүрүп, мисалдар менен чечмелеп берүүгө аракет жасаган. Аныктамаларды мисалга тарталы: «Мурунку баатырлар, хандар туурасында узун ырларды «чоң ыр» же «жомок» деп айтат»; «Өз башынан, же бөлөк бирөөнүн башынан яки бүткүл улут кечкен иштерден яки заманадан зарланып ырдалган ырларды «кара ырлар» деп айтат»; «Бозбалдар, кыз-келинчектерге, кыз-келинчектер бозбалдарга сүйгөндүктөн, ашыклыктан ырдалган ырларды «зекетбай, күйгөн» деп айтылат»; «Жөө жомоктор кө-

бүнчө калк тилинде «тамсил», «экая», «жөө жомок» деп үч чон бөлүмгө бөлүнүп жүрөт. Калк турмушунда болгон иштерди, айбандар арасында болгон иштер менен экая кылынгандарын «тамсил», өткөн заманда болгон иштер туурасында сүйлөнгөн-дөрүн «экая», дөө, жин, пери, мастанкемпир, жезтырмак, албарсты шекилдүү мисалы тилде бар, иште жок, нерселер тарабынан болгон окуяларды, кайсы бир адамдар тарабынан болгон мисалы икаяларды жөө жомок деп айтат», «маалим иштер, маалим окуялар туурасында айтыла турган кыскача адабияттарды «парча-парат» адабияттар деп айтылат», «Макал, табышмак: эки ат болуп, бул адабияттар – макал, табышмак, жаңылмач деп үч бөлүмгө бөлүнөт. 1. «Макал» деп, калк тилинде мисал болорлук, аз сөздөрдү, көп маанилүү, кыска адабияттар айтылат. 2. «Табышмак» деп, бир нерсенин сырткы сындарын, өндөрүн яки масияттарын айтып, анын өзүн таптырта турган адабияттар айтылат. 3. «Жаңылмач» деп, ариптен, яки мәседеден жаңылтуу үчүн болгон адабияттар айтылат». [КФ, И nv. № 150/361, 8-13-бет]. Ошентип, К.Мифтаковдун пикирине караганда кыргыздын калк адабияты жанрдык түрлөргө бай. Мисалы, татар калк адабияты алты түргө гана бөлүнсө, казак калк адабияты жыйырма-жыйырма бештен ашпайт, ал эми кыргыз калк адабияты толук жыйналса элүү сегиз-алтымыш түргө бөлүнүшү мүмкүн экен. [КФ, инв. № 353/814, 3-бет; Йnv. № 50/244, 8-бет].

Ал 1923-жылы кара кыргыз эл чыгармачылыгы жөнүндө «Жети-Сууну үйрөнүү коомунда» билдириүү жасап, талкуу болгон. Анын кыскача мазмуну «Джетисуйская Правда» газетасына жарыяланган. Андан кийин «Тилши» газетасынын 1923-жылкы 23-санына макаласы жарык көрүп, ошол эле газетанын 27-санына эл адабиятын таптарга ка-

рай бөлүштүрүүнү сынга алган «Кичинекейдин» (Магжан Жумабаев – К.И.) макаласы басылган. Бул сын пикирге К.Мифтаев дароо кайрадан жооп жазат. «Кичинекей сынчыга» берген жообунда («Тилши», 1923, № 34) ал калк адабиятын 1. Балдар ырлары. 2. Зар-мун ырлары. 3. Мухаббат-ашыктык ырлары. 4. Икаялар. 5. Майда-чүйдөлөр. 6. Макал-табышмактар деп алты топко бөлөт.

Каюм Мифтаев оозеки чыгармаларды жанрдык түрлөргө ажыратууда «сырткы жактарына» жана «ички, сырткы жактарына» карай бөлүштүрүү принципин колдонгондугун айтат. Сырткы жактарына карап «ырдуу», «ырсыз», «жарым ырдуу» деп учкө, ал эми ички, сырткы жактарына карап, «чон ырлар» (жомоктор), «кара ырлар», «секетбай-куйгөндөр», «жөө жомоктор», «парча-бараттар», «макал, табышмактар» деп алтыга бөлгөн. [КФ, Инв. № 150/361, 8-бет]. Мындан тышкары классификациялоо учурунда чыгармалардын негизги идеясын карап бөлүштүрүп, таптык көз караштан мамиле жасоону да максат кылган, анын сөзү менен айтканда, «маанисine карай система кылынуудан башка саясы жактарына карап да бөлүнгөн» (КФ, инв. № 146/35, 3-бет]. Бул багытта әл адабиятын учкө бөлүп классификациялайт: 1. «Батрак-кедейлердин мүдөөсүн көздөгөн чыныгы элдин идеялары. 2. Бай-манаптык идеяны көздөгөн чыгармалар. 3. Советтик батрак-кедейдин мүдөөсүн көздөгөн чыгарма менен байланышып кошулуп кеткендери» [КФ, инв. 366, 37-38-бет]. Мындай бөлүштүрүү тап күрөшү күчөп турган ошол учурдун талабынан улам келип чыккан, же К.Мифтаевдун оозеки чыгармаларга таптык позициядан мамиле жасоо аракети десе болот. Ошондой эле чыгармаларды жанрдык түрү боюнча эмес, жөн эле аймактар, региондор боюнча Нарындан, Таластан, Караколдон, Чүйдөн,

Жалал-Абаддан, Оштон жыйналган материалдар деп топтоштурууну да пландаштырып койгон.

Жогорку схемалардан белгилүү болуп тургандай К. Мифтаков кыргыз фольклорунун илимий классификациясын иштеп чыга алган жок. Фольклористика илиминде калыптанып калган кандайдыр бир критерий, принциптер сакталбагандыктан өтө жупуну, примитивдүү классификация жараган. Кыргыз фольклорунун жанрдык составын так аныктап, жанрдык түрлөргө туура бөлүштүрүү мындай турсун, алардын аталышы, терминдердин колдонулушу жагынан алыш караганда деле илимден кыйла окчун турараы сезилип турат. Бирок ал өз «системасынын» туура экендигине бекем ишенет. «Бүткүл дүйнөнүн калк адабиятынын ишчилери жыйналса да, кыргыз адабиятына колдонгон ушул системамды өзгөртө алышпайт. Эгерде аны саал гана өзгөртүшсө калк адабиятынын системасын бүтүндөй бузушат. Бул көрүнүп турган иш» – деп жазганы бар [КФ, инв. № 353/814, 8-бет].

Анын жанрдык классификациясы жөнүндө сөз болгондо көрүнүктүү фольклорист Б. Кебекова «жок дегенде мазмундук-тематикалык өзгөчөлүгү эске алышынып, элементардык илимий критерийдин сакталбагандыгы ачык эле көрүнүп турат» [38.8] – деп жазса, М.Мамыров «К. Мифтаковдун классификациясы – илимий принципке таянбаган жылаңач жоромолдоо» [56.92] деп кескин бүтүм чыгарат. Бул туура айтылган пикирлер экендигин танууга болбайт. Дагы бир себеп, К. Мифтаков оозеки чыгармалар эл арасынан толук жыйналла электе өзү жазып алган жетишсиз материалдардын негизинде классификация жүргүзгөндүктөн жанрдык түрлөрдү толук камтый алган эмес, канаттандыраарлык настьижага жетише албады деген ойдун да [68, 32] жүйөлүү жактары бар сыйктуу.

К. Мифтаковдун өзүнүн жазган маалыматтарына Караганда ал академик В.В.Радлов, фольклорист Абубакир Диваев сыйктуу айрым илимпоздордун әмгектери менен тааныш болгон, Шабдан уулу, Арабай уулу, Данияр уулу өндүү бир катар кыргыз илимпоздорунун классификацияга байланыштуу айткан кеп-кенештерин угуп, аны ондоп-түзөтүү, кайра иштөө учурунда пайдаланган. Бирок канткен менен да ал фольклорист катары жетиштүү билимге ээ эмес эле. Кийинчөрөк, 1931–1934-жылдары Казань университетинин адабият факультетинде, 1937–1939-жылдары Фрунзедеги эки жылдык мугалимдер институтунда окуп билим алган. Ушул жылдар өзү учун «негизги жаңы илим менен куралдануу» жылдары болгонун эскерет. [КФ, инв. № 155/366.82].

Фольклордук чыгармаларды кара сөз менен ырга ажыратып коюунун өзү эле классификациянын негизги бир принцибинин ишке ашышы деп эсептейт белгилүү фольклорист В. Я. Пропп. [78.48]. Ушул жагынан алып Караганда К. Мифтаковдун классификациялары илимий принципте иштелип чыкпаганы менен кыргыз фольклористикасында башталган алгачкы аракет катары өз орду бар. Анын бир нече жыл бою көшөрө тартып, убара-керчилик менен бүткөргөн әмгегин жокко чыгарууга болбайт.

Каюм Мифтаковдон кийин бул ишти андан ары уланткан жана кыргыз элинин оозеки сөз өнөрүн биринчи ирет илимий принципке жакындата жандык түрлөргө бөлүштүргөн окумуштуу Калим Рахматуллин болду. Ал Кыргыз пединститутунун адабият факультети учун кыргыз адабияты боюнча түзгөн программасында кыргыз адабиятын колониялык доорго чейинки адабият, колониялык доордогу жана азыркы кыргыз адабияты деп бөлүштүрөт да колониялык доорго чейинки адабиятты (кыргыз-

фольклорун) «жомоктор», «эл ырлары», «эпос» деп үчкө бөлүп, андан ары майда жанрдык түрлөргө ажыратат. (Тиркеме-5). *Жомокторду*, фантастикалык жомоктор, үрп-адат жомоктору, айбанаттар туурасындағы жомоктор, анекдоттук (құлқұ) жомоктор, балдардың жомогу, динге каршы жомоктор деп алтыға, эл ырларын әмгек ырлары, үрп-адат жана каада ырлары, ашықтық ырлары, дин ырлары, советтик доордун ырлары деп бешке, *әпосту баатырлық* әпостор, новеллалық әпостор деп әкіге бөлгөн. Албетте, К.Мифтаковдун классификацияларына салыштырмалуу илимий нүкка түшүп, алдыга жылыш болгону менен али да илимий классификациядан алда канча алыс болчу. Эн башкысы, фольклордук жанрды аныктай турган белгилер, принциптер такталбагандан кийин классификация ойдогудай болгон әмес. Кыргыз фольклорунун жанрдык түрлөрү толук әмес, «үрп-адат жомоктору» (балким турмуштук жомоктур – К.И.), «балдардың жомогу», «динге каршы жомоктор» деген сыйктуу чаташкан терминдерди колдонуп, аларды өзүнчө жанр катары ажыратуу, ал эми бөлүм «колониялық доорго чейинки адабият» деп аталып турса (мындай атоонун өзү да туура әмес эле – К.И.), ага «советтик доордун ырларын» кошуу классификациянын туура әкендигине, илимий негизине шек келтириет.

Бул классификациянын кемчил жактарын учурунда К. Рахматуллин өзү да баамдаган сыйктуу. Анткени ошол эле 1943-жылы өзү түзгөн «Кыргыз адабиятынын программасында» таптакыр башкача классификация (схема) сунуштаган. (Тиркеме-6). Буга чейин жалпы эле фольклористика, адабият таануу илиминде колдонулуп, калыптанып калган терминдерди пайдаланып кыргыз элинин фольклорун «лирикалық жанр», «әпостук жанр» жана «драма» деп үч топко бөлгөн. *Лирикалық жанрга* әмгек ырлары, каада-салт ырлары, үрп-адат ырла-

ры, макал-лакаптар, табышмак, жаңылмачтар, ырымдар, совет кезиндеңи әл ырлары, *эпостук жанрга* мифтер, жомоктор, тамсилдер, легендалар, поэмалар, сатирадык чыгармалар кирет. Жомокторду айбанаттар жөнүндөгү жомоктор, кереметтүү жомоктор, турмуш жомоктор, анекдоттук жомоктор деп төрт түргө, ал эми поэмаларды баатырдык эпостор, новеллалык эпостор, романтикалык поэмалар, социалдык-саясий поэмалар деп дагы төрткө бөлүштүргөн. Мындай жанрдык бөлүштүрүүнү илимий классификациянын башаты катары тааныса болот. Бирок бул да орчундуу кемчиликтерден куру эмес. Дагы эле кыргыз фольклорунун жанрдык составы толук камтылбаган, макал, ылакаптар, табышмак, жаңылмачтар, ырымдар лирикалык жанрга киргизилген. Совет кезиндеңи әлдик ырлар, сатирадык чыгармалар жанрдык түр катары каралат, кыргыз фольклорунда драма жанры жок, ошондой эле «*эпостук жанр*» эмес, эпикалык жанр, эпосторго «*поэма*» деген терминди колдонуунун өзү да туура болбайт. Фольклорист С. Закиров К. Рахматуллиндин берген классификациясын «Каюм Мифтахов түзгөн классификациядан ылдыйлап кеткен» [КФ, инв. № 5128.43)] деп баа берсе, айрым окумуштуулар тескерисинче, «Калим Рахматуллиндин классификациясы өзүнүн тактыгы, оозеки чыгармалардын бардык үлгүлөрүн туура бөлүштүрүп, туура мүнөздөмө бере алгандыгы, терен илимий негизге таянгандыгы» [68.36] менен айырмаланган классификация кийинки классификациялардын негизин түзгөн эмгек катары карашат. Чын-чынына келгенде бул калыс айтылбаган, калпыс пикирлер десе болор эле.

Кыргыз элиниң оозеки чыгармаларын илимий негизде теренден изилдеп, жанрдык түрлөргө бөлүштүрүү ишине жаңыча чыйыр салган М.И.Богданова болгон. Ал 1940-жылдардын башынан тартып жаза

баштаган бир катар илимий эмгектеринде кыргыз фольклорун жанрдык жактан классификациялап берүү аракетин жасайт. «К вопросу о происхождении жанров киргизского фольклора» (1944-жыл) деген эмгегинде кыргыз фольклорун «лирикалык жанрлар» жана «эпикалык жанрлар» деп эки чоң топко бөлөт. Окумуштуунун пикирине караганда «элдик драма» кыргыз фольклорунда болгон эмес, бирок анын айрым бир элементтери айтыштарда, жөө жомоктордогу диалогдор менен репликаларда жана кайсы бир элдик чыгармаларда сакталып калган. Демек, алгачкы классификациясында (1942-жыл) кыргыз фольклорунда «элдик драма» бар деген болсо, кийин ал көз карашынан баш тарткан.

Автордун аталган эмгегинде лирикалык топ беш негизги жанрга бөлүнөт: 1) эмгек ырлары, 2) ырымдар, 3) каада-салт ырлары, 4) дидактикалык чыгармалар, буга санат, насыят ырлары да кирет, 5) турмуштук ырлар. Ушул топко шартту түрдө табышмактар менен жаңылмачтар да кириши мүмкүн эжен. Ал эми эпикалык топ: 1) мифтер, 2) жөө жомоктор, 3) тамсилдер, 4) легендалар, 5) поэмалар, 6) майда ангемелер деп алты негизги жанрга ажырайт.

Буга чейинки классификацияларында М.И.Богданова «лирикалык жанрларды «эмгек ырлары», «ырымдар», «каада-адат ырлары», «эл сөздөрү», «турмуш ырлары», «табышмактар», «жаңылмачтар» деп жетиге бөлөт да, андан ары ар бириң майда жанрдык түрлөргө ажыратат. Алсак, эмгек ырларын бешке, ырымдарды жетиге, каада-адат ырларын төрткө, эл сөздөрүн төрткө, турмуш ырларын он сегизге бөлгөн. Айрымдарын андан да майда жанрдык түрлөргө бөлүштүрөт. Бул жерде анын ар бириң санап отуруу зарылдыгы жоктур. (Тирке-ме-7). «Эпикалык жанрлар» болсо жогорудагыдай эле алты топко бөлүнүп, жөө жомокторду «айбан-

дар жөнүндөгү жомоктор», «сыйкырдуу жомоктор», «турмуш жомоктору», «кулдүргүч жомоктор» деп төрткө, поэмаларды «баатырлар поэмасы», «новеллалык поэмалар», «романтикалык поэмалар», «замана» деп төрткө ажыратат. «Майда ангемелер» тобу мурунку классификацияда «анекдоттор» деп аталган эле. (Тиркеме-8). Бул жанрдык классификацияны деле бардык жагынан төп келген так илимий классификация деп айтуу кыйын. Мисалы, «оп майда», «бекбекей», «шырылдан», «койчулардын конур күү», «төлгө», «кулпенде», «шылдын ырлар», «куудулук ырлар», «тамашалуу ырлар» деп өзүнчө жанрдык түр катары бөлүп көрсөтүү, болбосо, «каада-адат ырларын» кайрадан эле «үрп-адат ырлары» деп бөлүштүрүү албетте талаштуу маселе. Жанрдык топторго да туура бөлүштүрүлбөгөн учурлар бар.

Фольклордук жанрлар пайда болуу тарыхы, ички мазмуну, мааниси жана поэтикалык мүнөзү боюнча бири-биринен айырмаланат дегени менен кыргыз фольклорун классификациялоого келгенде кайсы жанр качан пайда болгондугуна, хронологиялык тартибине карай, тарыхый ырааттуулук принцибин негиз кылыш алган. Бирок ошондой болсо да, тигил же бул жанрлар менен түрлөр бир эле мэгилде жаралып, жанаша өнүгө бериши мүмкүн экендигин жокко чыгарбайт.

Ошентип, М. И. Богданова адабиятчы-фольклорист катары эл оозунда айтылып келген оозеки чыгармалардын бирин калтыrbай изилдеп, жанрдык жактан классификациялоого олуттуу аракет жасаган. Натыйжада айрым бир кемчиликтерине карастан кыргыз фольклорунун жанрдык классификациясын илимий негизде алгачкылардан болуп иштеп чыккан десе болот.

Кыргыз элинин оозеки сез өнөрүн жанрдык жактан классификациялоого 1940-жылдардын экинчи

жарымында Саманчин Т., Байжиев Т., Бектенов З., Тайгурөнов А. сыйктуу адабиятчы-окумуштуулар жаңы аралашкан. 1947-жылы Т. Саманчин, Т. Байжиев, З.Бектенов иштеп чыккан классификацияда кыргыз фольклору төмөнкүдөй жанрдык түрлөргө бөлүнгөн. Кыргыз фольклорунун жанрлары «эпикалык жанрлар» жана «лирикалык жанрлар» деп экиге бөлүнөт да, эпикалык жанрлар «жөө жомоктор», «ыр жомоктор» (баатырдык поэмалар же эпостор), ал әми лирикалык жанрлар болсо, «әмгек-кесип ырлары», «үрп-адат, ырым салт ырлары», «сүйүү ырлары» (күйгөн, секетпай), «дарым ырлары» жана «дидастикалык ырлар» деп ажыратылган. [КФ, инв. № 616/5214]. Булардын ичинен «үрп-адат ырлары», «ырымдар» жана «үрп-адат ырлары» деп экиге, «дидастикалык ырлар» «тамсил ырлары», «санат ырлары», «насыят ырлары», «лакап, макалдар», «табышмактар, жанылмачтар» деп дагы бешкө бөлүштүрүлгөн. (Тиркеме-9). Көрүнүп тургандай классификация үстүртөн иштелип, толук әмес, белгилүү бир принцип сакталбаган. Эпикалык жанрга «жөө жомок» менен «ыр жомок» эле саналып, «миф», «легенда», «уламыш», «санжыра» сыйктуу жанрлар сыртта калган. Үрп-адат, ырым салт ырларын кайрадан эле «ырымдар», «үрп-адат ырлары» деп бөлүштүрүүнүн кандайча зарылчылыгы бар. Ылакап, макал, табышмак, жанылмачтар эмнегедир «дидастикалык ырлар» катары саналат. Лирикалык чыгармалардын жанрдык түрлөрү деле классификацияда толук камтылган әмес.

1948-жылы З.Бектенов менен Т.Байжиев кыргыз элинин «октябрға чейинки фольклоруна [КФ, инв. № 616/5214] төмөнкүдөй жанрдык классификация берет: «әмгек ырлары», «ырым жана эм-дом ырлары», «үрп-адат ырлары», «дидастикалык чыгармалар», «тамсилдер», «табышмактар», «жанылмачтар», «калптар», «жөө жомоктор», «жомоктор»

(Тиркеме-10). Демек, оозеки чыгармаларды лирикалық жана эпикалық тектерге бөлүштүрбөй туруп эле аларды жанрдык түрлөргө ажыраткан. Алардын ичинен «ырым жана әм-дом ырлары» «ырымдар», «әм-домдор» деп әкиге, «үрп-адат ырдары» «кошоктор», «сүйүү ырлары», «жарамазан», «айтышуу ырлары», «керәэз ырлары», «арман ырлары», «бешик ырлары», «оюн ырлары» болуп сегизге, «дидактикалық чыгармалар», «макалдар», «санат жана насыят ырлары» деп әкиге, «жөө жомоктор», «укмуштуу (көреметтүү) жомоктор», «айбандар жөнүндөгү жомоктор», «турмуш жомоктору», «ылакаптар» аталып төрткө, ал эми «жомоктор» болсо «баатырдык жомоктор, «новеллалык жомоктор» делип әкиге бөлүнгөн. Кийинки жылды (1949-жыл) мына ушундай тартипте орто мектептін сегизинчи классы үчүн окуу китеbi басылып чыккан. З. Бектенов менен Т. Байжиевдин окуу ки-тебинде буга чейинки классификациялар кайрадан каралып бир топ тактоолор, толуктоолор кирги-зилген. Бирок оозеки чыгармаларды мурдагыдан «лирикалық» жана «эпикалық» тектерге ажыратпайт. Мындай бөлүштүрүүнү «мурдагы классификациялардан артка чегинүү жасагандык» катары эсептейт фольклорист С. Закиров. (КФ, инв. №5128.70). Ошондой эле элдик ырлар бир гана «үрп-адат ырларына» топтоштурулгандыктан «салттык жөрөлгөнү камтый албаган сүйүү, айтыш, арман, оюн ырлары» [38.8] да ушул топко кошулат. «Ылакаптар» болсо эмнегедир жөө жомокторго ыйгарылган. Негизинен фольклордук чыгармалар тематикасына карай бөлүштүрүлгөн десе болот.

Ошол эле жылдары (1948-жыл) А. Тайгүрөнов тарабынан да кыргыз фольклорун жанрдык түрлөргө бөлүштүрүү аракети болгон. Ал кыргыз элинин фольклорун «лирикалық жанрлар», «эпикалық жанрлар», «әл драмалары» деп үч топко бөлгөндөн

кийин аларга тиешелүү фольклордук жанрларды жайгаштырат. Лирикалык жанрларга: «эмгек ырлары», «ырымдар», «эм-дом», «үрп-адат» (салт) ырлары», «дин ырлары», «дидастикалык чыгармалар», «тарыхый ырлар», «калптар», «жанылмачтар», «табышмактар», «советтик доордогу ырлар» кирет. Этикалык жанрлар болсо: «мифтер», «легендалар», «тамсилдер», «жөө жомоктор», «жомоктор» (эпостор) болуп бөлүнгөн. Андан ары «үрп-адат ырларын» он үчкө (сүйүү, арман, керәэз, кошок, жоктоо, арноо, мактоо, айтыш, кордоо, коштошуу, учурашуу, оюн, бешик ырлары), «дин ырла-рын» үчкө (жарамазан, бата, төлгө тартуу сөздөрү), «дидастикалык чыгармаларды» экиге (макалдар, санат жана насыят ырлары), «советтик доордогу ырларды» үчкө (эл акындарынын ырлары, көпчүлүк эл арасындагы оозеки ырлар, жазуучулардын фольклорго өткөн ырлары), «жөө жомокторду» бешке (укмуштуу-кереметтүү жөө жомоктор, айбандар жөнүндөгү жөө жомоктор, турмуш жөө жомоктору, ылакаптар, анекдоттор), акырында «жомокторду» үчкө (баатырдык чоң эпостор, баатырдык кенже эпостор, новеллалык эпостор) бөлүштүрөт. (Тиркеме-11).

А. Тайгүрөнов биринчиiden, «Советтик доордогу ырларды», «эл акындарынын ырлары», «көпчүлүк эл арасындагы ырлар», «жазуучулардын фольклорго өткөн ырлары» деп бөлүштүрүп, аларды фольклордогу өзүнчө жанрдык түр катары классификациялоо менен мүчүлүштүү кетирген. Экинчиiden, З.Бектенов менен Т.Байжиевди кайталап «ылакаптарды» жөө жомокторго, жанрдык белгилери боюнча салт ырларынан кескин айырмалап турган сүйүү, арман, айтыш, оюн, мактоо, кордоо, арноо ырларын үрп-адат ырларына кошот. Ошондой эле эпосту көлөмүнө карап жанрдык түргө ажыратуу классификация принцибине туура келбейт эле.

Жогоруда мүмкүн болушунча толук сунушталған фольклордук классификациялардан улам белгилүү болуп отургандай кыргыз элинин оозеки сөз өнөрү қанчалық жанрдык түрлөргө бай болсо, аны классификациялап, жанрдык түрлөргө ажыратуу ошончолук түйшүктүү, татаал маселе экендиги сезилип турат. 1920–1940-жылдары кыргыз фольклорунун жанрдык составын аныктоо боюнча түзүк аракеттер жасалганы менен аларды негизги текстерге ажыратуу, жанрдык түрлөргө бөлүштүрүү, классификация жүргүзүү, тигил же бул жанрга ылайыктап терминдерди колдонуу боюнча бир түрдүү көз караш, бирдей пикир болгон жок.

1950-жылдардын башынан тартып кыргыз фольклористикасынын өнүгүү тарыхында жаны этап башталды. Кыргызстандын бүткүл аймагын түрө кыңдырып, эл оозундагы фольклордук чыгармаларды жазып алуу, жыйналган материалдарды иретке келтирип, өзүнчө китеп, жыйнактар түрүндө басмадан чыгаруу колго алышып, ошол эле учурда изилдөө иштери да тездик менен алдыга жылган. Кыргыз фольклору мектептердин, орто жана жогорку окуу жайларынын окуу программааларына киргизилип, окутула баштаган. Мектеп программасына ылайык жазылган окуу китечтери оозеки чыгармачылыкты толук камтыбайт, башкача айтканда, анын бардык түрлөрүн толук окутуу мүмкүн эмес, андай максат коюлбайт. Ошондой болсо да әгерде жанрдык классификация берүү, жанрдык түрлөргө бөлүштүрүү талап этилип, зарылчылык турса, анда ал илимий негизгө таянган, туура жана толук классификация болууга тийиш. Анткени андан аркы изилдөө иштери ошол сунушталган жанрдык классификация боюнча жүргүзүлөт.

Орто мектептердин 8-классы үчүн жазылган «Кыргыз адабияты» окуу китебинде (авторлору – С. Мусаев, Ж. Таштемиров) кыргыз элинин оозеки

чыгармалары жанрдык түрлөрү боюнча окутуулуп келет. 1954-жылдан бери улам ондолуп, толуктакып басылып келаткан бул окуу китебинде, кыргыз фольклорунун жанрдык классификациясы да такталып отурган. Жарым кылымдан ашык убакыттан бери колдонулуп келаткан ушул классификация кыргыз фольклористикасында кадыресе калыптанып, көндүмгө айланып бараткандай.

Бирок кийинчөрөк бул проблемага кайрадан олуттуу көнүл бурула баштап, бири-биринен айырмаланып турган жанрдык классификациялар иштелип чыкты. Мындан тышкарлык кыргыз фольклорунун айрым бир жанрдык тармактарын терендеп изилдеген илимий эмгектер жарык көрдү. Балдар фольклорунун жанрдык курамы боюнча өзүнчө классификациялар сунушталды. Академик А.Эркебаев оозеки сез өнөрүндөгү архаико-мифологиялык фольклорго, элдик прозанын жомок жана жомок эмес түрлөрүнө, элдик ырлар менен эпосторго жалпы мунөздөмө берип, кыргыз фольклорун тарыхый мезгилдерге, этаптарга ажыратты.

Дегеле кыргыз элинин оозеки сез өнөрү буга чейин кандай терминдер менен аталып келди? Өткөн кылымдын элүүнчү жылдарына чейин «калк адабияты», «эл адабияты» (К. Мифтаков), «колониялык доорго чейинки адабият», «кыргыз элинин фольклору» (К. Рахматуллин), «кыргыз фольклору» (Т.Саманчин, З.Бектенов, Т.Байжиев), «октябрьга чейинки фольклор» (З.Бектенов, Т.Байжиев) деп айттылса, кийинчөрөк «элдик оозеки чыгармачылык», «фольклор» деген терминдер көбүрөөк колдонулуп калды. Бир учурда «улуу сез» деген термин да сунушталган (С.Мусаев, Ж.Таштемиров), бирок алышып кеткен жок. Ал эми Кытай кыргыздарында «эл оозеки адабияты» деген термин колдонулуп жүрөт.

Анда эмесе ошол элдик оозеки чыгармалар кандай текке (род), же кандай негизги топторго ажыратылгандағына назар таштайлы. Ч.Валиханов менен В.В.Радловдун XIX қылымда жазып калтырган учкай маалыматын эске албаганда қыргыз фольклорун алгач ирет текке (род) ажыратууга аракет кылган К.Мифтаков болгон. Ал «кара қыргыз калк адабиятын» адегенде «ырдуу, ырсыз, жарым ырдуу адабият» деп үчкө бөлөт. Андан кийин қыргыз фольклорун илимий нукта текке (топко) бөлүштүрүүнү биринчи жолу К.Рахматуллин баштаган. Ал «лирикалык жанр», «эпостук жанр», «драма» деп үч топко ажыраткан. Мындай көз карашты учурунда М. Богданова менен А. Тайгурөнов да колдойт. Бирок кийинчөрөк М. Богданова «драманы» алып таштап, «лирикалык жанрлар» менен «эпикалык жанрларды» калтырган. Дегинкиси «әл драмасы» жөнүндө алгач ирет К. Мифтаковдун классификациясында (1927) айтылган жана аны ал жомокторго ыйгарган болчу. Булардан кийин С.Мусаев менен Ж. Таштемиров қыргыз әлиниң оозеки чыгармалары «мазмун, форма, түзүлүш, тематикаларына карата бир нече топторго бөлүнөрүн [67.19] айтат жана ушундай принципке таянуу менен қыргыз фольклорун «лирикалык жанрлар», «эпикалык жанрлар», «дидактикалык чыгармалар», «әлдик сатиralар жана куудул сөздөр» деп төрт чон топкөр бөлөт. Кийинки классификацияда (1974) «әлдик сатиralар жана куудул сөздөр» өзүнчө топ (тек) катары сунушталбай, «дидактикалык чыгармалардын» катарына кошулат. Ошондой эле терминдердин аталышы өзгөрүлүп, «лирикалык жанрлар» эмес, «лирикалык ырлар», «эпикалык жанрлар» эмес, «эпикалык чыгармалар» деп берилген. Ырас, буга чейин белгилүү болгондой «дидактикалык чыгармалар» деген терминди жанрдык түр катары биринчи ирет колдонгон З. Бектенов менен Т. Байжиев болгон. Бирок алар оозеки чыгарма-

ларды чон-чон топторго (текке) ажыраткан эмес, да-роо жанрдык түргө бөлүштүргөн.

Кыргыз фольклорунун жанрдык классификациясына кайрылган илимпоздор азырка чейин эле оозеки чыгармаларды адегенде негизги топторго бөлүштүрүп, тегин ажыратып алууну туура табышат жана бул маселеден айланып өтө алышпайт. С.Закиров оозеки сөз өнөрүн «лирикалык жанрлар», «эпикалык жанрлар» деп экиге, М.Түлөгабылов «ыр», «жамак», «жомок» деп үчкө, М.Мамыров «эл ырлары», «чечен сөздөр», «жомоктор» деп үчкө, Н.Нарынбаева «Лирикалык тек», «эпикалык тек», «драмалык тек» деп үчкө, Т.Танаев «лирикалык ырлар», «эпикалык чыгармалар», «көркөм өнөр (оозеки театр)» деп үчкө бөлүштүрөт. Демек азырка чейин оозеки чыгармаларды негизги топторго бөлүштүрүүдө бирдей көз караш жок, бирдей кабылданган классификация иштелип чыкпады. Бирок ошондой болсо да оозеки чыгармалар негизинен эки же көбүнчө үч топко бөлүнөт да, аталышы ар кандай болгону менен ички мазмуну, жанрдык классификациясы, тигил же бул жанрдык түрдү ыйгаруу, топтоштуруу жагынан бири-бирине жакын, албетте олуттуу айырмачылыктар деле жок эмес.

Эмсесе кыргыз элинин оозеки сөз өнөрүндө өтө кенири орун алган элдик ырларды (лирикалык жанрлар) классификациялоо, жанрдык түрлөргө бөлүштүрүү маселесине токтололу. Кыргыз элинин оозеки сөз өнөрүндө элдик ырлар өтө кенири таралган. Ал изилдөөчүлөр тарабынан кандай деп атalsa да кыргыз фольклорундагы негизги топтордун (тектин) бири катары таанылган. Элүүнчү жылдардан кийин бул маселеге биринчилерден болуп киришкен фольклорист – окумуштуулар С.Мусаев менен Ж. Таштемиров лирикалык текстеги элдик ырларды «эмгек ырлары», «салт ырлары», «турмуш ырлары» деп болгону үч түргө бөлүштүргөн.

Албетте андан ары майда жанрдык түрлөргө ажыратылат. Булардан кийин С. Закиров кыргыз фольклорундагы «лирикалык жанрларды», «эмгек ырлары», «ырымдар», «дарымдар», «каада-салт ырлары», «эл сөздөрү», «турмуштук ырлар» деп алты түргө ажыратса, М.Мамыров «эл ырларын» адегенде «турмуш ырлары», «каада-салт ырлары» деп экиге анжылап, андан ары ич ара майда түрлөргө бөлүштүргөн. Ушул проблеманын үстүндө көбүрөөк түйшүктөнгөн Т.Танаев болсо «лирикалык ырларды» дароо эле он жети жанрдык түргө бөлүштүрүп берет. Текст арасында саналып, бирок классификациялык – схемага илинбей калган «мактоо», «үйлөнүү», «жанылмач», «карғыш» жана «өлөндердү» кошсок лирикалык жанрдын түрлөрү андан да арбыйт эле. Кытайdagы кыргыздардын элдик оозеки чыгармаларын изилдеген окумуштуу Макелек Өмүрбай лирикалык жанрларды «сезим-туюм чыгармалары» деп атait да, аларды «эмгек ырлары», «каада-салт ырлары», «сүйүү ырлары», «дарымырым айтымдары» деп төрткө бөлөт.

Акыркы жылдары эле басылып чыккан «Кыргыз адабиятынын тарыхында» (I том, 2002-жыл) кыргыз фольклорунун жанрдык классификациясына арналган атайын бөлүм болбогону менен, аталган эмгек «лирикалык жанр», «дидактикалык чылыштагы бөлүмдөрдөн турат жана ар бир бөлүмгө киришээр алдында ага тиешелүү деп табылган жанрлар *эсепке алынат, демек, кыргыз элинин оозеки өзөө онору жанрдык түрлөргө бөлүштүрүлөт, классификацияланат*. Алсак, лирикалык жанрды «адабият таануу терминдери менен атаганда – эмгек лирикасы, атуулдук лирика, табият лирикасы, философиялык лирика, балдар лирикасы, дин лирикасы, сүйүү лирикасы сыйктуу түрлөргө бөлүштүрүүгө болот» экен. [48.25]. Бул жанрдык түрлөрдү андан

ары чечмелей келгенде ич ара майда түркүмдөргө ажырап кетет: «Бекбекей», «Шырылдан», «Оп майда», «Тон чык», «Оп орогум» әмгек лирикасына; «Аккан суу», «Керме-Тоо» табият лирикасына; коштор, армандар, кайғы лирикасына; санат-насыят, терме, үгүт, үлгү, нускалар; философиялык лирикага; айтыштар, оюн ырлары атуулдук лирикага; балдар ырлары балдар лирикасына; ырымжырым, әм-дом, дин ырлары диндик лирикага; се-кетпай, күйгөн, ашыктык, маҳабат сүйүү лирикасына; мезгил-маал, жылдын төрт мезгили жөнүндө ырлар мезгил лирикасына кирет. Бул жерде көрүнүп тургандай «кайғы лирикасы» менен «мезгил лирикасы» автордун жогорудагы бөлүштүрүү санагында эске алынбаган. Көнүл бура турган нерсе, ар бир бөлүмдүн башталышында берилген жанрдык бөлүштүрүү (классификация) андан аркы изилдөөлөрдө ошондой ырааттуулукта сакталбайт, башкacha айтканда, жанрдык классификация менен әмгектин бөлүмдөрү (структурасы) орчун айырмаланат, демек бул маселеде авторлордун (редактордун да) көз караштары айырмалуу экендигинен кабар берет.

Элдик ырларды ич ара тигил же бул топко ыйгарууда айырмачылыктар бар. Аны баамдоо үчүн айрым классификацияларды өз ара салыштырып көрөлү. Эмгек ырлары бардык убакта өзүнчө жанр катары карапат, көбүнчө майда жанрдык түрлөргө ажыратылбайт, бирок айрым изилдөөчүлөр (С.Закиров) аны «дыйканчылык ырлары», «мал чарбачылык ырлары», «кол өнөрчүлүк ырлары» деп тематикалык топторго ажыратса, айрым учурда чыгарма аттары («Бекбекей», «Шырылдан», «Оп майда» ж.б.) өзүнчө жанр катары саналып жүрөт.

Салт ырларын С.Мусаев ырым-жырым ырлары, «әм-дом ырлары», «коштор», «оюн ырлары», «бешик ырлары» деп бөлүштүрсө, С. Закиров «малчылык каада-салт ырлары», «дыйканчылык каа-

да-салт ырлары», «саясий-социалдык каада-салт ырлары», «үрп-адат ырлары» деп атап, тематикалык принцип боюнча төрт түргө ажыратат. Анан да «каада-салт ырларын» кайрадан эле «үрп-адат ырлары» деп бөлүштүрүүнүн кандай зарылчылыгы бар. «Ырымдар» менен «дарымдар» өз-өз алдынча жанрдык түр катары саналып, ырымдар тематикасына жараша төрткө, дарымдар оорунун түрүнө, же дарымдын атына карай жыйырма төрт түргө бөлүнөт. М.Мамыров «айтыш», «учурашуу», «коштошуу», «жар чакыруу», «угузуу», «үйлөнүү» ырларын да «каада-салт ырларына» кошот. «Оюн ырлары» менен «бешик ырлары» «турмуш ырларына» жатат. С.Закировдун пикири да ушундай. Б. Кебекова болсо кыргыз элинин каада-салт ырларын «үйлөнүү үлпөтүнө, үй-бүлөчүлүккө байланыштуу каада-салт ырлары» жана «өлүк өлгөндөгү топко «той баштар», «кыз оюндагы ырлар», «көрүшүү», «жар-жар», «кыздын коштошуусу», экинчи топко «керәэз», «угузуу», «кошок-жоктоо», «көнүл айттуу-көнүл жубатуу» ырлары кирет. Бул эмгекте каада-салт ырлары толук камтылган эмес сыйактуу, а балким андай максат коюлбашы деле мүмкүн. Автор өзү айткандай эл оозунда «баланын төрөлүшүнде, торолушунда, ырым-жырым жөрөлгөлөрдү, адеп-ахлактык түшүнүктөрдү камтыган өзүнө таандык каада-салты, ага тете көркөм поэзиясы бар» [38.136] эмеспи.

Турмуштук ырлардын жанрдык түрлөрү арбын. Аны С.Мусаев «арман», «сүйүү», «айтыш», «мактоо-кордоо» ырлары деп төрт жанрдык түргө ажыратса, С.Закиров менен М.Мамыров буга кошумча «жоктоо», «керәэз», «бешик», «оюн», «куү», «дин» ырларын да турмуш ырларына кошот. Мындан сырткары С.Закиров «Санат-насыттарды», «тарыхый», «учурашуу», «коштошуу» ырларын, М. Мамыров «эмгек ырларын», «ар түрдүү ырлар» ме-

нен «өлөндөрдү» турмуш ырлары деп эсептейт. Айтмакчы «ар түрдүү ырлар» деп атап, аны жанрдык түр катары сунуштоо логикага сыйбайт.

Миф, легенда, жөө жомок, тамсил, эпостор (жомоктор) бардык учурда эпикалык чыгармалар катары каралат. Айрым изилдөөчүлөр «санжыралар» менен «элдик поэмаларды» (С.Закиров, Т.Танаев), «тарыхый ырларды» (М. Мамыров) «элдик ангеме», «анекдот», ал гана әмес «табышмак», «макаллакап», «калптарды» да (Т. Танаев) эпикалык чыгармалардын түрүнө кошот. «Кыргыз адабиятынын тарыхында» (I том) эпикалык жанр кара сөз жана ыр түрүндөгү эпикалык чыгармаларга бөлүнүп, бириңчисине «жөө жомоктор», «мифтер», «уламыштар», экинчисине «жомоктор» менен «элдик поэмалар» кирет. «Тамсилдер» «дидактикалык чыгармаларга» ыйгарылат. «Куудул сөздөр» кыргыз фольклорундагы сатирага жакын, бирок андан айырмалана турган өзүнчө жанрдык түр катары эсептелет, Кыргыз фольклорундагы кара сөздү терен изилдеген Н. Нарынбаева эпикалык прозаны «жөө жомок түрү», «кара сөз түрү» деп эки топко бөлөт. Бириңчи түрүнө жөө жомоктор (кереметтүү, жаныбарлар жөнүндө, турмуштук, чубама) менен калптар, экинчисине миф, леганда, уламыш, баян, аныз кирет. Адатта жөө жомокторду кереметтүү жөө жомоктор, айбанаттар жөнүндө жөө жомоктор, турмуштук жөө жомоктор деп үчкө бөлүштүрүү калыптанып калган. Ырас, айрым учурда күлкүлүү же сатиralык жөө жомоктор кошулат. Байкоого караганда бул жерде чубама (кумулятивдик) жөө жомок алгач ирет өзүнчө жанрдык түр катары аталып отурат. Калптарды болсо көпчүлүк изилдөөчүлөр дидактикалык чыгармалар катары карап келген эле.

Оозеки сөз өнөрүндөгү элдик макалдар, ылакаптар, калптар, жанымачтар, табышмактар кыргыз фольклористикасында, «дидактикалык чыгарма-

лар» деп аталаپ, оозеки чыгармалардын өзүнчө чон тобун (тегин) түзөт. Айрым изилдөөчүлөр бул терминдин ордуна «жамак» (кенже жанр) (М.Тұлғабылов), «чечен сөздөр» (М.Мамыров), «эл сөзү» (С.Закиров) деген терминдерди колдонушат. Кәэде дидактикалық чыгармаларга «санат-насыяттар», «шакаба, чечен жана куудул сөздөр» (М.Мамыров, М.Сулайманов, С.Мусаев), «терме», «үлгү», «үгүт», «тамсилдер» (Р. Сарыпбеков) кошулат, «айтыш ырларын», «бата», «карғыш жана ант», «балдар ырларын» да дидактикалық чыгармалар (М.Өмүрбай) катары караган учурлар бар. Ошентип, дидактикалық чыгармалардын жанрдық составын аныктоодо да азырынча бирдей пикир жок,

1973-жылы басылып чыккан «Кыргыз элинин оозеки чыгармачылық тарыхынын очерки» – кыргыз фольклористикасынын тарыхында биринчи ирет жарық көргөн фундаменталдуу әмгек. Илим чөйресүндө аты чыккан, белдүү фольклорист-окумуштуулар жамааты тарабынан даярдалган. «Очеркте» оозеки чыгармачылыктын дәрлік бүткүл жанрын камтып изилдөө аракети болгону менен, тилемеке каршы кыргыз фольклорун жанрдың түрлөргө бөлүштүруп классификациялоо маселеси сыртта калған. Әмгектин «баш сөзүндө» «... оозеки чыгармаларды жанрларга жана түрлөргө бөлүштүрүүдө күмөндүкту пайда кылбай койгон жок, ... чыгармалардың түрлөргө бөлүнүшү азырынча шарттуу түрдө гана алынды» [51.4] – деп жазылат. Изилдөө проблемасынын татаалдыгынан улам ушундай болду бу деген ой кетет. Учурунда бул «Очерк» жөнүндө басма сөз беттеринде пикирлер айтылган, жакшы жактары менен бирге айрым кемчиликтери сынга алынган. Алсак, профессор К. Артықбаев оозеки чыгармалардың жанрдың түрлөрүнө келгенде дин ырларын өзүнчө бөлүштүрбөй, «ырым жана дарым ырлары» менен бирге кароону, «миф» менен «ле-

генданын» айырмасын ачып, ошол эле учурда аларды өзүнчө бөлүштүрбөй «жомоктор» менен бириктириүүнү туура көргөн. Оюн-зоок, үлпөттөгү ырдашуулар, жородогу сармерден, «айтыш ыры» боло албастыгын, «элдик анекdot» «болмуш сөздөр» «Очеркten» сыртта калганын айтат». [8]. Ушундай эле «элдик санжыра», «мактоо ырлары», «улама сөздөр», «тарыхый сөздөр» сыйктуу фольклордук жанрлар унутта калганын адабиятчы Ш. Үмөталиев да белгилейт. [91].

Ошентип жогоруда белгилүү болгондой оозеки сөз өнөрүн классификациялоонун аз да болсо өз чыйыры, өз тарыхы бар. Кийинки изилдөөлөр, колдонулуп жүргөн фольклордук классификациялар 1920–1940-жылдары К.Мифтаков, К.Рахматуллин, М.И.Богданова, Т.Саманчин, З.Бектенов, Т.Байжиев, А.Тайгүрөнов сыйктуу алгачкы илимпоздор баштап берген чоң иштин уландысы десек жарашат. Бирок ошол оозеки чыгармаларды жанрдык түрлөргө бөлүштүрүүдө кетирилип жаткан кемчиликтер дале болсо арбын, аягына чыкпаган маселе көп. Жанрдык классификация боюнча «Кыргыз адабиятын» [68] кайра-кайра сынга алыш келаткан окумуштуу М.Мамыровдун пикирине караганда «оюн», «бешик», «селкинчек», «сүйүү ырлары» «салт ырларына» эмес, «турмуштук ырларга», ал эми «айтыш ырлары» «турмуш ырларына» эмес, «салт ырларына» жатат деп З.Бектенов менен Т.Байжиевдин бөлүштүрүүсүн колдойт. «Угузуу», «керәэз», «жоктоо» өз алдынча адабий түр, ошондуктан «кошокко» кошууга болбайт, ал эми «ке-рушүү», «көнүл айтуу ырларын» жанрдык түр катары кароого арзыбайт дейт. Ошондой эле «жөө жомокторго» «кулкулүү жөө жомокторду» кошуп төрткө бөлүүнүн эч кандай зарылчылыгы жок деген ойду айтат. «Учурашуу», «коштошуу», «жар чакыруу ырлары» фольклордук классификациядан

орун таппай келатканын да сынга алат. Анын пикири боюнча буга чейинки классификациялардагы башкы кемчиликтөрдин бири – жанрдык түрлөрдүн бардык белгилери толук эске алынбай, айрым белгилери гана көнүлгө алынгандыгында. Бул оюн ырастоо үчүн М.Мамыров оозеки чыгармачылыкта драма бар, макал, ылакап, табышмак, жаңылмачтар лирикалык жанрга кирет, сатираптык чыгармалар эпостук жанрдын бири деп туура эмес бөлүштүрүүнү мисалга тарткан. Экинчиден, оозеки чыгармалардын айрым жанрлары менен түрлөрү таптакыр сөзгө алынай калган [57].

Ушул маселе менен алектенип жүргөн адабиятчылардын дагы бири М.Түлөгабылов буга чейин сунушталып келген классификациялардагы мүнөздүү кемчиликтөрди ачып берүүгө аракеттенет. «Биринчиден, – дейт ал – жазма-профессионал адабияттын жанрдык тегине берилген терминдер курулай эле оозеки чыгармачылыкка колдонулгандыгында. Чынында оозеки чыгармачылык профессионалдык адабияттыбыз жаралганга дейре түркүн түрмөк жанрларда өнүгүп, өзүнө гана энчилүү аттары менен ооздон түшпөй келген... Ошондуктан лириканын ордуна *ыр*, дидактиканын ордуна *жамак* жана эпиканын ордуна *жомок* деп элдин өзүнүн аныктамасын колдонуу кантсе да илимий жагынан туура берилген тактык болот...

Буга чейинки классификациядагы экинчи жешишпегендик – оозеки чыгармачылыктын чакан жанрдык түрлөрдөн эпостук классикалык формаларга жеткен ырааттуулугу жана мыйзам ченемдүү өсүш диалектикасы эске алынбагандыгында. Ошондуктан элдик оозеки чыгармачылыктын ар жанрдык уруулары жогортон төмөн эпикалык, лирикалык, дидактикалык делинбей, өз нугу боюнча ыр, жамак (кенже жанрлар) жана жомок болуп жайташтырылса, жөнөкөйдөн татаал жана чакандан ири формага өтүүчү кадырлесе логика, жыйнактуу динамика сакталат.

Үчүнчүдөн, балдар ырлары өз алдынча жанрдык түрлөргө такыр эле бөлүштүрүлбөгөндүгүндө» – деп жазат. [87.15–16].

Фольклорист С.Закировдун пикирине караганда чыгарманын көркөмдүк бирдиги, логикалык единицасы, мазмун жалпылыгы классификациялоодогу негизги критерийлерден болуп эсептелет. [КФ, инв. № 5128.76]. Классификацияда чыгарманын бардык касиеттери, белгилери эске алынат, бирок анын «эн негизги белгиси боюнча классификацияланышы талап кылышат» деген ойдо. [КФ, инв. 5128.86]. Мисалы, макал-ылакаптар ички ой-сезимди туунтушу жагынан «лирикалык жанрга» мазмуну боюнча «дидактикалык чыгармага», колдонулушу, айтылыш өзгөчөлүгүнө карап «эл сөзүнө» жатат дейт. [КФ, инв. № 5128.86–87]. Классификация учурунда бир принциптен экинчисине кайталап өтө берүү, башкача айтканда, жанрдык принциптен тематикалык принципке, же кайрадан жанрдык принципке кайрылуу кемчилиги С.Мусаев менен Ж.Таштемировдун классификациясына мүнөздүү экендигин айтып, оюн ырларынын бир учурда салт ырларына, экинчи бир учурда балдар ырларына ыйгарышын мисалга тартат. [КФ, инв. № 5128.79]. Бир эле материалды бөлүштүрө келгенде сюжети боюнча, тематикасы боюнча же форма-көлөмү боюнча ар кандай классификациялоого мүмкүн, экинчиден, оозеки чыгармалар ооздон оозго өткөндө «мазмун, форма жактан өзгөрүп, бир жанрдан экинчи жанрга оошуп жашай берген», буга «Манас» эпосун мисал келтирүүгө болот дейт. [КФ, инв. № 5128.103]. Ошондой эле чыгарманын майда-чүйдө өзгөчөлүктөрүн эске алып, «жыбырата бөлө берүүгө болбойт» деген ойдо. Буга жөө жомокторду мисал келтирип, бир эле белги жөө жомоктордун бардык түрүнө мүнөздүү болушу мүмкүн экендигин айткан.

С.Закиров лирикалык жанрды ички мазмунуна карата, әмгек ырларын, ырымдарды, каада-салт

ырларын колдонгон шарты, берген мазмунуна жа-  
раша, дарымдарды жалаң оорунун түрүнө карай,  
эл сөздөрүн форма жалпылыктарына, мазмун бир-  
дигине, турмуштук ырларды идеялык мазмуну, кан-  
дай формада аткарылышы боюнча, эпикалык чы-  
гармаларды ички мазмунуна карай классификация-  
лоо туура болот деп эсептейт. [КФ, инв. № 5128.  
94–103]. Демек, автордун көз карашы боюнча фоль-  
клордук классификациялоодо түрүктуу бир прин-  
ципти, бардыгына бирдей критерийди колдонуу мүм-  
күн эмес деген жыйынтык чыгат. Ар бир жанр өзүнө  
тиешелүү принциптердин негизинде классификация-  
ланышы мүмкүн. Дегинкиси, окумуштуу М.Мамы-  
ровдун: «Элдик оозеки чыгармачылыкты класси-  
фикациялоодо кандай методология менен теория-  
лык жол-жобону колдонуу керектиги да эмдигиче  
башы ачыла элек. Аны бир дагы кыргыздын фоль-  
клорчу окумуштуусу оюна алыш, ага көз кырын  
сала албады» [57.61] – деген пикири туура.

Оозеки чыгармаларды классификациялоо кыргыз фольклористикасындагы бирден бир орчундуу маселе экендигин, аナン да фольклорду изилдөө адатта ушул маселеден башталарын, «классификацияны тактап алуу иштин туура багытта жүрүшүнө ынгайлуу шарт түзөөрүн» [38.9] фольклористтер бир ооздон ырасташат. Бул маанилүү, тоомдуу маселини чечип алуу зарылчылыгын М.Мамыров мындайча түшүндүрөт: «Биrinчилен, оозеки чыгармачылыкты классификациялоо маселесин илимий негизде чечип, аны тактап алмайынча, буга чейинки кеткен кемчиликтер мындан ары да жибериле бериши ыктымал. Экинчилен, кыргыздын оозеки чыгармачылыгы мектептерде, жогорку окуу жайларында да өзүнчө сабак – предмет же курс болуп окутулушун эске алыш, окуучулар менен студенттерге илимий негизде билим берүүнү көздөсөк, ошол классификациялоо маселесин азыркы учурдагы

фольклористиканын денгээлинен кайра карап, аны тактоону турмуш бөтөнчө талап кылат. Бул анын практикалык эле жагы. Теориялык жагынан да ал өзүнчө мааниге ээ болуп, мурдатан бери ошол классификациялоонун тегерегинде айтылган ар кыл пикирлердин аки-чүкүсүн бышыктап, аны жетилтүүгө алып келмекчи». [57.61]. Кылымга жакын мезгил аралыгында кыйла эле илимий изилдөө иштери жургүзүлгөн сыйктанат. Бирок андан бери бир эмес бир нече жанрдык классификация сунушталганы менен проблема аягына чыгып чечилбеди. Бул маселеге кайрылган окумуштуулардын өздөрү да муну моюнга алышып, иштеп чыккан классификациясы дагы деле болсо такталышы, толукталышы мүмкүн экендигин жазып келишет. Биздин оюбузча оозеки сөз өнөрүнүн спецификалык өзгөчөлүктөрүн толук эске алуу менен, жанрдык түрлөргө бөлүштүрүүнүн негизги принциптерин тактап алмайынча туура натый-жаларга жетишүү мүмкүн эмес.

Жогоруда белгилүү болгондой кыргыз фольклористикасында жанрдык классификация жүргүзүү аракеттери болгону менен эң бышкы, олуттуу маселеге көнүл бурулган эмес. Ал – фольклор жанрын аныктоонун амалдары, шарттары, б.а., классификациялоонун критерийлери менен принциптери. Демек, фольклордук жанрдын табиятын, ага мүнөздүү болгон спецификалык өзгөчөлүктөрүн ачып берүү, аныктоо бүгүнкө чейин жеткиликтүү изилденбей келаткан маселелердин бири болуп эсептелет. Бул болсо кыргыз фольклористикасында эле эмес жалпы фольклористика илиминде актуалдуу проблема бойдон турат.

Дегеле ар бир илим адатта классификациядан башталат дешет. Анткени тиешелүү материалды төрөндөп изилдөө үчүн баарыдан мурда классификация зарылчылыгы келип чыгат. Ошондуктан классификация маселеси өзгөчө мааниге ээ болоорун

белгилеп, белгилүү фольклорист В.Я.Пропп мындаи деген эле: «В любой науке классификация является основой и предпосылкой, из которой исходят при изучении материала по существу». [76.34]. Ошондой эле анын «Одна из задач фольклористики есть задача выделения и изучения категории жанра и каждого жанра в отдельности...» [76.20]. – деп өткөн кылым ортосунда жазганы кыргыз фольклористикасы үчүн бүгүнкү күнү да өтө маанилүү. Кыргыз элинин оозеки сөз өнөрүн изилдөө боюнча жакшы ийгиликтер жааралганын танууга болбайт, бирок ошол эле учурда кыргыз фольклорунун жанрдык курамын аныктап, классификация жүргүзүүдө бир беткей жыйынтык чыгарыла элек.

Классификациялар эки түрдүү болушу мүмкүн: колдонмо (прикладдык) жана илимий классификация. Илимий классификациянын принциптери иштелип чыгып даяр болгуча жөнөкөй эле прикладдык классификация колдонулат. Мындаи классификацияларга илимий багыттагы катуу талап коюлбайт, анткени ал тигил же бул материалды системага салып, пайдалуу маалымат берүү милдетин гана аткарат. Ал эми илимий классификация жөнүндө сөз башка, бул жерде илимий-теориялык негизде даярдалган, өтө так классификация талап кылышат.

## **1.2. Фольклордук жанрларды классификациялоо принциптери**

Фольклорду жанрдык түрлөргө ажыратуу, классификациялоо тажрыйбасы XIX кылымдын акырынан тарта колго алына баштаган десе болот. Ар түрдүү илимий багыттагы иштер жүргүзүлүп, ар кандай методологиялык принциптер колдонулган. Мунун баары «фольклор» түшүнүгүнө, аны ким кан-

дай кабыл аларына байланыштуу келип чыккан. Көпчүлүк фольклористтер фольклорду жалпы элдик маданият, анын ар қандай түрлөрү катары түшүнүп, классификациянын милдети ошол фольклор түрлөрүн топторго ажыратуу, бөлүштүрүү деп билген. В.Е.Гусев алардын айрымдарын мисалга тарткан эле. [24]. Дж.-Л.Громм әлдик түшүнүк, каада-салттан жараган нерсенин баарын эки негизги топко бөлгөн: анын бири – мифтер менен легендалар болсо, әкинчиси – үрп-адат, каада-салттар, шааншөкөт, салтанаттар, түрдүү иш-аракеттер менен ишенимдер. Мындан бир аз түзүгүрөөк классификацияны Ш.-С.Бён сунуштаган. Ал фольклордун бардык түрүн үч негизги топко бириктире: 1. Ишенимдер менен иш-аракеттер; 2. Үрп-адат, каада-салттар; 3. Кара сөз, ырдоо жана сүйлөө. Бул үч топтун ар бирин ич ара майда түрлөргө да ажыраткан. Биринчи топко: 1) асман менен жер, 2) өсүмдүктөр дүйнөсү, 3) жаныбарлар дүйнөеү, 4) адамзат жашоосу, 5) адам жараткан нерселер, 6) жан жана тиги дүйнө, 7) адамдан сырт, кайып турмуш, 8) аян, көзү ачыктык, 9) магия өнөрү, 10) оорулар жана дарылоо. Экинчи топко: 1) коомдук жана саясий институттар, 2) жеке жашоо-тиричиликтеги үрп-адаттар, 3) кесипчилик жана өндүрүш, 4) календардык майрамдар, 5) оюндар, бийлер, спорт жана көнүл ачуулар. Үчүнчү топко: 1) ангемелер – а) болгон иштей, чындыктай кабыл алынгандар б.а., мифтер, легендалар, баатырдык жомоктор, б) көнүл көтөрүү үчүн айтылгандар, 2) ырлар жана балладалар, 3) макалдар менен ылакаптар, 4) балдар ырлары. П. Сентив болсо фольклорду элдин жашоо-тиричилик шартына карай үч чон бөлүмгө топтойт: А) «материалдык жашоо-тиричилик, Б) «интеллектуалдык жашоо-тиричилик», жана С) «социалдык жашоо-тиричилик». Биринчи топко, материалдык маданияттын бардык түрлөрү, эл массасынын өндүрүш-

түк-кесиптик ишмердүүлүгүнүн бардык формалары; экинчи топко, элдик тил, элдик билим, элдик философия, магиялык үрп-адаттар, диний ишенимдер, элдик искусство, элдик адабият; үчүнчү топко, үй-бүлөлүк мамилелер, ар түрдүү бирикмелер, союздар менен коомдор ж.б. кирген. Ал гана әмес П.Сентив фольклордун «жашыруун бөлүмү» катары эротикалык ырлар менен жомокторду, аял-эркек ортосундагы жашыруун (интимдик) мамилелерди да өзүнчө бөлүп көрсөткөн.

Америкалык фолькорист Р.-С. Боггс сөз чыгармачылыгын эле фольклорго кошуп, аны үч чоң топко бөлөт: А) адабий фольклор, В) лингвистикалык фольклор, С) илимий фольклор. Ал әми американлык дагы бир фолькорист А. Тэйлор фольклорду кыйла кенири мааниде түшүнүп, аны «физикалык объектилердин фольклору», «кыймыл-аракет менен оюндардын фольклору», «идеялар фольклору» жана «оозеки фольклор» же «сөз фольклору» деп бир нече тармакка бөлүштүргөн [24.99].

Латын-америкалык өлкөлөрдүн фольклористтери да фольклордук классификациянын бир нече вариантарын иштеп чыгышкан эле. Алсак, аргентиналык фолькорист М.-К. де Мартинес фольклор түрлөрүнө төмөнкүдөй классификация берет: 1) адабий, 2) музыкалык, 3) сүрөт, 4) мимикалык, 5) конструктивдик-архитектуралык, 6) лингвистикалык, 7) философиялык, 8) илимий-теориялык, 9) этикалык, 10) диний. Мексикалык фольклорист Нуњес болсо фольклор түрлөрүн мындайча топтоштурган: а) илимий түшүнүктөр фольклору, б) элдик философия, в) элдик дин (диний ырым-жырымдар, магия, миф, легендалар), г) көркөм фольклор (сөз өнөрү, музыка, сүрөт өнөрү), д) элдик жүрүм-турум жана укук. Булардан айырмаланып аргентиналык фольклорист А.Повинъя психологиялык принципке негизделген классификация сунуштаган. Ал эл-

дин чыгармачылык ишмердүүлүгүнө психологиялык категориядан карап, «интеллект фольклору» (жөө жомок, ангеме, тамсил, миф, легенда, роман, ма-кал ж.б.), «сезим-туюм фольклору» (ыр, музыка) жана «әрк-ыктыяр фольклору» (оюн, бий, шаан-шөкөт) деп үчкө бөлгөн. [24.100].

Мариус Барбю салтка айланып калган нерсенин баары, ал гана эмес, тамак-аш даярдоонун рецептиреине чейин фольклорго кирет десе, Б.А.Боткина оозеки маданият бүтүндөй фольклор деп түшүндүрөт. Эспиноза үчүн фольклордун эн башкы атрибуту – примитивдүүлүк, б.а., түркөйлүк, жапайылык. Анын пикирине караганда: «Фольклор состоит из верований, обычаев, суеверий, пословиц, загадок, песен, мифов, легенд, сказаний, обрядовых церемоний, магии, сведений о ведмах и других проявлений... Фольклор может быть назван прямым и верным выражением памяти «примитивного человека». [82.268]. Мына ушинтип, Америкада, Европа өлкөлөрүндө фольклор түшүнүгү өтө эле кенири мааниде колдонулгандыктан, фольклордук жанрга, анын спецификалык өзгөчөлүктөрүнө, классификациясына байланышкан проблемалар көбүрөөк талаш-тартыш жаратып келген. Откөн кылымдын ортосунда басылып чыккан «Стандартный словарь фольклорной мифологии и легенд» деген сөздүктүн өзүндө эле фольклордук жанрга жыйырмадан ашык аныктама берилгени айтылат. [82.268].

Классификация проблемасын чыныгы теориялык багытта караштыруу советтик илимде колго алынган. Откөн кылымдын орто ченинен тарта бул проблемага фольклористтер көбүрөөк кайрыла баштап, буга чейинки классификациялардын канаттандырабаган же житешпеген жактарын көңүлгө алуу менен, аны кайрадан карап, кандайдыр бир жалпы принциптерди, жаңыча критерийлерди алып чыгуу максатын алдыга койду. Бул багытта В.Я.

Пропптун концепциясы өзгөчө кызыгуу туудуруп, фольклорист-окумуштуулар арасында кызуу талкуу жараткан. В.Я.Пропп деле көпчүлүк фольклористтер сыйктуу фольклорду сөз өнөрү деп тааныгандыктан «жанрдын поэтикасын» негизги критерий катары эсептейт. Ал мындай деп жазат: «В. литературо-ведении это понятие (жанр – И.К.) определяются совокупностью поэтической системы. Это можно применить и к области фольклора. [76.36]. Демек, фольклордук жанр андагы поэтикалык системанын бирдейлиги, жалпылыгы менен аныкталса, анда баарыдан мурда жанрдын поэтикалык өзгөчөлүктөрүн үйрөнүп билүү зарылчылыгы алдыңкы планга чыгат. «Первое требование для определения жанра и выяснения количества и наименклатуры жанров – изучение поэтики фольклора». [76.36] – деп өз оюн бышыктаган В.Я.Пропп. Ошентип, жанрдын поэтикалык системасы негизги критерий катары саналат, бирок ошол эле учурда адабиятка анча тиешеси болбогон бир катар кошумча белгилер да сунушталган. Андай белгилер үчөө – жанрдын жашоотиричиликтеги кызматы, аткаруу формасы жана музыкага болгон карым-катышы. Бирок автордун көз карашы боюнча бул кошумча белгилер бардык эле учурда бирдей милдеттүү эмес, экинчи катардагы мааниге ээ. Акырында В.Я.Пропп оозеки чыгармачылыктын өзгөчөлүктөрүн толук эске алуу менен мындайча жыйынтыкка келет: «жанр определяться его поэтикой, бытовым применением, формой исполнения и отношением к музыке». [76.39]. Адабият жанры үчүн жогорудагы саналган белгилердин болушу зарыл эмес, демек фольклордук жанр менен адабий жанр бири-бирине окшобойт деп түшүнсөк болот. Көрүнүктүү фольклористтин берген аныкта-масына карата учурунда ар түрдүү көз караштар айттылган. В.Е.Гусев фольклордук классификациянын принциптери жөнүндө В.Я.Пропптун айткандарын

негизинен жактырып, колдогону менен анын классификациясын толук кабыл албайт. «Отдавая должное продуманности его концепции, мы, однако, не можем принять её, поскольку, во-первых, расходимся с В.Я.Проппом, как и с большинством коллег, в определении границ классифицируемого материала и, поскольку, во-вторых, думаем, что в основу классификации должны быть положены иные критерии, нежели те, которые предлагает В.Я. Пропп» [24.102] – деп жазган. Айрым фольклористтер (Б.Н.Путилов) мазмун менен форманын жалпылыгы жанрды аныктай турган категорий деп эсептейт. Мындай көз караш фольклористикада кенири орун алган. В.Е.Гусев да учурунда ушундай көз карашты колдоп, фольклордук жанрга мындайча аныктама берген эле. «Жанр – группа произведений, общность которой объективно определяется той областью действительности, на которую направлено художественное познание, сходным характером идейной проблематики, а также назначением в общественной жизни народа; это общность выражается в большем или меньшем сходстве принципов и средств типизации, композиционного строения, стилистических средств». [24.107], В.В.Митрофанова болсо В.Я.Пропптын аныктамасын дагы кенейтип, анда саналган белгилерге чыгарманын идеялык-тематикалык биримдигин, сюжет менен кырдаалдар жалпылыгын кошумчалоону сунуштаган [61.36]. Фольклорист В.И.Еремина аныктамада маанилүү бир жагдай көңүл сыртында калган, жанрга аныктама берүү үчүн чыгарманын тарыхый өнүгүү жолун сөзсүз әске алуу керек дейт. [26.108].

Орус фольклору боюнча окуу китептеринин автору, белгилүү фольклорист В.П.Аникин үчүн: «Жанр – это вид или, точнее говоря, тип поэтической структуры, нераздельно сопряженной с воплощением и передачей содержания определенного

идейно-эстетического и жизненно-бытового назначения». [6.68]. Аныктамада сезилип тургандай В.П. Аникин фольклор жанры формалық әмес, мазмундук категория экендигине басым жасайт. Ошондой эле әлдин жашоо-турмушунда, ошол жанрдың әмне кызмат аткарып, кандай максатта колдонула тургандыгына өзгөчө маани берет. Окумуштуунун пикирине караганда: «От жизненной целевой установки зависит структурная организация поэтического произведения, в том числе – признаки жанровой формы». [6.68]. Мындай ойго В.С.Гусев анча коштула бербейт, анын пикирине караганда фольклор кимдир бирөөнүн алдын ала максат коюп, даярданып алган чыгармачылыгы әмес.

Орус эл ырларын ар тараптан терең изилдеп, классификация жүргүзүп келген фольклорист-окумуштуулардын бири Н.П.Колпакова фольклордук жанрга аныктама берип, түшүндүрүүдө анын коомдук функциясына айрыкча маани берет. «Жанр – деп жазат ал – исторически сложившийся тип художественной формы, обусловленной определенной общественной функцией данного вида искусства и соответствующим содержанием». [26.108]. Негизи жанрдык белгилер узакка созулган тарыхый мезгил аралыгында калыптанғандыктан, кайсы доордун чыгармасы болсо да негизинен туруктуу келет деген ойду айтат. В.Е.Гусев жогорку аныктамадагы «көркөм форманын тиби» деген түшүнүк толугураак чечмелеп берүүнү талап кылат деген.

Айрым фольклористтер жанрдык классификацияга бир эле критерий колдонуу жетиштүү болот десе, башкалары андай көз караштан баш тартып, ар түрдүү белгилери боюнча классификациялоону айлайык табат. Жанрдык белгилердин ичинен негизги, башкы белгини таап, материалды ошол боюнча топтоштурууну туура көргөндөр да бар. Бирок бул негизги белгини ар ким ар кандай түшүндүрөт.

Бирөөлөр мазмун менен форманын жалпылыгын, дагы бири коомдук-турмуштук функциясын, үчүнчү бирөөлөр жанрдын поэтикасын негизги белги деп далилдөөгө аракет жасайт. Ушундан улам жанрды аныктоо үчүн тиешелүү деп саналган белгилер толук болууга тийиши? – деген мыйзамченемдүү суроо туулат. Буга байланыштуу В.Я.Пропп: «Ни один признак в отдельности, как правило, ещё не характеризует жанра, он определяется их совокупностью» – деген, бирок ушуга удаа эле бул оюн кайрадан тактап: «Не во всех случаях нужны все аспекты, но например, для всего песенно-стихотворного фольклора они обязательны» – деп жазат. [76.39]. Андай болгондо, кайсы бир жанр үчүн бардык критерийдин болушу милдеттүү, же эске алынууга тийиш болсо, башкалары үчүн анчалык деле зарыл әмес деген түшүнүк келип чыгат. Бул маселе боюнча казак фольклористи С.Каскабасов В.Я. Пропптын оюн толугу менен кубаттайт. Анын пикирине караганда: «Бул белгилердин эч бири жеке туруп фольклордук жанрды сыпаттай албайт. Ошентсе да, бир фольклордук жанрды сыпattoо үчүн бул белгилердин баары түгөл болушу милдеттүү әмес. Алардын эки-үчөө гана башкы фактор болуп, бир фольклордук жанрга тиешелүү касиет бере алат». [37.14]. Мындай көз караштын жүйөөлү жактары бар.

Ошентип, классификация принциби бирдей бол-богондуктан, ар түрдүү, кээде бири-бирин жокко чыгарган жанрдык белгилери боюнча классификация жүргүзүлөт. Айрыкча, фольклордук жыйнактарды түзүп, басмадан чыгарууда кандайдыр бир бирдиктүү принцип сакталган жок. Бири жазылып алынган аймагына, бири айтуу, аткаруу өзгөчөлүгүнө, дагы бири сырткы формасына, кээде мазмуну менен тематикасына карап топтоду. Бир эле учурда бир нече критерийге (мисалы: этнографиялык, тематикалык, функционалдык, социалдык

ж.б.) таянгандар, ал гана эмес кесип түрүнө байланыштырып классификациялагандар болду.

Жогоруда бул проблема менен алектенген белгилүү фольклористтердин айрымдарынын айтканда, берген аныктамаларына учкай токтолуп өттүк. Белгилүү болуп тургандай оозеки сез өнөрүн классификациялоого кыйла аракет жасалып келатканы менен бирдей көз караш, бирдиктүү илимий классификация азырынча жок. Анткени, жанрдык классификациянын шарттары, сунушталган принциптер менен критерийлер ар түрдүү. Мунун дагы бир башкы себеби «жанр», андан тактап айтканда, «фольклор жанры» жөнүндөгү түшүнүктүн өтө таатал маселе экендиги менен түшүндүрүлөт. Демек, илимий классификациянын негизги критерийи жанр экендигин эске алсак, анда ири алдыда «жанр» маселесин, «фольклордук жанр» жөнүндөгү түшүнүктүн өзүн тактап, чечмелеп алуу максатка ылайык, аныз болу маселеде туура жыйынтык чыгаруу кыйын. Адатта ички жана сырткы белгилеринин окшоштуктары боюнча бириккен чыгармалардын тобун «жанр» катары түшүнөбүз. Демек, ошол жанрдык белгилерди аныктап алуунун өзү башкы маселе экендиги анык. «Жанр» түшүнүгү эстетикалык категория болгондуктан адатта бул термин эки мааниде: адабият тектери болуп саналган эпос, лирика жана драмага карата жана көбүнчө адабият тектерин эмес, ал тектердин ич ара бөлүнүшүн, түрлөрүн атоо үчүн колдонулат.

Ошондой болсо да окумуштуулар арасында терминологияга байланыштуу кайчы пикирлер орун алыш келет. Бирөөлөр сөздүн түпкү тегине, этимологиясына карап жанрды адабий тек катары түшүндүрүп, анын түрлөрүн жанрдык формалар деп сунуштаса (Л.И.Тимофеев), буга карама-каршы көз караштар да айтылат, алардын ою боюнча жанр – тек менен түрдүн ортосундагы категория, болгондо

да түр жанр ичиндеги андан ары майдаланып бөлүнбөй турган топ (В.Е.Гусев). «Жанр» менен «түр» деле фольклористтер арасында эки башка түшүндүрүлөт: бирөөлөр бирдей эле түшүнүк катары эсептесе, башкалар үчүн жанрга караганда түр чонураак бирдик. Мисалы, В.Я.Пропп «жөө жомок» деген түшүнүк жанрга салыштырмалуу кыйла кенири мааниге ээ, анткени анын составында поэтикалык жаратылышы боюнча бири-биринен айырмаланган (сыйкырдуу, кумулятивдик, айбанаттар жөнүндө ж.б.) чыгармалар бар деген ойдо. Мындаи көрүнүш эл чыгармачылыгынын башка түрлөрүнө деле тиешелүү дейт. [76.37]. Демек, анын пикирине караганда «жөө жомок» жанр эмес түр, жөө жомоктун бир нече жанрлары бар болуп чыгат. В. Е. Гусев мындаи пикирге кошулбайт, жанр – тек менен түрдүн ортосундагы категория. Жанр ич ара топторго бөлүнөт, аны түр деп атоо ынгайлуу дейт. [24.110].

Дегеле адабий тектер, жанрлар менен түрлөр жөнүндөгү түшүнүктөр байыркы Аристотелден бери келаткан адабият теориясындагы орчуандуу проблемалардын бири экендиги ырас. Сөз өнөрүнүн түржанрларга, түрлөргө бөлүнүшү – бул чыгармачыл амалият; көнүлдө турган идеяны, ички сезимди сөз өнөрү аркылуу ишке ашыруу жолу, ыкмасы десе болот. Маселен, адабият тегин алсак, эпостун негизги предмети – окуя, баяндоо; лирика – адамдын ички сезими, субъективдүү ой толгоосу; драма-сахнага ылайыкташкан диалог, кыймыл-аракет, конфликт. Бул маселе боюнча советтик илимде калыптанып калган салттуу концепция негизинен алганда кыргыз адабият таануу илимине деле ошондой тиешелүү. Белгилүү адабиятчы А.Садыков: «орус тилиндеги «род» – бул тек дегенге жакын түшүнүк», «ар бир тек өзүнчө жанрларга, ал болсо түрлөргө ажырайт» – дейт. [79. 93–94)]. Профессор М.Бор-

бугулов болсо: «... түргө караганда тек деген жалпы түшүнүк жана тескерисинче, текке караганда түр тар түшүнүк» – деп жазат. [20.390]. Бирок ал «түр» менен «жанрды» бирдей эле түшүнүк катары кабыл алат. Канткен менен да окумуштуулардын пикирине караганда «жанрдык бөлүнүштөрдө көп шарттуулуктар орун алат». [79.104], «адабияттагы ар кандай бөлүнүү, жиктелүү – шарттуу нерсе, алардын баары салыштырмалуу». [20.391]. Терминологиялык сөздүктөрдө деле ушуга жакын түшүндүрмөлөр берилет.

Элдик оозеки чыгармачылыкка арналган окуу китечтеринин бириnde мындай деп жазылат: «... существуют три сложившиеся формы литературного (а для нас и фольклорного) творчества: эпос, лирика и драма, которые принято называть родами. Каждый род охватывает группу произведений определенного типа...

Род – наиболее широкое явление и понятие; он обнимает различные виды, в которых конкретно и осуществляется. В литературоведческий и фольклористической терминологии в наше время почти вышли из употребление понятие и термин «вид»; чаще всего они заменяются понятием и термином «жанр», хотя ранее разграничивались. Мы тоже примем как рабочее понятие «жанр» – более узкую группу произведений, чем род. В таком случае под родом мы будем разуметь способ изображения действительности (эпический, лирический, драматический), под жанром – тип художественной формы (сказка, песня, пословица). [42. 23–24]. Андан ары жанр «жанрдык түрлөргө», ал андан да майда топторго ажырап кетиши мүмкүн экендиги айтылат.

Казак фольклористи С.Каскабасов фольклордук жанрдын табиятын ачып берүү үчүн совет мезгилиниң бери кенири колдонулуп келаткан аныктамалардын айрымдарын мисал келтирип, «жанр» ту-

шүнүгүнө бир беткей аныктама берүү мүмкүн эмес экендигин ырастайт. Ал ошондой эле бул маселе боюнча казак филологиясында айтылып келаткан айрым ой-пикирлерге да токтолуп өтөт. К.Жумалиев: «Мурун да, кийин да «адабияттын тектери» дегендин ордуна «жанр» дей турган. Эпостук жанр, лирикалық жанр, драмалық жанр. ... адабият теги менен адабият жанры деген терминдер бирдей мааниде колдонулат». [37.9] десе, З. Кабдолов «... адабияттын тектери (эпос, лирика, драма) бар да, түрлөрү (роман, поэма, трагедия ж.б.) бар. Тек да, түр да жанр деген түшүнүк менен, болбосо жанр жана жанрдык түр менен маанилеш» дейт. [37.9]. Ал эми Б. Уахатов жанрга мындайча аныктама берет: «Жанр – деп жазат ал, – белгилүү бир коомдук кызмат аткарған жана ошого ылайыктуу мазмуну бар, абдан калыптанган көркөм форма». [37.9]. С.Каскабасовдун пикирине караганда жанрды калыптанган көркөм форма дегенден көрө, окуяны сүрөттөө ыкмасы десе дурус болмок. Себеби, фольклордун бардык жанры бирдей көркөм-эстетикалык касиетке ээ эмес, экинчиден, форма түшүнүгү көп маанилүү, ага ыкмалар да, тил да, курулушу да кирет. [37.10]. Чындыгында эле фольклор бардык учурда көркөм чыгарма боло бербейт, ал баарыдан мурда эң байыркы архаикалық түшүнүктөр, этнография менен тыкыс байланышта. Бирок канткен менен да советтик фольклористикада фольклорду сез өнөрү катары кабылдап, ошол ыңгайдан жанрдык аныктама берип келген, ошол эле учурда анын көркөм-эстетикалык жагынан тышкарь, практикалык кызматы, архаикалык мунөзгө ээ болгон өзгөчөлүктөрү да эске алынган. Фольклордо көркөм өнөргө анча тиешеси болбогон, чыныгы эстетикалык милдет аткарбаган чыгармалар бар, а бирок алар фольклордун өзүнчө жанры катары эсептелет.

С.Каскабасов мындай деп жазат: «Жанр дегенибиз – чыгармадагы сюжеттин баяндалуу, сүрөттө-

лүү, куралуу ыкмалары». [37.13]. Автор ушул оюн андан ары терендетип төмөнкүдөй аныктама берет: «Жанр дегенибиз – окуяны, сюжеттик материалды белгилүү бир максат менен туташ мазмундуу, айкын идеялуу чыгармага айландыруунун ыкмасы, жолу, куралы». [37.17]. Буга Жусуп менен Зулайка окуясынын негизинде жөө жомок да, дастан да, кийинчөрөөк драма да жааралганын мисалга тартат. Ар бир жанр өзүнчө композициялык жана көркөмдүк ыкмаларды пайдаланган. Жөнөкөйлөтүп айтканда бир эле сюжеттик окуянын негизинде бир нече жанр пайда болот. Демек, автордун көз карашы боюнча фольклордук жанр сюжет кургуу ыкмаларына байланыштуу болот. Ал ошондой эле фолькордун коомдук-турмуштук функциясын жана андан келип чыккан фольклордун өзүнө гана тиешелүү белгилерди унутпоого чакырат. Казак фольклору боюнча белгилүү адис С.А.Каскабасов фольклордук жанрдын өзгөчөлүктөрүн ачып берүүдө көрүнүктүү орус окумуштуулары В.Я.Пропп, К.В.Чистов, В.П.Аникин, Б.Н.Путилев, В.М.Гоцактын жана казак илимпоздору К.Жумалиев, З.Кабдулов, Б.Уахатов, Б.Абылкасымовдун «жанр» маселеси боюнча айткандарын терен талдап отуруп, фольклордогу жанр түшүнүгү адабияттагыдан саал айырмалуу экендин, окшоштуктары менен айырмачылыктарын ачып берет жана акырында мындайча жыйынтыкка келет: «Фольклордо жанр – сюжеттин чыгармага айлануу жолдору менен әлге тароо, айтылуу, аткаруу манерасы. Башкача айтканда, фольклордун поэтикасы менен коомдук-турмуштук функциясы анын жанрларын сыппаттаپ, адабияттан айырмалап турат». [37.14]. Эгерде адабиятта эпос, драма, лирика текстери бар десек, анда фольклор аткаруу манерасы менен әл арасында өмүр сүрүү жагдайына байланыштуу өзүнчө текке жана жанрга белүнүшү керек. Ушу жагынан алганды фольклорду *кара*

сөз (проза), өлөң (стих) жана сүйлөшүү (диалог) деп үч чон текке бөлүүгө болот дейт автор. Жанткен менен да С.Каскабасовдун берген аныктамасы бүтүндөй фольклор жанрына тиешелүү болбой бир жактуу болуп калганы сезилип турат. Анын себеби бар. Анткени, автордун изилдөөсү жалаң гана кара сез түрүндөгү сюжеттүү элдик чыгармаларга арналган-дыгында. Автор өзү да жанр болуш үчүн сюжет көрекпи? – деген суроо коюп, табышмак, макал-ыла-кап, накыл сөз, кайым айтыш, кара өлөң жанрла-рында сюжет бар деп айта албайбыз деген. Демек, сюжеттин болушу бардык жанрлар үчүн милдеттүү эмес экендигин автор моюнга алат.

Жанрдык классификациянын негизги белгилери табылғандан кийин ар кандай жол менен классификация жүргүзүлүшү мүмкүн. «Здесь возможны три случая: – дейт В.Я.Пропп, – классификация производиться по наличию или отсутствию одного того же признака; по разновидностям одного признака; по исключающим друг друга признакам. Следует особо подчеркнуть, что в пределах одной рубрики (класс, род, вид) допустим только один прием». [76.43]. Фольклордук материал канчалық майдаланып, көп баскычтуу түрлөргө бөлүштүрүлсө, анын илимий жактан баалуулугу ошончолук артат. В.Я.Пропп мындай классификацияны иштеп чыгуу оной эмес экендигин, бирок аткарса боло тургандыгын эскертет жана бул проблемада өтө кылдаттыкты, тактыкты талап кылган. Эгерде классификацияда кенедей эле логиакалык кемчилик болсо, изилденип жаткан материал таптакыр тескери кабылданышы мүмкүн. [76.40].

Фольклордук классификациянын туура жүргүзүлүшү, анын илимий денгээли колдонулуп жаткан принциптердин теориялык жактан канчалық дара-жада негизделгенине жараша болору белгилүү. Ал эми ошол классификация үчүн иргелип алынган

негизги белгилер кандайдыр бир талаптарга жооп берүүгө тийиш. Эгер ал талаптар сакталбаса, классификация өзүнүн илимий баалуулугун жоготот. Мыдай ойду сунуштаган В.Я.Пропп классификация белгилерине төмөнкүдөй талаптарды коёт: «1. Выделяемый признак должен отражать существенные стороны явления. 2. Избранный признак должен быть постоянным, а не изменчивым. 3. Признак, полагаемый в основу, должен быть сформулирован ясно и исключить возможности различного понимания и толкования его». [76.42]. Демек, классификация үчүн тандалып алынган белги ал жанр үчүн етө маанилүү, туруктуу жана ачык-айрым, так түшүнүк бериши керек.

Фольклор менен жазма адабият экөө бирдей сөз өнөрү болгону менен бири-биринен айырмаланып турараы жалпыга маалым. Андай болгон соң жанрдык түрлөрү боюнча да адабият менен фольклор өзгөчөлөнүп туруга тийиш. Башталышында адабият жанрлары менен бирдей каралып, көп айырмаланбай келсе, кийинчөрөк «фольклордук жанр» деген түшүнүк көбүрөөк колдонулуп, ажырым пайда боло баштады. Ошондуктан фольклор жанрларын изилдеген учурда адабият менен фольклорду бири-бирине жакындастып жана ошол эле мезгилде алыстата турган белгилери көнүл борборунда болушу керек. Азырка чейин эле адабият таануу илиминдеги терминдер менен категориялар фольклористикада деле колдонулуп жүрөт. Түпкүлгүндө мындай көрүнүш мыйзамченемдүү чыгар. Бирок адабият менен фольклордун айырмасы болгондон кийин адабият терминдерин кээде фольклористикага курулай тануулай берүү ашыкча. Айрыкча улуттук фольклорду изилдөөдө жанрларды аныктап, түрлөргө ажыратууда муну өске алуу керек.

Фольклор сөз өнөрү катары адабиятка окшошуп турса, турмуштук функциясы жагынан элдин каатууса,

да-салты, маданий турмушу менен байланышып, этнографияга жакындайт. Бирок ал адабият да, этнография да эмес. Бирок ошентсе да, К.В.Чистовдун сөзү менен айтканда: «Изучение фольклора не может осуществляться вне этнографии, вместе с тем и вне филологии». [83.176]. Фольклордук жанрларды, алардын пайда болуу, өнүгүү жолдорун, асыре-се, элдин үрп-адаты, каада-салты менен байланышкан чыгармаларды этнографиясыз үйрөнүп-билиүү мүмкүн эмес.

Ошентип, жыйынтыктай келгенде оозеки сөз өнерүн классификациялай турган белгилер ар түрдүү экендигин баамдадык. Алар биригип келип фольклордук жанрды аныктай турган белгилер система-сын түзөт. Бирок, биздин оюбузча, ал белгилер фольклор жанрынын бардык түрлөрү үчүн бирдей туруктуу эмес. Ар бир жанрдын спецификалык өзгөчөлүгүнө жараша белгилер системасы өзгөрөт. Кайсы бир жанр үчүн негизги, чечүүчү мааниге ээ болгон белги, башка жанр үчүн экинчи планга өтүшу мүмкүн, же балким ал жанрды аныктоо үчүн мын-дай белгини колдонуу зарылчылыгы болбой калат. Демек, бирдиктүү, өзгөрбөй турган критерийлерге таянып, бирдей эле белгилердин негизинде жанр-дык классификация жүргүзүү жанылыштыкка алып барат. Сөз жок, ар бир жанрдын жеке өзүнө гана тиешелүү, калыптанып бүткөн, туруктуу белгилери, өзгөчөлүктөрү бар. Эгерде фольклордук жанрлардын бардыгына бирдей, окшош белгилер мүнөздүү болсо, анда классификациянын зарылчылыгы болбоит эле. Албетте, критерийлер менен жанрдык белгилер фольклордук материалдын өзүнөн, ар бир жанрдын жеке табиятынан келип чыгат. Бул жөнүндө В.М.Потявиндин мындаи деп жазганы бар: «К определению границ жанровой классификации и самих жанров нельзя подходит с готовыми и раз навсегда установленными критериями и при-

знаками; не критерии определяют материал, а сам материал определяет выбор критериев». [73.263]. Ушуга жакын ойду фольклористтер В.Я.Пропп менен С.Каскабасов да айткандыгын эске ала отуруп, мындай көз карашты толугу менен кубаттоого болот дәэр элек.

Ар бир әлдин фольклору өзүнчө өзгөчөлүктөргө ээ, бири-биринен айырмалуу, бирок ошол эле учурда окшоштуктардан да куру эмес экендиги турган чындык. Жанрдык окшоштуктар этникалык жа~~тынан~~ бири-бирине жакын турган, текстеш тилдүү ~~әлдерде~~ ~~эле~~ эмес, алыс жашаган, тили, үрп-адаты, тарыхый өнүгүү жолу, жашоо-тиричилик шарттары боюнча анча жакындыгы болбогон әлдерде деле байкалат. Анткени, әлдик оозеки чыгармачылыктын табиятына таандык жалпы мыйзамченемдүүлүктөр бар. Ошондуктан, фольклордук материалдар канчалык ар түрдүү болгону менен классификациянын жалпы әл аралык принциптерин табууга болот дешет. В.Е.Гусев улуттук материалдардын негизинде түзүлгөн жанрдык классификацияларга жана фольклористика илиминин жетишкендиктерине таянуу менен фольклордук классификациянын жалпы әл аралык принциптерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлөөрүн айткан. [24.103]. В.Я. Пропп болсо, «... жанровый состав фольклора, установленной для одного народа не может быть механически перенесён на состав фольклора другого народа. Международными могут быть только принципы такой классификации, но не её материал» [76/38] – деп жазат. Чындыгында, фольклордун спецификалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен негизги, жалпы принциптер жөнүндө сөз болушу мүм-күн. Ал эми ар бир әлдин фольклорундагы жеке өзгөчөлүктөрдү көнүлгө алганда, жанрдык принциптер да өзгөрүшү толук ыктымал.

### 1.3. Кыргыз фольклорунун жанрдык курамына жалпы мұнәздөмө

Жогоруда белгилүү болгондой фольклордук жанрлар негизинен поэтикалық системасы жана аткарган турмуштук функциясы боюнча бири-биринен айырмаланып турат. Мына ушул белгилер жанрдык классификациянын негизги өзөгүн түзөт десе болот. Поэтикалық система – бул чыгарманын бүтүндөй турпаты, ички-сырткы табияты: идеялық-тематикалық мазмуну, ага шайкеш, ылайык келген формасы, тили, стилистикасы, көркөм каражаттары. Ал эми турмуштук функциясы болсо әлдин адат-салты, аны аткаруу шарттары менен байланышкан. Ошондуктан сөз өнөрүн кенири, ар тараптуу жана терен үйрөнүп билбей туруп, аларды туура классификациялоо, жанрдык түрлөргө бөлүштүрүү мүмкүн эмес. Жанрдык классификация кыргыз фольклористикасында эле эмес, жалпы эле фольклористика илиминде талаш-тартыш жаратып, азырынча чечилбей келаткан маселелерден экендиги айтылды. Ошондон улам, буга чейинки теориялық көз караштарды жана кыргыз фольклорун классификациялоо боюнча иштелип келген тажрыйбадарды әске алып, ән негизгиси, фольклордук материалдардын өзүнө таянып, кыргыз фольклорунун жанрдык курамын аныктаса болот.

Кыргыз әлиниң оозеки сөз өнөрүн алды менен текке (род) ажыратсак, анда ал *айтым сөздөрдөн, ырлардан, аңгеме-баяндардан* турарын баамдайбыз. Айрым жанрлар әлдин үрп-адаты, каада-салты менен тыкыс байланышта болуп, ошондой шартта аткарылса, айрымдары кыраттуу үн кайрыктарын, обон менен кыймыл-аракетти, кәэде музыкалық аспапты да талап кылат. Дегеле оозеки сөз өнөрүн, фольклордук чыгармаларды жанрга бөлүштүрүү, классификациялоо кандайдыр бир денгээлде салыш-

тырмалуу, шарттуу болуп каларын алдын ала көнүлгө алган он. Анткени кайсы бир жанрдык белги бир эмес бир нече жанрга тиешелүү болуп калышы сез өнөрүнө мүнөздүү, мыйзамченемдүү көрүнүш. Ошентип, кыргыз элинин оозеки сез өнөрү *айтым, ыр, баян* деген үч текке бөлүнөт. Аталган фольклор тектери (род) жанрларга, жанрлар түрлөргө, алар андан ары тип, сюжет, версия, вариант сыйактуу майда тарамдарга ажырап кетет. Ал эми айтылып жүргөндөй театралдуулуктун айрым элементтери, драматизм белгилери болгону менен элдик драма кыргыз фольклоруна мүнөздүү эмес. Адабият тааннуу илиминде «драма» термини тек катары да, жанр (трагедия, драма, комедия) катары да колдонулат. Кыргыз элинин оозеки сез өнөрүндө драма тек катары, ал турсун өзүнчө толук кандуу жанр катары да калыптана алган эмес. Албетте, кыргыз фольклорунун дээрлик бардык эле жанрларында, ал турсун «Манас» эпопеясында, төкмө ырчылардын, манасчылардын, куудулдар менен чечендердин чыгармачылыгында драманын элементтери бар экендигин танууга болбийт. Бирок мындан элдик драма болгон деген тыяннак чыкпайт. Драма баарыдан мурда сахнага ылайыкташкан. Кыргыз фольклорундагы драманын элементтери жазма адабиятта драмалык чыгармалардын жаралышына, ошонд온 тамырланып өзүнчө адабий тек, жанр болуп калыптанышына шарт түзгөн, алгачкы башат болуп берген десе жарашат.

Кыргыз фольклорунда ырга да (лирика), ангеме – баянга да (эпос) кошулбаган, оозеки чыгармалар бар. Алар атайын максатта айтылат, айтуу, аткаруу манерасы да ар башка, көбүнчө ыргактуу келип, речитативдик мүнөзгө ээ. Кээде уйкашкан ыр формасында жолугат. Мындей чыгармаларды жалпы жонунан оозеки сез өнөрүндөгү өзүнчө тармак, тек (род) катары карап, ага кыйладан бери

колдонулуп жүргөн «айтым» терминин ыйгарса болот. Ырас, фольклордук жанрларга әлдик терминдерди колдонуу дайыма эле онунан чыга бербей тургандыгын, мындай учурда этият болууну эскертет В.Е.Гусев [24.109]. Албетте, тигил же бул жанрдын табиятына төп келбegen әлдик терминдерди зордоп тануулай берүү туура болбос эле, бирок ынгайна карап эл оозунда эбактан келаткан атоолордун өзүн колдонуу ашыкча болборт, тескеринче, жазма адабиятка тиешелүү даяр терминдерди (эпос, лирика, драма) пайдаланууга караганда алда канча маанилүү, так жана алгылыктуу. Фольклорго әлдик терминдерди колдонуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө В.Я.Пропптун мындай деп жазганы бар: «... у народа есть какие – то очень точные представления о жанрах и об их отличиях, что народ различает свои песни и этими отличиями дорожить и очень метко и выразительно обозначает различные виды песен». [76.64].

Оозеки сөз өнөрүндөгү *дуба-дарымдар*, *ырым-жырым сөздөрү*, *баталар*, *ой-толгоо*, *адат-салт айтымдары*, *балдар* фольклорундагы *айтым сөздөр*, *макал-ылакаптар* әлдик айтым сөздөргө кирет. Сөздүн магиялык, сыйкырдуу касиет-кучунө ишенген байыркы түшүнүктөрдөн улам дарым, ырым, бата, алкыш, каргыш, ант сыйктуу айтым сөздөр жааралып, өз алдынча жанр катары калыптанган. Буларды фольклордогу байыркы жанрлар десе болот. *Дуба-дарымдар* ооруга чалдыккан, же уулдуу жандыктар чаккан, болбосо кандайдыр бир кырсыкка кабылган адамды ал илдеттен арылтуу, сакайтуу максатында дарымчы, бүбү-бакшылар тарбынан айтылган. Ал эми *ырым-жырым* айтымдары болсо, әлдин жашоо тиричилигине, үрп-адат жөрөлгөлөрүнө байланышкан, андай айтым сөздөрдүн касиет күчү менен сырткы чөйрөгө, жаратылыш күчтөрүнө таасир этип, каалоо-тилектерин

орундатып алууга аракеттенишкен. Дарымдар көбүнчө оорунун аты менен аталса, ырымдар негизинен жаратылыш кубулуштарына, чарбачылыкка, адам өмүрүнө, үрп-адат, жүрүм-турум эрежелерине байланышкан тематикалык топторго бөлүнөт, ошо-го ылайык атальштары бар. *Бата-тилек айтымдары* айтып жаткан адамдын ички каалоо-тилегин туюндурат. Ак бата (он бата), алкыш, тескери бата, каргыш, арбак бата, ант өндүү бата тилек айтымдарының ар бири өз-өзүнчө, бири-биринен айырмаланып, атайын максатта айтывлат. Жогорудагы дуба-дарым, ырым-жырым, бата-тилек сөздөрүнөн айырмаланып, адамдардын тунук аң-сезимине, дүйнө таанымына салттуу түшүнүктөрү менен турмуштук тажрыйбаларына байланыштуу айтылган философиялык мазмундагы элдик айтым сөздөр сакталган. Мындай сөз түрмөктөрүн *ой толгоо айтымдары* десе болот. Көбүнчө адам баласын ойго салып, баамчылдыгын, көрөгөчтүгүн сынап, түйшөлтө турган суроо-жооптордон, шыдыр, куюлуштура айтылган жорго сөздөрдөн (желдирме) турат.

«Акыл ой энциклопедиясы» катары таанылган элдик *макалдар* сөз өнөрүндөгү негизги жанрлардын бири; турмуш тажрыйбасынан алынган акыл ой корутундусу; кыска, так жана таамай айтылган дидактикалык чыгарма. Жашоо тиричиликтин бар тарабын кучагына алыш, тематикасы өтө кенири. Көбүнчө каймана түрдө айтывлат. Ал эми адатта макалдар менен бирге, чогуу айылып жүргөн ылакаптар болсо, макалга жакындал турганы менен өз алдынча жанрдык касиетке ээ. Мазмуну, формасы боюнча эле эмес, аткарған кызматы жагынан да олуттуу айырмачылыктары бар: макалда ой жыйынтыкта айтылса, ылакапта ой ақырына чыкпайт; макалга дидактика, ылакапга образдуулук мүнөздүү; ылакаптын айтылып калуу себеби, тарыхы бар; макалга ыргак, уйкаштык мүнөздүү

болсо, ылакап ага муктаж эмес; ылакап террито-  
риялуу. Ылакаптар ой-пикирдин элестүүлүгүн, эмо-  
ционалдык таасирдүүлүгүн арттырат. Элдик айтым-  
дар балдар фольклорунда кенири орун алган. Алар-  
ды шарттуу түрдө *алпештөө* (эркелетүү) айтым-  
дары, оюн айтымдары, оюндан тышкаркы айтым-  
дар деп үчкө бөлсө болот. Алпештөө айтымдары  
ата-эне, же бала баккан адамдар тарабынан айтыв-  
са, калгандары балдар репертуарына тиешелүү. *Ал-*  
*пештөө айтымдары* наристеге жалынып-жалбаруу,  
жакшы көрүп эркелетүү, көнүлүн алаксытуу, ойно-  
туу максатында айтывлат, ар кандай кыймыл-ара-  
кеттер менен коштолот. Балдар оюндарынын көпчү-  
лүгүнө айтым сөздөр аралашат, тактап айтканда,  
оюн тартиби боюнча сөзсүз түрдө аткарыла турган  
айтый сөздөр бар. *Оюн айтыймынын негизги мил-*  
*дети – оюнду уюштуруу, баштап, аягына чыгаруу.*  
Мындай айтымдар көбүнчө диалог түрүндө болот,  
кәэде коллективдүү түрдө аткарылат. Балдардын  
кыймылдуу оюндары менен анча байланышпаса да  
оюн элементтерин ичине камтып, күлкү, азил-та-  
маша жаратуу, ойлонтуу максатында айтывлган сөз  
оюндары бар. Сөз оюнунун мындай түрүндө балдар-  
дын азил-тамаша айтымдары, жаңылмачтар, та-  
бышмактар кирет. Азил-тамаша айтымдары неги-  
зинен диалог түрүндө болуп, анын бир нече түрү  
белгилүү: жасалма диалогдогу азил тамашалар, та-  
бигый диалогдогу азил тамашалар, чалынта су-  
роолуу азил тамашалар, табышмактуу азил тама-  
шалар. Азил тамашалардын көпчүлүгү эки, төрт  
саптан турат, шыдыр айтывлган декламацияга ок-  
шош.

Сөз оюну түрүндөгү айтый сөздөрдүн дагы би-  
ри – жаңылмачтар. Ал жаңылбай айтууну кыйын-  
дата турган тыбыш айкаштарынан, же тез кайта-  
лап айтканда алмашып кетчү окшош сөздөрдөн ку-  
рулат, тил жатыктырат, оюн-тамаша, көнүл ачуу

милдетин аткарат. Ал эми табышмактар болсо образдуу ой жүгүртүүгө негизделген. *Табышмактар* ар кандай нерселерди, түркүн түшүнүктөр менен кубулуштарды каймана мааниде сыпаттап, анын жандырмагын талап кылат. Суроо-жооп, ангеме түрүндөгү узун табыштар, табышмак маселелер, айтыш табышмактар бар. Табышмактар фольклордун башка жанрларына, ал гана эмес комуз күллөрүнө чейин аралашып, сиңип кеткен. Ошентип, оюн айтымдарынын дээрлик бардыгы турмуштук практикалык мүнөзгө ээ, ошол эле учурда алардын эстетикалык баалуулугун да жокко чыгарууга болбойт.

Балдар фольклорундагы *оюндан тышкаркы* айтымдар төмөнкүдөй жанрдык түрлөргө бөлүнөт: мазактама (шылдын) айтымдар, суроо-жооп айтымдары, чу-бама айтымдар, кайрылуу айтымдары, калптар. Оюн-күлкү, тамашага жакын бала табияты шылдын-тамашаларды айтууга шыкак берет. Алар бирине-бири ат кооп, кемчил жактарын, орунсуз кылых жоруктарын чукулап сүйлөп, чычалаттууга аракет жасайт. Суроо-жооп айтымдары чакан диалог ангеме сыйктаңып кетет. Балдар өздөрү менен эле эмес, жаратылыш, жан-жаныбарлар менен да адамча сүйлөшөт, алар менен кызыктуу, тамашалуу диалог курат. Ал эми чубама айтымдардын негизги белгиси – кайсы бир көрүнүштү кайталап уланта берген чакан сюжет. Окуялары кыялдан жаралып, аллегориялык мүнөзгө ээ. Жумшак юмор сезилип турат. Оозеки сөз өнөрүндө кенири тара-ган «Жүгүрүп, жүгүрүп жүн таптым», «Каак, каак, каргалар» сыйктуу әлдик айтымдар буга мисал. Оюндан тышкаркы айтымдардын дагы бир түрү – *калптар*. Мындай чыгармалар акылга сыйбаган, турмушта таптакыр болбой турган көрүнүштөрдү чындык катары юмордук планда сүрөттөп, күлкү жаратат. Кара сөз менен айтылат, кээде ыр формасында болот. Кара сөз менен айтылган калптар

(«Кырк ооз калп») эпикалык чыгармаларга жакын-дап кетет.

Оозеки сөз өнөрүнүн орчундуу бөлүгү әлдик ырлардан турат. Мындай чыгармалар адамдын жан дүйнөсүн, эмоцияга толгон ички сезимин козгойт, белгилүү бир ыргак менен уйкаштыктын негизинде жарапат, үн кошуп, обон менен аткарылат. Элдик ырларды жанрдык түрлөргө ажыратуу өтө оор жана талаштуу маселелерден болуп келген. Анткени әл ыры адам өмүрүн, жашоо-тиричиликтин бар тарбын өз кучагына камтып, мазмуну, тематикасы абдан кенири, түркүн формага ээ жана да ар кандай кырдаалда аткарылат.

Кыргыз әл ырлары төмөнкүдөй жанрдык түрлөргө бөлүнөт: *эмгек ырлары, каада-салт ырлары, сүйүү ырлары, арман ырлары, акыл-насаат, терме ырлары, айтыш ырлары, мактоо-кордоо ырлары, балдар ырлары, оюн ырлары, өлөң, күү ырлары, тарыхый ырлар, дин ырлары*. Аталган жанрлардын айрымдары ич ара тарамдалып бир канча түргө ажырап кетет. Ар бир жанрдын жанрдык табиятына, мазмунуна, аткаруу шартына жараша өзгөчө обондору, аткаруу манерасы болот.

*Эмгек ырлары* түздөн-түз эмгек процессинин учурунда аткарылып, эмгек түйшүгүн женилдетүүнү, ой-тилекти оорундатууну максат кылат. Эл оозунда мал чарбачылыгына, дыйканчылыкка, кол өнөрчүлүгүнө байланыштуу эмгек ырларынан сакталып калган. Эмгектин түрүнө, мүнөзүнө ылайык ыргак, өзгөчө обон менен ырдалат. Ал эми *каада-салт ырлары* болсо әлдик адат-салт, жөрөлгөлөрдү орундаатуу, ишке ашыруу учурунда атайылап аткарылган. Каада-салт ырларын «той ырлары» жана «мун-зар» ырлары деп бөлүштүрсө болот. Той ырларына үйлөнүү үлпөтүнө байланышкан «Той баштар», кыз оюнундагы ырлар, көрүшүү, коштошуу, «Жар-жар» ырлары кирсе, мун-зар ырларына мар-

кумду узатууга байланышкан керээз, угузуу, кошок, көнүл жубатуу ырлары кирет. Булардын ичинен кошоктор азыркыга чейин активдүү жашап келаткан, мазмуну терең байыркы жанр катары өзгөчө орунда турат. Орозо айында ырдалып келаткан «Жарамазан» ыры да каада-салт ырларынын катарына кирет.

Эмгек жана каада-салт ырларынан айырмаланып, сүйүү ырлары адамдын ички жан-дүйнөсүн козгогон ашыктык сезиминен жаралып, эл оозунда «секетбай», «күйгөн» аталып келсе, арман ырларында, мунун тескеринче, адамды азапка салган ички кайғы-муну, күйүтү баяндалат.

Элдик ырлардын арасында адам баласындагы жаман-жакшы, он тетири сапаттарды санап-терип, үлгү боло тургандай акыл-насаат айткан санат-насыят, терме ырлары («кара ыр» деп да аталган), төкмөлүк өнөрдү, акындардын талант-күчүн сынай турган айтыш ырлары, өткөн доордогу элдин жашоо шартына, таптык-социалдык ал-абалына байланыштуу адамдардын өз ара түшүнүк, мамилелеринен улам келип чыккан мактоо-кордоо ырлары, бала дүйнөсүнө ылайыкталып, бала үчүн ырдалган, же балдар өздөрү чыгарып, өздөрү ырдалган ыр түрмөктөрдү, балдар ырлары бар.

Элдик ырлардын дагы бири – өлөң. Он бир муундан куралып, өзүнчө айырмаланып турган обону бар. Өлөң салттуу ыр саптары менен башталып, жеке, же коллективдүү түрдө аткарылат. Памир-Алай кыргыздарынын арасында кенири тараган.

Адамдардын диний ишенимдери менен байыртан келаткан баёо түшүнүктөрүнөн жаралган дин ырларын, эл башынан өткөргөн орчуундуу тарыхый окуялар менен тарыхый аламдарды, алардын иш-аракетин чагылдырган тарыхый ырларды, комуз, кыяк сияктуу музыкалык аспаптарда ойнолгон айтым күүлөр менен кошо ырдалган күү ырларын

элдик ырлардын курамындагы өз алдынча жанрлар деп эсептесе болот.

Мындан сырткары учурашуу, коштошуу, узатуу, арноо, жар чакыруу ырлары да эл ичинде ырдалып келген өз бетинче жанрлар катары айтылып жүрөт. Буларды элге кенири тарап, варианттарга ээ болгон, коллективдүү фольклордук чыгарма катары таануу үчүн дагы да, теренирээк иликтөөнү талап кылат.

Жогоруда белгилүү болгондой кыргыз элиниң оозеки сөз өнөрүндө элдик ырлар өтө арбын, жанрдык түрлөргө да бай, бирок канткен менен да эпикалык чыгармалар, башкacha айтканда, элдик баян басымдуулук кылары айтылып жүрөт. Анан да ар түркүн жанрдагы оозеки чыгармалар өз ара карым-катышта, биринен әкинчисине өтүп жашап келген, башкacha айтканда, кайсы бир чыгармалар ыр түрүндө, болбосо бир эле учурда уламыш, жөө жомок, санжыра, ал турсун эпос түрүндө да айтылат. Бул фольклорго мүнөздүү мыйзамченемдүү көрүнүш.

Эпикалык чыгармалар, болбосо элдик аңгеме баяндар кара сөз түрүндө жана ыр формасында болот. Эл арасында кенири белгилүү болгон мифтер, легендалар, уламыштар, жөө жомоктор, тамсилдер, санжыралар, чечен сөздөр, аныз-аңгемелер негизинен кара сөз түрүндө айтылып келсе, эпостор менен поэмалар, жалаң ыр менен же ыр аралаш кара сөз менен айтылган. Ал эми элдик прозанын өзү жөө жомок жана жөө жомок эмес проза болуп бөлүнөт.

Кара сөз түрүндөгү оозеки чыгармалардын эң кенири тараган түрү – жөө жомок. Жөө жомок жанры чындыкка коошпогон, ойдон чыгарылган, сюжети кызыктуу, кыялый нерселерге таянат. Анын чындык экенине ишенүү мүмкүн эмес. Элдик прозанын калган бардык жанрлары жөө жомоктон айырмаланып, окуяны болгон чындык катары түшүндү-

рүүгө аракет кылат. Эл оозунда «жомок» жана «жөө жомок» деген эки түшүнүк болгон. Бириччиси, «Манас», «Эр Төштүк», «Курманбек» өндүү ыр түрүндөгү көлөмдүү эпосторго карата колдонулса, экинчиси, көбүнчө кара сөз менен айтылган, көлөмү чакан фантазиялуу чыгармаларга тиешелүү.

Фантазия, кыялдан жаратуу – жөө жомоктун мүнөздүү белгиси. Аңсыз жөө жомок болбайт. Жөө жомоктордо элдик көз караш, элдин чындыкка карата мамилеси, учкул кыялы, ой-тилектери, эстетикалык идеялары ачык көрүнөт. Андагы эл тилегин алыш жүргөн башкы каарман акыры женишке жетет. Жөө жомоктор маани-мазмунуна жараша бир нече түргө бөлүнөт: кереметүү жөө жомоктор, айбанаттар жөнүндөгү жөө жомоктор, турмуштук жөө жомоктор. Мындай бөлүштүрүү бир кыйла шарттуу десе болот.

Адамдар сыйкырдуу айбанаттардын, өзгөчө касиет-күчкө ээ болгон буюм-теримдердин жардамы менен эңсеген оюна, тилеген тилегине, жыргал турмушка жетүүнү самаган. Ошондон улам, кереметүү жөө жомоктор адаттан тыш касиеттерге ээ шумдуктуу, сыйкырдуу каармандардын иш-аракети, кыялдан жарагланган окуялар жөнүндө баяндайт. Ал эми айбанаттар жөнүндөгү жөө жомоктор ошол жөө жомокко катышкан каармандары боюнча айырмаланат. Айбанаттар деле адам сыйктуу жашоо, сүйлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон өзүнчө сыйрдуу, сыйкырдуу жандык деп түшүнүп, алардын ар биригин жүрүм-турум, мүнөзүнө ылайык реалдуу образдарын жаратышкан. Кийинчэрээк айбанаттардын ортосундагы мамилелер, алардын кылых-жоругу, мүнөз жаратуунун, сүрөттөөнүн аллегориялык ыкмасына айланган. Турмуштук жөө жомоктордо болсо кыялдан жарагланган фантазиялуу, сыйкырдуу нерселер жок, анда кадимкидей эле жашоо-тиричилик окуялары, кадыресе турмуштук көрүнүштөр сүрөттөлөт.

Каармандары деле койчу-уйчу, же акылман дыйкан, амалдуу таз, айлакер аял сыйактуу турмуштагы карапайым адамдар. Алар акылдын, айла-амалдын жардамы менен душмандарын женип, тилеги-не жетет. Турмуштук жөө жомоктордун айрымдары анекдоттук, сатирик мүнөзгө ээ.

Кыргыз фольклорунда адамдардын кулк-мүнөзүн, кылыш-жорук, иш-аракеттерин каймана түрдө сатирик жалпылоо аркылуу баяндап, акыл-насаат айтуу мүнөзүнө ээ болгон чаканыраак чыгармалар бар. Андай чыгармалар «тамсил» деп аталып, кара сөз менен да, ыр түрүндө да айтылган. Адамдар жан-жаныбарлардын чыныгы жашоосун, жорук-жосундарын, касиеттерин жакшылап үйрөнгөндөн кийин алар жөнүндө ангеме-жомокторду жаратат. Ошол айбанаттардын образы бара-бара аллегориялык каймана мааниге ээ болуп, адамдарга карата айтыла баштайт. Кыргыз әлиниң тамсилдеринде түлкү, аюу, жолборс, арстан, карышкыр, төө, эшек, торпок, уй, улак, мышык, чычкан, ит, бүркүт, үкү, каркыра, бөдөнө, өндүү жан-жаныбарлар менен канаттуулардын символикалык образы аркылуу адам турмушу сүрөттөлөт да, адамдарга акыл-насаат айтып, жүрүм-турум эрежелерин үйрөткөн дидактикалык чыгармага айланат. Негизинен элдик тамсилдердин туруктуу аллегориялык кейипкерлери бар: түлкү-митаам, кой-жоош, момун, эшек-анкоо, карышкыр – күчтүү, талоончул, коён – коркок ж.б. Бул жалпы эле дүйнө фольклоруна мүнөздүү көрүнүш.

Жогорудагы жөө жомоктордон айырмаланып, чындык сымал айтылган чыгармалардын катарына *мифтер* кирет. Мындай чыгармалар дүйнөнүн жаралышы, жердеги жашоонун, жаратылыш кубулуштарынын, жан-жаныбарлардын пайда болушу, алардын ээлери, колдоочулары жөнүндө абалкы адамдардын акыл-туюмунда турган түшүнүктөр

менен ишенимдерди фантастикалык образдар аркылуу баяндап берет. Демек, адамзат коомунун алгачы баскычтарында кыялдан жааралып, жашап келаткан фантазиялуу чыгармаларды миф десе болот. Миф кыргыз фольклорунда сейрек кездешсе да бар. Алар тематикалык мазмунуна карай асман телолору, жылдыздар жөнүндөгү космогониялык мифтер, жан-жаныбарлардын чыккан теги, пайда болушу жөнүндөгү этиологиялык мифтер, жандуужансыз дүйнөнүн колдоочулары, ээлери жөнүндөгү тотемдик-культтук мифтер жана әлдердин, уруу, уруктардын пайда болушу жөнүндөгү этнологиялык мифтер деп бөлүнөт.

Чындык өндүү кабыл алышып, фантастикалык, апыртмалуу окуяларды баяндаган кара сөз түрүндөгү фольклордук чыгармалардын дагы бири илимде «легенда» термини менен аталат. Миф менен легенданын ортосунда мазмундук-тематикалык жактан жакындыктар, жалпылыктар бар, кәэде алардын жанрдык чегин ажыраттуу кыйын. Легенда кандайдыр бир реалдуу турмуштук окуя-көрүнүштөрдүн негизинде жааралат да, мифке салыштырмалуу эл ичинде көбүрөөк айтылып, көлөмү чакан, окуясы кызыктuu, тематикага бай келет. Адамзат коомунун кийинки учурлары, кадимки эле турмушта боло турган нерселер, реалдуу окуялар фантазиялуу сүрөттөлөт. Тематикасына карай: космогониялык, топонимикалык, диний, тарыхый, баатырдык, генеологиялык, турмуштук легендаларга бөлүнөт.

Кара сөз түрүндөгү өз алдынча жанрлардын дагы бири – *уламыш*. Уламыш легендага өтө жакын, бирок ал легендадан айырмаланып, тарыхый инсандар, алардын иш-аракеттери, тарыхый окуялар менен турмуштук көрүнүштөр тууралуу, жер-суу аттарынын келип чыгышы жөнүндө чындыкка жакыныраак баяндайт. Демек, уламыш дегенибиз тарыхый негизи бар окуялар жөнүндө эл оозунда ай-

тылган имиш-имиш сөздөр, ангеме-баяндар. Уламыш өткөнгө кайрылып тигил же бул окуянын, көрүнүштүн себебин түшүндүрөт. Ошондуктан анын негизги функциясы таанып билүүчүлүк, маалымат берүү болгондуктан, көркөм эстетикалык милдети экинчи планга чыгат. Тематикасына карай тарыхый жана топонимикалык уламыштарга ажырайт.

Кыргыз фольклору кадимки эле оозеки ангемелдерден да куру әмес. Анткени ар бир адам бирөөдөн укканын, көргөн-билгенин, же өз башынан өткөргөндөрүн башкаларга баянdap, айтып берүү мүмкүнчүлүгүнө әэ. Ошентип, оозеки сөз өнөрүндө ангеме жанры жараплат. Демек, *оозеки аңгеме* – кандайдыр бир окуя же көрүнүш жөнүндө айтылган оозеки баян. Алардын айрымдары адамдардын дүйнө таанымына жарапша аң-сезимине орноп калган албарсты, жез түмшүк, жез тырмак, шиш аяк, чанырык, дөө, пери, жин, шайтан, азгырык, кызыр, чилтен, арбак, пир, ээси, колдоочусу өндүү мифологиялык-фантастикалык образдардын, диний ишеним түшүнүктөрдүн негизинде жарапласа, башкалары кадимки эле турмушта боло жүргөн ар түркүн окуялар менен көрүнүштөрдү баянdap берет.

Кара сөз түрүндөгү эпикалык чыгармалардын арасында өз алдынча жанр катары калыптанып бүткөн *чечен сөздөр* бар. Түзүлгөн кырдаалга карата дароо чукугандай жүйөлүү сөз таап айтылгандыгы, маанисинин терендиги, курчтугу, таамайлыгы менен айырмаланат. Чечен сөз тубаса шык-талантыбар, акылга канык, көрөгөч, сөзгө чебер чечен адамдар тарабынан жараплан. Алардын айткандары муундан-муунга, ооздон-оозго өтүп, эл ичинде сакталып калган. Чечен сөздөр көбүн эсे суроо-жооп, стабышмак иретинде айтылып, чечендер бири-бириңженүүнү, сөзгө жыгууну максат кылат. Макалдатып, уйкаштырып, меселдете жорго сөзгө салып сүйлөө чечендик өнөрдүн негизги бетөнчөлүгү десе

болот. Чечендер чеберчилигине карата акыл чечен, көрөгөч чечен, кургач чечен дегендей бири-биринен айырмаланат. Чечендик өнөр әл тарыхы менен тамырлашып, байыртан келаткан өнөр. Эл оозунда айтылып келаткан чечен сөздөр өткөн доордогу Жээренче, Алдар Көсөө, Акыл Карабачтын, жакында эле жашап өткөн Тилекмат, Сарт, Мойт, Садыр, Кыдыр акелердин, Көкөтөй, Куйручук сыйактуу чечендердин ысмы менен байланышкан.

Тигил же бил элдин, уруу, уруктардын келип чыгышы, алардын теги, таралышы, тарыхы жөнүндө маалымат берген жанр – *санжыра*. Санжыра көбүнчө кара сөз менен кәэде ыр түрүндө да айтылат. Ар бир элдин, уруу-уруктардын өз санжырасы болгон, тарыхта өз орду бар белгилүү, кадырман адамдардын ата-теги сүрүштүрүлгөн. Санжыра тарых сымал айтылганы менен ал реалдуу чындык, тарых әмес. Анткени узак мезгилдер бою ооздон-оозго өтүп келаткан оозеки сөз өнөрүнүн табияты ошондой. Санжыра айрыкча жазма тарыхы жакшы сакталбай калган кыргыз элинде өтө мыкты өнүгүп, тарыхтын дал өзү боло албаса да тарых илимине, этнографияга жакындал турат.

Элдик баяндын (әпостун) дагы бир тарамы – ыр түрүндөгү эпикалык чыгармалар, же эпикалык поэзия. Бир эле эпикалык чыгарма кара сөз менен да, ыр түрүндө да айтылышы мүмкүн, бирок мынданай учурда анын баштапкы, түпкүлүктүү көркөм-эстетикалык формасы, жанрдык табияты өзгөрөт. Кандай жанрда болсо да ыр түрүндөгү оозеки чыгармалар белгилүү бир обон менен аткарылат. Демек, эпикалык поэзияда деле обон, үн кайрыктары, аткаруу манерасы ошол чыгарманын жалпы поэтикасына түздөн-түз тиешелүү нерсе.

Эпикалык поэзиянын кенири тараган түрү – *эпос*. Кыргыз элинин басып өткөн тарыхый турмуш жолу, жашоо-тиричилик өзгөчөлүгү әпостун (жомок-

тун) мыкты өнүгүшүнө шарт түзгөн. Анткени, эл тарыхтагы урунтуу окуяларды, өз башынан өткөр-гөндөрүн, уккан-билгенин, дегеле өздөрүнүн максат-тилегин, учкул кыялын, кыскасы, бүтүндөй ички жан дүйнөсүн ыр формасында көркөм баяндап, көлөмдүү чыгармаларды жараткан, аны муундан-муунга өткөрүп, кылымдар бою оозеки сактаган. Адабият таануу илиминде «эпос» деп аталып жүргөн ыр түрүндөгү мындай көлөмдүү, мазмуну терең, тематикага бай чыгармалар эл оозунда «жомок» деп айтылган. Ошол ыр формасындағы әлдик жомоктор (эпостор) жаралуу мезгилине, мазмуну менен тематикасына карай үчкө бөлүнөт: архаика-мифологиялық эпос, баатырдық эпос жана социалдык-турмуштук эпос. Кыргыз фольклористикасында «улуу» жана «кенже» эпос деген түшүнүктөр да бар. Бул зор көлөмдөгү «Манас» эпосун калган башка эпостордан айырмалоо максатында колдонулган. Архаика-мифологиялық эпостор мифтик каармандар катышкан, фантазиялуу, ойдон чыгарылган окуялардын негизинде жаралса, баатырдық эпостор кайсы бир доордогу ички-сырткы душмандарга каршы күрөшкөн эпикалық баатырлардын баатырдық иш-аракеттерин баяндайт. Ал эми социалдык-турмуштук эпостордо әлдин жайынча жашоотиричилигине, социалдык-экономикалық ал-абалына, үрп-адат, каада-салтына, өз ара мамилелерине байланышкан ар түркүн турмуштук окуялар сүрөттөлөт. Алардын айрымдарында баатырдық көрүнүштөр да орун алган.

Ыр түрүндөгү эпикалық чыгармалардын ичинде тематикасы, мазмуну боюнча социалдык-турмуштук эпосторго жакын турган лиро-эпикалык поэмалар бар. Кыргыз фольклористикасында «әлдик поэмалар», же «дастандар» деп да аталып жүрөт. Мындай чыгармалар фольклордук сюжеттердин, реалдуу тарыхый окуялардын негизинде, же баш-

ка бир текстеш әлдердеги поэмалардын таасиринде жарапат да, окуялары эпостогудай масштабдуу, кенири планда сүрөттөлбөстөн, көлөмү чакан келет. Эпикалык окуяларга, каармандарга карата лирикалык мамиле жасалат.

Ошентип, кыргыз элинин оозеки сөз өнөрү, тагыраак айтканда, анын жанрдык курамы жөнүндө учкай сөз болду . Ал эми бул маселени ар бир жанрга байланыштыра терендеп изилдөө алдыда турган иш.





## II Бөлүм

### ЭЛДИК АЙТЫМДАР

#### 2.1. Дуба-дарым, ырым-жырым айтымдары

Кыргыз элинин кылымдарды карыткан элдик оозеки чыгармаларында адамдардын эң байыркы анимисттик түшүнүктөрү менен ишенимдерине байланышкан чыгармалар жашап келди. Алардын бири – ырым-жырымдар менен дуба-дарымдар. Дүйнө элдерине кенири тараган байыркы жанрлардан. Ата-бабалардын сөз күчүнө, аны коштогон кыймыл аракетке болгон бекем жана терен ишениминен улам өз алдынча жанр катары калыптанып, өнүгүп келген. Ырым-жырым, дуба-дарым сөздөрүн К.Мифтаков «увак ыр», «майда-чүйдөлөр», «эски адат сөздөрү» деп атаса, кийинки окумуштуулардын басымдуу көпчүлүгү (К.Рахматуллин, М.И.Богданова, З.Бектенов менен Т.Байжиев, С.Закиров, Т.Танасев) лирикалык жанрга, анын ичинде «каада-салт ырларына» (М.Мамыров), же салт ырларына» (С.Мусаев) кошот.

Оозеки сөз өнөрүн элдин күнүмдүк жашоо-турмушунан бөлүп кароого болбойт, асыресе, элдин үрпадат, салт-санаасы менен байланышкан чыгармалар аны менен ажырагыс байланышта. Ырымдар менен дарымдар кайсы заман, кайсы доордо жаралган болсо, ошол замандын, доордун сөзүн сүйлөйт, коом турмушундагы, адам өмүрүндөгү тигил

же бул тиричилик жагдайын, ишенимин, тилек-каалоосун билдирет. Доордун, адамзат коомунун өнүгүшүнө карай, анын талаптарына ылайык өсүп-өнүгүп отурат. Мындай чыгармалар өзүнүн пайда болуп, өнүгүү жолунда далай доорду арытып, өзүнө ылайык мазмун, көркөм касиет топтолп, улам кийинки мезгилге өтүп келди. Миндеген жылдар бою элдик салтка, үрп-адатына кызмат кылышп, алардын кайы-кубанычын, дүйнөгө болгон көз карашын, ишеним-ынанымын, тилек-каалоосун, жашодогу ар кыл көрүнүштөрдү өз боюна синирип отурду. Ошондуктан мындай чыгармалардын тарыхый тамыры, жаралуу, пайда болуу себептери бар.

Ырым-жырым, дарым сөздөрүнүн мазмуну менен формасы ошол элдин жашоо образына, тиричилигинин мүнөзүнө жараша болот. Кыргыздар өзүнүн күнүмдүк жашоо-тиричилигинде, мал чарбасы менен дыйканчылыкка байланышкан карапайым эмгегинде, жаратылыш күчтөрүнө сыйынып, аларга көз каранды болду, каалаган тилек-максатын ишке ашырып, мал башын көбөйтүп, мол түшүм алышп үй-булөнүн жыргалчылыгын камсыз кылуу үчүн алар дуба-дарым, ырым-жырым сөздөрүн колдонуп, анын күчүнө, касиетине бекем ишениши. Ошентип алар Айга, Күнгө, Отко, Сууга дагы башка жаратылыш кубулуштарына табынышты, бул болсо элдик ишенимдердин негизинде жараган үрпадат, ырым-жырымдарда көрүнүп, аларды коштогон ырлар менен сөз айтЫмдарында сакталды. «Мифологиялык көз караш тигил же бул каада-салтты аткарууга милдеттендирди. Ошентип миф менен каада-салт биригип келип, поэтикалык чыгармачылыктын өзгөчө түрү болгон каада-салт поэзиясынын өнүгүшүнө негиз болду» – деп жазат Т.У. Эргис. [95.152].

Кылымдар бою калыптанган ишеничтерден улам эл турмушуна синип бүткөн үрп-адат, жөрөлгөлөр

жашоо-тиричиликтин бүтүндөй тармагында учурдай. Инсан, адам баласы жарыкчылыкка келгенден өз өмүрү өткөнгө чейин бардык иш-аракеттеринде каада-салтты жетекчиликке алыш жүрүп отурут. Бул жөнүндө революцияга чейинки жарык көргөн эмгектердин бириндеги мындай деп айтылат: «Көчмөн кыргыздын үйүндө наристе төрөлөбү, үйлөнүү тоюн өткөрүп же өлгөн адамды коёбу, алыш жолго камданып же андан кайтып келеби, мейман күтөбү, алмаштыруу, соода-сатык иштерин жүргүзөбү, айтор ал сөзсүз түрдө каада-салт, үрп-адат менен эсептешпей коё албайт». [12.108]. Ошентип, элдин жашоо тиричилиги,, күнүмдүк жүрүм-турум эрежелери менен бирге эле түрдүү кырдаалдарда аткарыла турган толгон-токой салт-заныт, ырым-жырымдар менен коштолду. Мына ушунун баарында элдик айтымдар аралашып, ошол үрп-адаттар менен бирге колдонулду.

Жаратылыш ээлерине, тенирге табынып-сыйынуу адам баласынын тәэ байыркы доорлорунда жаралып, далай урпактын акыл-сезимине сиңип келген эски салттардын бири. Ал табият кубулуштарынан, анын ар кандай түшүнүксүз сырларынан, адамдын акыл ою жетпеген күч-кубатынан коркуп-үркүүдөн, ага айласыз сыйынып, жалынып-жалбаруудан улам келип чыккан. Табият сырын түшүнүүгө қудуретсиз, акыл-ойдун төмөнкү баскычында турган алгачкы адамдар күн күркүрөп, чагылган жарк этсе, болбосо катуу бороон согуп, нөшөр төксө, суу ташкындал сел жүрсө мунун баарын төң жаратылыш ээси, тенир же кандайдыр сырткы күчтүн қудурети деп билишкен. Өздөрүнө коркунуч туудурган жаратылыштын купуя сырларын түшүнө албай мунун баарын кудай-тенирге ыйгарган. Ааламдагы акыл-ой жетпеген чексиз кубулуштарды, жандуу менен жансыз жаратылыштын ортосундагы жашырын сырларды, өлүм менен өмүрдү бүтүндөй

бир кудуреттүү күчтүн-аракети менен болуп жатат деп эсептеп, кудай-тенирге сыйынып Айга, Күнгө, отко-сууга, тоо-ташка табынган.

Ар бир элдин жашоо-шарт ынгайына, тиричилик өткөрүү шартына, кесипчилигине ылайык алардын табынып-сыйынуусу да түрдүүчө болот. Алсак, байыркы гректер ар бир нерсенин, кубулуштун өзүнүн кудайы болот деп ишенишкен. Өз өмүрүн бүтүндөй малчылык менен өткөрүп келаткан кыргыз, казак сыяктуу элдер болсо төрт түлүктүн ар биригин өзүнүн ээси болоруна ынанган. Ал эми анчылык менен жан сактаган алтайлыктар ар бир тоонун өз ээси бар деп түшүнгөн. Ошондуктан алар анга чыгарда тоо ээсин чочутуп, иренжитип албоого аракет кылган. Алтайлыктардын түшүнүгү боюнча ыр ырдал, жомок айткан, бий бийлеген аңчыларды тоонун ээси жакшы көргөн, алардын ыр ангемелерин тыңшаган. Мына ушундай учурларды пайдаланып, аңчылар багуусуз, кароосуз калган кайберендерди атып ала берген. Кәэде айтылган ангеме-жомок менен ырдалган ырларга ыраазычылык билдирген тоо ээси аңчыларга деген олжону өздөрү деле жеткирип берген. Буга жакын түшүнүк аңчылык менен алек болгон кыргыздарда да орун алган. Анга чыгар алдында «жер айтып коёт» деп бара турган жер, ал жердеги кайберен жөнүндө сөз кылган эмес. Табият күчүнө сыйынуу славян элдеринде да бар. Алсак, орус, украин, белорус элдеринде кышкы аязды тириү адам катары түшүнүп, ага таазим этип сыйынышкан. Үй-бүлөгө ден-соолук, бакыт-таалай, ырыс-кешик тилеген Жаны жыл тосуу («Коляда») каадасы өткөндөн кийин үчүнчү күнү кечинде, күүгүм киргенден кийин үй ээси терезеге карап кышкы аязга кайрылып, өзүнүн каалоо-тилегин айткан.

Кыргыз элинде отко табынуу адаты сакталып келген. Ар кандай балээ-жалээден коргой турган,

оору-сыркоодон куткара турган касиети бар деп ишенип, отко табынышкан. Оттуу аттабоо, отко түкүрбөө, от жаккан очоктун ордун каастарлоо өндүү ырымдар күчтүү сакталган. Оттун күч-касиетине ишенген әл, каасташкан адамын же душманын каргаганда «отун ёчкүр», «күлүн көккө учкур» деп оттуу оозуна алган. Фольклорист Б.Уахатов отко табынуу монголдор сыйактуу эле казак әлинде да орун алганын, сүрөттөп жазып, бул биздин заманга чейинки VIII–III кылымдардын өзүндө эле кенири тарагандыгын кийинки табылган археологиялык материалдар ырастагандыгын айтат. [90.129].

Көп түрдүү кудайга сыйынуу учурунда калган байыркы түшүнүктөрдүн, ишенимдердин дагы бири – булутка, шамалга сыйынуу. Кыргыз әлинде булут менен шамалга табынуу, жалынып-жалбаруу ачык-айкын сакталбаганы менен анын айрым белгилери турмуштук ырым-жырым, ынанымдарда орун алыш келгени байкалат. Алсак, «жайы» («күн жайллоо») айттымында кургакчылыкта күн жаадыруу үчүн булутка жалбарып, тилек тилеп, аны өзгөчө бир жалгоочу, жаратуучу күч иретинде кабыл алган. Оозеки адабият дин чыкканга чейин эле пайда болгон өнөр деп түшүндүргөн окумуштуулардын пикирин кубаттап, казак фольклористи Б.Уахатов: «табият кубулуштарына жалынып, жалбаруу доорунда пайда болгон ар түрдүү эски ынанымишенимди, үрп-адатты дин менен байланыштыруунун эч бир негизи жок» – деп жазат. [90.133].

Ошентип, ырым-жырым, дуба-дарым сөздөрүнүн келип чыгышы байыркы кишилердин эң төмөнкү ан-сезими, жөпжөнөкөй ой жүгүртүүлөрү менен шартталышып, жаратылыш күчтөрү, ар кандай кырсыктар, оору-сыркоолор менен күрөшүүдө алсыз болгондугу, алардан куттулуунун же башкара билүүнүн жолун, ыктарын таба билбегендиги менен түшүндүрүлүүгө тийиш. Канткен менен да адам-

дар ошол табият күчтөрүнө, оору-сыркоолорго карама-каршы туруп, өздөрүнүн баёо түшүнүгүнө, дүйнө таанымына жараша каражаттарды таап, каршы коюуга умтулуп келген. Натыйжада өзгөчө бир сөз формулалары, болбосо айттымдар менен коштолгон өзгөчө ырым-жырымдар жаралып, алар Улам кийинки муунга өтүп отурду. Жин, шайтан, ажына, кучунаш, албарсты, пери, арбак, чилтен, мазар, пир, кызыр сыйяктуу нерселер жана алардын адам баласына келтире турган пайда-зыяны жөнүндөгү байыркы ишеним-түшүнүктөргө кыргыз эли өзүнүн өткөн турмушунда бекем ишенип келди, андай нерселерден сактануу үчүн ырым-жырым колдонуп, дуба-дарымдарды айтты, сөз күчү аркылуу табият кубулуштарына, ар кандай турмуштук көрүнүштөргө таасир этип, оору-сыркоо, кырсыктардан кутулмакчы болду. Ошентип, әлдик ишеним боюнча сыйкырлуу, магиялык касиет-күчкө ээ болгон айттым сөздөр менен чакан поэтикалык түрмөктөрдү дуба-дарым, ырым-жырым айттымдары деп атасак болот.

Кыргыз элинин жашоо-турмушу, тиричилиги, үрп-адаты, каадасы XIX кылымдын экинчи жарымынан тарта этнографиялык жактан изилденип келатса да, ошол каада-салтта колдонула турган айттым сөздөр менен поэтикалык түрмөктөргө анчалык деле көнүл бөлүнгөн эмес. Элибиздин эбактан келаткан ишенимдери менен жашоо-тиричилигине байланышкан ырым-жырымдарды, дарым сөздөрүн жазып алуу, изилдөө жумуштары канаттандыrbайт. 1920-жылдардын аягында Тоголок Молдо, Ыбырайым Абдрахманов, Каюм Мифтаков жана Кусейин Карасаев жазып калтырган саналуу материалдарды көнүлгө албаганда, әлдик оозеки чыгармачылыктын эң байыркы түрлөрүнө жата турган ырым-жырым сөздөрү, дарымдар өтө әле аз жыйналган. Дегеле үрп-адат фольклоруна, анын ичин-

де дуба-дарым, эм-дом сөздөрүнө, ар кандай ырымжырымдарга байланыштуу айтымдарга, алкыш, каргыш жана бата сөздөрүнө анчалык терен маани берилбеген сыйктанат. Ал эми чындыгында мындай чыгармалар эл турмушунда кечээ жакынкы мезгилдерге чейин эле активдүү колдонулуп, айтылып келген эле. Академик А.Эркебаев жазгандай кыргыз фольклорунун архаико-мифологиялык катмары кыргыз тегинин байыркылышын далилдей турган урунтуу жагдай болмок, бирок ушуга чейин эске алынбай, жакшылап изилденбей келди. «Тан калыштуусу – деп жазат автор – бул синкеттик формадагы туундулар (дуба-дарымдар, мифтер ж.б. – И.К.) ушул кезге чейин басылып чыккан эмес, негизинен философиялык, дин таануу жана этнографиялык изилдөөлөрдүн объектиси болуп келген, ал эми фольклористикалык аспектиден эч качан изилденген эмес». [96.15].

Кыргыз фольклорун жанрдык жактан классификациялоого арналган алгачкы әмгектердин айрымдарында, окуу китептеринде өз алдынча жанр, болбосо, каада-салт ырларына кирген чыгармалар катары саналып, учкай түшүнүк берилгени болбосо, ырым-жырым, дарым сөздөрү өз алдынча атаян иликтөөнүн объектиси болгон эмес. Ырас, кыргыз фольклорун классификациялоо боюнча иш жургүзүп, бул багытта кыргыз фольклористикасына зор салым кошкон адабиятчы-фольклорист М.И.Богдановынын әмгектеринде ырымдар, дарымдар жөнүндө кыскача илимий сыйпаттамалар берилип, өз алдынча жанр катары классификацияланган жана алар автордун пикири боюнча лирикалык түргө кирет. Ошол 1940-жылдардын ичинде жазылган М.И.Богдановынын әмгектеринен кийин оозеки чыгармачылыктын бул түрү жөнүндө кыйлагала чейин сөз болбой келип, 1973-жылы басылып чыккан «Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очеркин-

де» гана «ырым жана дарымдар» өз алдынча жанр катары каралат. Автор (Ж.Таштемиров) мындай чыгармалардын пайда болушу, өнүгүшү, негизги милдеттери, жанрдык өзгөчөлүгү жөнүндө сөз кылат. Акыркы жылдары бул багытта изилдөө иштери жандана баштады десе болот. Атайын изилдөөлөрдөн сырткары маалымат берүүчү адабияттар менен сөздүктөрдө да кыргыз элинин ырым-жырым, дарым сөздөрүнө түшүндүрмөлөр берилген.

Ырымдар менен дарымдардын тематикасы өтө кенири, айтылуу шарттары да ар башка. Эл ичинде оору-сыркоонун ар кандай түрлөрүнө, жылан же кара курт чакканда, түтөккөндө, болбосо жин ооруларына каршы айтыла турган дарымдар, адамдардын әмгек процессине, чарбачылыгына, тиричилик каада-салттарына, жаратылыш кубулуштарына карата колдонулган ырым-жырым сөздөрү бар. М.И. Богданова буларды беш топко бөлүп караган: 1. Малчылык ырымдары; 2. Дыйканчылык ырымдары; 3. Аңчылык ырымдары; 4. Дарымдар; 5. Тиричилик ырымдары. Автор аларды андан ары да ич ара топторго ажыратууга аракеттенген. [18.151]. Бул кыргыз фольклористикасындагы алгачкы саамалык болчу.

Дуба-дарым, ырым-жырым айтымдарына карата колдонулуп жүргөн «ыр» термини алардын жанрдык табиятына туура келе бербейт. Ырым-жырымдар менен дарымдар мейли мазмун, мейли форма, мейли функциясы жагынан болсун, кадимки ырлардан өзгөчөлүгү бар. Көркөм-эстетикалык жагына караганда практикалык милдети басымдуу, антикени, атайын эстетикалык максат коюлбайт.

**Дуба-дарым айтымдары.** Байыркы жамаатчылык түзүлүшкө тиешелүү дуба-дарым сөздөрү менен үрп-адаттын далайы бүгүнкү күндөргө чейин жетти. Өмүр бою дарым сөздөрүн айтып, әмчи-домчулук кылган, бул ишти атайын кесип кылган адам-

дар болду. Эл ичинде мындай адамдар әмчи-домчу, дарымчы, бакшы, бүбү деп аталды. Алар – сөз күчүнө, кыймыл-аракетке бекем ишенген, дарым сөздөрүн ыйык туткан адамдар.

Дуба-дарымдар кандайдыр бир турмуштук максатка жеткире турган каражат, курал катары кабыл алынган, болбосо, айланы-чөйрө менен жаралтылышка ойдогудай, каалагандай таасир әтер касиети бар нерсе катары ынанышкан. Ошондуктан ыргактуу айтылган мындай дарым сөздөрү каалоотилекти орундаатуу же талап коюу мазмунуна ээ, [5.32]. Дубанын күчү менен жабышкан дартты коркутуп-үркүтүп айдал чыкса болот деген ишенимден улам, бакшы-бүбүлөр өз чымындарын, жардамга келер жин-перилерин чакырып, ооруну ээн талаа, эрме чөлдөргө, баткактуу көлдөргө, же адам жүрбөгөн ээн талааларга сүрүп салмак болот. Дуба-дарым сөздөрүнүн негизги максаты мына ушунда.

Оорунун түрлөрүнө жарааша эл арасында учуктоо, өпкө чабуу, көчөт көчүрүү, көрүм көрүү, куучулук, мант байлоо, албын, күрдү, түкүрүү, көз үйлөө, арбоо, бадын, бадик, күлапшан сыйктуу дубадарымдар айтылат. Булардын айрымдары жөнүндө кыскача токтололу. Әмчи-домчулук, дарымчылык кесип менен байланышкан айтыйм сөздөрдүн бири – арбоо. Мындай айтыймдар адам баласы жаратылыштын ээси бар деп ишенген эзелки замандарда жаралды. Жаратылыштагы түрдүү күчтөрдөн, жамандыктардан куттара турган курал катары сөз күчүнө ишенишкен. Адам баласына жабыша турган ар кандай оору-сыркоо, кырсыктардан касиеттүү сөздөрдү айтып кутулуп, жылан, кара курт, бөйү өндүү жанжаныбарлардын уусун деле сөз күчү менен кайтарууга болот деп ынанган. Сөздүн сыйкырлуу күчүнө, касиетине абдан ишенген.

Тоо-таш, талаа-түздө көчүп-конуп жүргөн элдин өзгөчө коркуп, тынчы кеткени – бул уулуу жандыктар болгон. Капарсыз уктап жаткан адам, ай-

рыкча бешиктеги бала уулуу жандыктардан көп зиян тапкан. Ошондуктан жылан, кара курт, чаян, бөйү сыйактуу жандыктардан аябай коркуп, алардан сактанышкан. Мындай жаныбарлардын уусунан куткарып, өлүмдөн алып кала турган адамдар болгон. Алар касиеттүү сөз күчү менен уулуу жандыктардын кутун качырып, алар чаккан адам менен малдагы уунун күчүн кайтарган. Ошентип, арбоо сөздөрү негизинен уулуу жандыктар чакканда анын уусун таратуу учун айтылып, адамзат ан-сезиминин төмөнкү баскычында, өмүрдөгү ар кандай кокустуктар менен кыйынчылыктарды женилдетүү учун колдонулган.

Кыргыз элинде кандай жандык чакканыгына байланыштуу, башкача айтканда, уулуу жандыктын түрүнө ылайык арбоо дарымдары да бир канча түргө ажырайт. Кээде эмне чыкканына карай эмес, кандай жандыкты чакканына байланыштуу айтылыши мүмкүн. Айрыкча жылан менен кара курт чакканда айтыла турган дарымдар кенири тараган. Мисалы, жылан чакканда айтыла турган дарымдан үзүндү келтирили:

Сүрө-сүрө, сүрө чык,	Таятанда сөзүм бар.
Сүйлөшөйүн бери чык.	Айтышайын бери чык.
Чоң атанда доом бар,	Ажыдаар ак жылан,
Доолашайын бери чык.	Арбашайын бери чык.

Же, «жынды бажынды, дува жынды, кавса катирий, диле жани даккан, дуккан тили-тили, гара гүни, магараси, ями сиби, салакара гүни...» дегендей мааниси таптакыр эле түшүнүксүз дуба окулат. Элдик ишенимдерге караганда жыландар менен адам баласы эле арбашпай, кой менен торгой да арбашат имиш. Бирок бул дарым сөздөрү эмес, бири-бирине жеринен карама-каршы турган жандыктардын жекеме-жеке беттешүүсү сыйкташып кетет.

Казак элинде кара курт, жылан, чаяндын уусун кайтаруучу адамдардын (арбаушы) түпкү атасы, пири – Камбар болгон дешет. [90.152]. Мындай түшүнүк кыргыз элинде да болгондугун «Быжыбыжы, быжы чыкты, Быжы атасы Камбар чыкты» деген саптардан улам баамдоого болот. Арбоо бүтүндөй дүйнө әлдеринде орун алыш, өз алдынча айырмачылыктарга ээ. Мындай чыгармаларды, мисалы, тажиктерде көбүнчө балдар аткарат, славян әлдеринде жылдын төрт мезгилине карай айтылып, антропоморфтик образдар колдонулат.

Казак эл ырларын иликтөөчү Б.Уахатовдун пикирине караганда арбоо өлөндөрү төрт бөлүктөн турат: 1. Киришме; 2. Мактап, жалынып-жалбаруу; 3. Зекип коркутуу; 4. Уулуу жандыктардын аттарын атап, «чык» деп буйрук кылуу. [90.155]. Кыргыз элиндеги ууну таркатуу үчүн айтылган дарымдар да өзүнүн сырткы түзүлүшү, мазмуну, формасы жагынан казак элинин арбоо өлөндөрүнө жакын. Бирок мындай дарым сөздөрүндө жалынып-жалбаруу, өтүнүч сезилбейт. Тескерисинче, жылан менен кара куртту кармашка, арбашууга чакырат, коркутат, опузалайт, «чыгып кет» деп буйрук кылат. Тексттин бир вариантын мисалга тарталы:

Кара башыл кара курт,  
Кан алдына барган курт.  
Кандар туруп не деген  
Жаак, башын айыр деген.  
Катуу дуба сал деген.  
Кара бәэнин казысын  
Кактап жесем тойбосмун.  
Капыр курт сени койбосмун.  
Туу бәэнин этин  
Туурап жесем тойбаймун.  
Тумшугу жок кара курт  
Сени дуба менен койбосмун.

Турналуу көл баткак,  
Алабаталуу жер кургак.  
Кылыштын чети келди,  
Ак болоттун жыты келди.  
Кыбыладан тик келди.  
Менин атым Камбар чык!  
Камбар келет калбай чык!

Дарымчылардын айтканына караганда жылан же кара күрт чакканда, кызыл жүгүрүк жана шишик илдөттерине айтылган дарымдар жети мөртебе тынбай кайталанат эжен. Эгер жети жолу кайталанбаса оору кайра жанып, козголот имиш. Кәэде арбоо сөздөрүнүн акырында ууга каршы колдонула турган, шыпаа болчу, ар түрдүү дары чөптөрдүн, курал-жарактардын аты аталат. Демек, сөз күчү менен эле эмес, ууга каршы колдонула турган, дартка шыбаа дары чөптөр, курал-жарактар менен да коркутат.

Дарым ырларында азыркы учурда түшүнүксүз болуп калган, кулакка жат сөздөр арбын. Б.Уахатовдун жазганына караганда мындай сөздөр «бир кездерде түшүнүктүү болушу мүмкүн. Бирок, барабара, кылымдан кылымга өткөн сайын аны түшүнүрчү адамдар азайып, мурунку негизги маанисисен биротоло алыстап кетиши ыктымал. Болбосо, ошол эски атоолордун айрымдары дал ошол калыбында жүрүшу да мүмкүн». [90.157]. Автор буга байланыштуу «лек-лек» жылан менен жекеме-жеке кармаша турган айбанат экенин «Ат жылан, кат жылан, Ыс жылан, кара жылан!» дегенде жыландын түртүсү эмес, жыландын эсин чыгарып, коркутуу үчүн айтылган «атыл жылан, катып кал жылан, ысылда жылан, мына буга (лек-лекке) кара жылан» дегендей болушу да мүмкүн экендигин айтат. Болбосо арбоо тексттиндеги «Мары, мары, мары жылан!» дегендеги «мары» сөзү бүткүл Чыгыш

элдерине белгилүү жылан падышасы «Шах-Маран» болду бекен деген ой туулат дейт Б.Уахатов. Ошондой эле табышмактуу, түшүнүксүз сөздөрдү көбүрөөк айтып, жыш колдонсо бейй-чаян, жыландардын башын айлантып, эсин оодарып, тез өлтүрүүгө болот деген ишенимди да жокко чыгарбайт автор [90.158]. Ушуга жакын ойду белгилүү аалым К.Карасаев да айтат. Ал 1926-жылы ысык-көлдүк секценге барган дарымчы карыя Атайдан өзү жазып алган дарымды жарыялап: «Дарымдын кәэ бир сөздөрү эмне әкени ушу кезге чейин белгисиз. Булар курулай эле маанисиз тыбыш айкаштары эмес. Негизги айтылышы өзгөрүп, маанисиз тыбыш айкашына айланып калган түрү бар. Мисалы, дарымдын ичинде «Гунда, гунда курт» деген сүйлөмдөгү «гунда» фарсы тилинде – «кара курт». «Сен да мекир, мен да мекир» дейт. «Мекир» араб тилинде – «амалдуу». «Байладым мант» дейт. «Мант» фарсы тилинде – «баянд» болуп айтылат, «байлоо» деген мааниде. Кыскасы, бул дарымдын ичиндеги түшүнүксүз сөздөрдүн маанисин ачуу керек» [92] – деп жазган. Дарымчылар адатта же түшүнүксүз сөздөр менен же «булут мингендер», «жылан камчылангандар», «күндөй күркүрөгөндөр», «суудай шаркырагандар деген сыйктуу элестүү сөздөр менен дарымдаган. Ал эми дуба-дарым сөздөрү максатка жеткиреби, дарымчынын талабы аткарылабы? же К.Карасаев айткандай «... дарымда эмне касиет бар? Чын эле жылан чаккан жылкыны дарымчылар айыктырабы?» [92]. Мындай соболду даанышман аалым К.Карасаев да ачык калтырат.

Арбоо сөздөрү кыска болот. Бул түшүнүксүз, тили оор сөз түрмөктөрүн кайра-кайра кайталап, дем албай айтып турлуу үчүн ынгайлуу. 7–8 муундан турат. Маанисиз, түшүнүксүз сөздөргө келгенде муун саны кыскарып 4–5 муун болуп калат. Уйкаштык Уулуу жандыктын атын кайталоо, болбосо «чык»,

«келди» дегендей этиштиктөрдүү уйкаштыруу жолу менен жасалат.

Ошентип арбоо айттымдары байыркы бабаларыбыздын эмчилик, дарыгерлик көз карашынан, иш-аракетинен кабар берет, жаратылыш сырын таанып билүүгө умтулган алгачкы түркөй кадамы.

**Бадик.** Бул термин биринчиден, оорунун атын, экинчиден, бул ооруга байланышкан ырым-жырымды, учүнчүдөн, ошол ырым-жырым учурунда айттыла турган дуба-дарымды туюндурат. Мындай оору менен ооруган кишинин бүткөн бою, башы-көзү шишип, көзү көрүнбөй, өнү көгүлтүр тартат. Бадикти бакшылар же дарымчы-табыптар айтышкан. Кыз-келиндерге кызыл-тазыл кийиндирип, ооруган адамга тегерете отургузат да, бакшы же табып ооруган адамдын бет маңдайына отуруп бадикти айта баштайт. Тегерете отургандарга «кудай тилегинди берсин, айыгып кетер» дедиртип жар айттырып коёт. Бадиктин шарты боюнча үч маал айтылууга тийиш: эртен менен күн чыга электе, түштө жана кечинде күн батардын алдында. Ошентип, бадик – шишип ооруган адамдагы кара күчтөрдү, илдеттин «ээлерин» касиеттүү, сырдуу сөздөрдүн күчү менен көчүрүүгө болот деген ишенимден келип чыккан дарым түрлөрүнүн бири.

Арбоо, албын, бакшы көрүмү сыйктуу эле бадик да эмчи-домчулук кесипке байланыштуу келип чыккан. Бадиктин негизги максаты – оору адамдагы илдетти башка жакка көчүрүп, кеселден куткаруу. Элдик ишенимге караганда ар бир оорунун өз ээси болот, ал дайыма бир жерден экинчи жерге көчүп, жылып турган. Ошондуктан дарымдын жардамы менен аны сыркоо адамдын денесинен көчүрүп, башка жандуу-жансыз нерселерге каторуп куюга аракеттенген.

Көп кудайга, тенирге табынган байыркы доорлордо кайгы-касирет, оору-сыркоо, ажал адам сыйк-

туу жүрүп, аракет кылган нерсе катары ишеним болуп, мындай түшүнүктөн улам дүйнө әлдеринде буга байланышкан дуба-дарым сөздөрү арбын болгон. Бадик айтуу да түрк калкынын бардыгында кездешет. Алардын ичинде кыргыз, казак, кара-калпак, өзбек әлдеринин бадик тууралуу әлдик түшүнүгү, айткан дарымдары бири-бирине жакын.

Каракалпак бадигинен үзүндү келтирели:

Көшер болсан қөш бадик,	Мен айтайын:
Тауларга қөш.	Кара басын ойлаган,
Таудың артын жайлаган,	Хандарга қөш.
Жауларга қөш.	Көш, қөш! (35.28)
Одан жайлау таппасан,	

Бир караганда бадиктер бири-биринен эч айырмаланбагансып турганы менен ар бир әлдин жашоо-шартына, тарыхый жолуна ылайык өзгөчөлүктөрү бар. Бадик түбүндө эркек менен аялдын айтышы түрүндө жашаса керек деген изилдөөчүлөрдүн пикирине каршы болуп, фольклорист Б.Уахатов бадик абалкы учурда эле айтыш түрүндө әмес, кадимки туташ өлөн калыбында болгон, анда эч кандай айтыштын белгилери байкалбайт дейт. [90.161]. Кийинчөрәк бадик жаштардын көнүл көтөрүп, оюнзooк өткөрүшүнө шылтоо болгон. Бирин-бири жактырып калган эки жаштын жүз көрүшүп, сүйлөшө турган ынгайлуу учуру бадик кечеси болгон. Мында кыз менен жигит бадик айткан болуп отуруп, акырында бадиктин үлгүсүнө салып кадимки эле айтышка өткөн. [90.163]. Ошентип, казак әлинде бадиктин эки түрү бар: анын биринчиси – ооруну «көчүрүү» салтынан туулган байыркы доордон кеплаткан бадик, ал әми экинчиси – жаштардын баш кошуп, көнүл көтөрүүсүнөн жарагалган бадик, б.а., кыз менен жигиттин бадик үлгүсүндө айтышуу түрү.

Өзбек калкында бадик – салт боюнча кызамык жана чечек ооруларын дарылоодо аткарыла тур-

ган дуба-дарым жанры. [80.117]. Элдик ишеним боюнча бадикти кудай, периште сүйгөн пендeler гана айтууга акылуу болгон. Аларды «бадикхандар» деп айтышкан. Фольклорист Б.И.Саримсаков бадик ырым-жырымын өткөрүү тартиби Өзбекстандын аймагында бирдей традициялык мүнөзгө ээ эмес экендингин айтат. Автор бадикти өткөрүү убактысын, оорулууну кандай абалда кооп дарымдай тургандыгын, аткаруучулардын составын, тексттин поэтикалык өзгөчөлүгүн жана дарымдоо ыкмасын эсепке алуу менен бадикти уч түргө ажыратып карайт. Бул дарымдын кандайча аткарыла тургандыгын билүү учун анын бирөөнө гана токтололу.

*Биринчи түрү* боюнча бадик шаршемби, жума, ишемби күндөрү, күн батып баратканда аткарылган. Автордун пикирине караганда, бадикти жуманын белгилүү бир гана күндөрүндө айтуу (өткөрүү) түрк әлдеринде ислам дини менен байланышкан. Шаршембиде кудайдын амири менен өсүмдүктөр дүйнөсү менен сууга жан кирген, жума күнү жылдыздар жаралып, Мухаммед пайгамбар жарык дүнөгө келген, ишемби – дүйнө биротоло жаралган күн. Ырым-жырымга эки адам – оорулуу менен бадикхан катышкан, башка каалаган адамдар деле көрүп тура алышкан, бирок бадикти бадикхан гана айткан.

Оорулууну чалкасынан жаткырып, же батып бараткан күнгө каратып отургузуп коюшкан. Үстүнө ак материал жабышкан, анын үстүнөн койдун же уйдун терисин жүнүн ичине каратып жабышкан. Теринин үстүнө жолдордун айрылышынан алыйнап келген майдаланган күл же топурак себилген. Бадикхан жети тал чырпых менен акырындап оорулууну чаап дарымын баштайт. Кайсы бир жерлерде шаршембиде – кызыл, жумада – кара, ишембиде – ак материал менен жаап, оорулуунун жанына жети шам жаккан. Бадикхан жети тал чырпых-

тын урулган добушун туурап бадик айта баштаган. Бир нече күн мурун эле боорсок жасалган, аны бадик айткан учурда оорулуунун башынан үч жолу тегеретип туруп, жан-жаныбар жеп кетсин деп көчөгө ыргыткан. Экинчи күнү оорулуунун башынан куурулган данды үч ирет тегеретип, аны чымчык, канаттуулар терип жеп кетсин үчүн үйдүн үстүнө чачышкан. Бадикхан үч күнү мурда жети тал чырпыйты күнгө алып чыгып кургаткан. Бадик айтуунун экинчи жана үчүнчү түрүндө олуттуу айырмачылыктар бар. Экинчи түрү күндүз айтылган, анткени, бадикхандардын түшүндүргөнүнө караганда оорунун ээси менен кармашуу түнкүгө караганда күндүз алда канча женил болот имиш. Үчүнчү түрү коллективдүү мүнөзгө ээ, эки тарапка бөлүнгөн уландар менен кыздардын ортосунда айтылат, салттуулуктан кыйла четтеп кеткен. Муну казак, каракалпак фольклору да ырастайт.

Көрүнүп тургандай бадик дарымы ар түрдүү магиялык аракеттер менен коштолот. Аны аткаруу учурунда дарым сөздөр, кыймыл-аракет жана тиешелүү буюмдар колдонулуп, бардыгы тен сыйкырдуу касиет-күчкө ээ. Бадик айтымы дарымдын башка түрлөрүнөн айырмаланып, көлөмдүү келет жана он бир муундан курулат. Мындайча башталат:

Айт десениз айтайын,  
 Жакшы айтып, жаманды кийин таштап,  
 Жаппар эгем бадикти колго берсе,  
 Балбандарга беремин тойго түш деп.  
 Чечендерге беремин ойго түш деп.  
 Койчуларга беремин койго кош деп.  
 Айт дегенде айтайын, бадик баштап,  
 Жакшыга айтып, жаманды кийин таштап.  
 Жаппар эгем бадикти колго берсе,  
 Жылкычыга беремин тайга кош деп.  
 Сарбанчыга беремин төөгө кош деп.

[КФ, инв. № 1847, 3-б.]

**Бул саптар** бадиктін кириш бөлүмү сыйктанат, андан ары негизги бөлүм башталып, дарымчы ооруңу коркутуп-ұркүтүп, кармашка чыгат, иләэшкен дартты башка бир нерсеге көчүрмөк болот. Оору аркарға айланса адис мерген болуп, қыргоолго айланса, қыраан түлөк күш болуп, көгүчкөнгө айланса, боз туруттай күш болуп койбай турганын айтат. Бадикти алыскы «Кыйбаа деген шаардан орун таптырат», «болот капкан зынданғы салып, темир төшөп, үстүнө choюн жабат». Андан ары:

Куурай оту күл болуп өчкөндөй көч!  
Көчөруңе келгенде чаң салбай көч!  
Көчөр жайың билбесен мен айтайын  
Көсөө менен көчүккө түрткөндөй көч!  
Муздак сууну бетине бүрккөндөй көч!

Сулуу десен нойгуттун кызына көч!  
Суук десен Чатыр-Қөл музуна көч!  
Тунук десен Бешкөлдүн тузуна көч!  
Ысык десен Ындыстан кышына көч!  
Илгир десен мұнұшкөр күшүнде көч!

[КФ. инв. № 1847, 7-8-б.]

деп, қантіп, кайда көчөөр жагын көрсөтөт. Акыры, дарымдын үчүнчү, корутунду бөлүмүндө үйлүүжайлуу оорунун ээси дарымдын күчүнө турушту бере албай женилип, көчүп кетүүгө аргасыз болот:

Бадик качты турбастан үйүн чечип,  
Үрккөн бойдон жөнөдү мындан көчүп.  
... Бадик көчүп жоголду Майсарага,  
Майсаранын чөлүндө ай талаага.  
Сонун жайга жөнөдү бадик көчүп,  
Сооп болсун ооруган бечарага.  
Көч-көч бадик, көч бадик көчүрөйүн,  
Бадик болгон атынды өчүрөйүн.

[КФ. инв. № 1847, 9-10-б.]

Бадиктин ар бир строфасынын аягында «көч-көч бадик, көч бадик көчүрөйүн, бадик болгон атыңды өчүрөйүн» деген эки сап такай кайталанат. Бул бир жагынан поэзия жанрындагы рефренге окшоп кетет. Фольклорист Ж.Таштемировдун болжолуна Караганда: «Ушул эки жол ыр белгилүү мезгилде, мындайча айтканда, кеминде он беш сап ыр айтылгандан кийин улам кайталанууга тийиш, себеби оору кишиге дем салуу керек. Демек, дарымчы ооруга дем салуу менен бирге, бир тынымга өзү да дем алууга тийиш. Экинчиден, сөздү жыйынтыктап айтуу менен «ооруну айдал чыгам» деген ишеним бар». [51.60]. Бадик дарымынын аткарылышы жана ал жөнүндөгү әлдик түшүнүк негизинен ушундай. Әлдин дүйнө таануусун, көз карашын изилдеп билүүгө мааниси чон.

Ошентип, ар бир оорунун өзүнө тиешелүү, ага даба боло турган дарымы бар деп эбактан эл ишенип келди. Бийик тоолуу жерде дем алалбай түтөксө «албын» айтып, тишке курт түшүп ооруса «мант» байлап, аруу кирсе «киринелеп», коркуп, жүрөгү түшсө «апаптап», болбосо сасыктумоолоп турса баштан суу тегеретип:

Карангы түн менен кет,  
Кара суу менен кет.  
Күн күркүрөгөнгө кет,  
Түн түбүрөгөнгө кет.  
Ичейин дегенге көрүн,  
Жейин дегенге көрүн  
Көзү жаманга көрүн,  
Туфф, туфф, туфф!  
Балакет-салакети болсо ала кет –

деп учукташты, наристе сыркоолоп калса, колдоочусу Умай-энени оозго алыш, төмөнкүдөй эм-дом сөздөрүн айтып әмдешти:

Эмчилер өткөн,  
Эми бизге калган.  
Домчулар өткөн,  
Дому бизге калган,  
Менин колум әмес,

Умай-энени колу,  
Оруунду көтөрө алайт.  
Кара жер өзүн көтөр,  
Кайт! Кара жерге кайт!  
(4.41)

Ушул жерде, Тажикстандагы жерге-талдык кыргыздардан жазылган маалыматты сунуштай кетсек ашыкча болбос: «Адамга «сук» түшет, «кирине» (ич оорунун бир түрү) кирет дешкен. Эгерде адам талаада жүрүп ичи түйүлүп ооруса «дейди кирине» кирди дешкен. Илгери әмчилер топу же селдеге нан, туз түйүп алып, курсакты ары-бери өйдө-ылдый сүргүлөп: «бийик-бийик-бийикке бар, бийик отун оттогон кийикке бар, өлөн-өлөн өлөнгө бар, өлөн отун оттогон өгүзгө бар, бул гарыпта нимнен бар, ағыны катык сувга бар, аскасы әгиз зовго бар» деп киринелеп, анан нанды итке, тузду малга берип, топуну отко кагып, кийин үйдүн керегесине илип койгон...

Учук учуктоонун да «чий учук», «үч учук», «жети учук» деген түрлөрү болгон. Бала ыйлап жатпай койсо, сүттөн май ажырабай койсо, анда бешик менен идишли, бала менен сүттү адырашман, же арча менен «ысырыктаган», аластаган. «Түйнөк» менен ооруган малды бычак менен союмуш болуп, ооруну коркуткан. Алда ата-бабаларыбыздын кәэ бир жоругу ай! Оорунун жүрөгү түшүп калат деп ушул ырымды жасашты бекен?! Көзгө «ак салганда» (конок конгондо), тиш ооруганда «буруйлаттуу» күчтүү болуп келген (үйлөтүү жана түкүрүү). Буруйлатканда «кара каймак кувуйт-кувуйт, сары каймак кувуйт-кувуйт, жаным каймак кувуйт-кувуйт» деп әмдешкен» – деп жазат окумуштуу-филолог Ж.Мукамбаев. [65.118–119].

Кыргыз эли эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин мурда тыюу салынып, эстен чыгып бараткан әм-

дом, дуба-дарым сөздөрү кайрадан жанданып, совет мезгилинде толук жазылбай калгандары жаңыдан табылып, ал гана эмес жарыяланып, ага адистешкен бубу-бакшы, эмчи-домчулар, аларга ишеним арткан карапайым калк күн санап көбөйүп бараткандай.

Байыртан келаткан ишенимдер менен түркөй түшүнүктөрдөн улам пайда болгон дуба-дарым сөздөрүнүн бир түрү – бакшылар көрүмү. Элдин турмуш-тиричилигинен кенири кабар бере турган өзгөчөлүктөргө ээ. Эл түшүнүгү боюнча бардык оорулар менен илдеттердин ээси бар, алар көзге көрүнбөгөн жандуу нерселер. Бакшылар көрүмүнүн негизги максаты – мына ушундай дарттын дабасын таап, оорулуу адамды андан куткаруу, жабышкан жин-пери, албарсты менен күрөшүү. Кененирээк караганда бакшылар жалпы эле адам баласына жамандык жасоочу кас күчтөргө каршы күрөшүүчү, адамзатка келүүчү ар кандай кырсыктардан арылтуучу, оору-сыркоо, илдеттен айыктыруучу катары көрүнөт.

Бакшылык адамзат коомуунун эң жапайы, балалык доорунда жааралгандыгын айтышат. Жаратылыш кубулуштарынан коркуп жашаган эл үй-бүлө, мал-жанын аман асырап, оору-сыркоодон оолак болуу үчүн табиятка табынап, сөздүн, кыймыл-аралкеттин күч-кудуретине бекем ишенишкен. «Бакшылык жаратылыштагы ар кандай көрүнүштөргө жан бүтүрүп, аларды бүтүндөй өзүнө баш ийдируү тилегинен улам пайда болгон. Бакшылык үрп-адат алда бирөөлөрдүн өз жанынан ойлоп тапкан эрежеси эмес. Көп кыялы, көп тилеги. Бакшылыкты өмүрдүн, турмуштун өзү жараткан. Ал абал башта кандайдыр бир көнүл көтөрүү, болбосо оюн-зоок куруу үчүн жааралган эмес. Бакшы бир кездеги әмчинин, тамырчынын, астроном, метеорологдун, комузчу, ырчы, сыйкырчынын милдетин аткарган. Ошон

Учун эл аларды урматтап касиеттүү, билимпоз ма-  
тия ээси деп эсептеген» – дейт фольклорист Б.Уа-  
хатов. [90.135]. Ал эми Кытай кыргыздарынын  
фольклорун изилдөөчү Макелек Өмүрбай: «Бакшы  
өз кезинде көркөм сез ойлоп чыгаруучу чеченден,  
дүйнөнүн жаралышы, табияттын кубулуштарын  
наристе элестетип көркөм образ жарата турган ой-  
чул ақындардан болгон» – деп жазат. [54.127].

Бакшылык көрүмү мусулманчылыктын жол-  
жоболорунан алда канча мурда пайда болуп, биз-  
дин заманыбызга көп өзгөрүүлөр менен келип жет-  
кен. Буга тенирге, отко-сууга табынуу заманынан  
келаткан айрым белгилердин бакшылар көрүмүндө  
колдонулуп келатышы күбө. Мисалы, кесел адам-  
ды очоктон ары-бери үч жолу өткөрүү, жети куур-  
чак жасатып, жети милтелүү чырак жактыруу, ус-  
талардын пири саналган Дөөт пайгамбардын атын  
атоонун өзү да көөрүк басып, балка соккон отко  
табынуу доорундагы белгилерден.

«Бакшы» сезүнүн тек жайын териштирген оку-  
муштуулар бул чыгыш элдеринин көпчүлүгүндө,  
айрыкча түрк элдеринде кенири тараганын белги-  
лешет. Ал элдерде «бакшы» сезү: эмчи, шаман, бал-  
гер, сыйкырчы, окутуучу, устат, билимпоз, ақын,  
ырчы же музыкант дегендей бири-бирине жакын-  
дыгы бар маанини туюндурат. Бакшы Орто Азия  
элдери сыйктуу эле кыргыздарга да кенири тара-  
ган түшүнүк. Кыргыздар «бакшы» деп аза муса тая-  
гын шарактатып, обондуу ыры менен жиндерин  
чакырып, оорулууга жабышкан жин-шайтан, ал-  
барсты өндүү дарт ээлерин кууп чыккан дарымчы-  
ларды түшүнгөн. Эркектерин «бакшы», аялдарын  
«бүбү» дешкен. Бакшы көбүнчө эркек кишилерден  
чыккан. Эл ичинде бакшы, бүбү, тамырчы, табып,  
жайчы дегендей адамдар көп боло турган. Алар-  
дын арасында өздөрүнүн «чымыны», «жин-шайта-  
ны» бар эсептелинген Борбу, Чынгыш, Балта, Ша-

тан сыяктуу аты-жөнү маалым атактуу бакшылар жашап өтүптур. [КФ, инв. № 1851]. Бүбү-бакшылар «кара жиндуу» жана «ак жиндуу» болуп экиге бөлүнөт экен. Өздөрүнүн айтканына караганда алар бири-бири менен келише алган эмес, кастык кылууга чейин барышкан. Женилип калган тарабы көзү ачыктык касиеттен ажырап, көрүм көрүүдөн калган дешет.

Эл түшүнүгүндө бакшылардын «көзү ачык», «колдоочусу, чымыны» бар адамдар сыяктуу, ар биринин өз ээси, өз жин-периси болот. Ал көрүнгөн эле адамга келе бербейт, каалаган, сүйгөн адамына барат, же болбосо тукум кууйт. Борбу бакшы мындей деп айткан экен: «Үйрөнүп бакшы болбайт, тукум кууп болот. Бакшынын чымындары уулуна же кызына, же балдарынын балдарына барбай койбайт... жана да ата-энеси тукум-жууратында бакшылык жок адам дагы бакшы болот. Кайып чымындар келип, салкын салып кетип, ошонун жолуна түшүп бакшы болот». [КФ, инв. № 1851, 7]. Бакшылар өздөрүн касиеттүү жан катары көрсөтүп, качан жана кандайча көрүм көрүп калгандыгын кәэде өздөрү да баяндап беришет. Ошол эле Борбу бакшы: «Жети жашымда көзүмө бир нерсе әлектенип кыз болуп, жаш бала болуп көрүнүп жүрүп бара-бара үйүр алгандан кийин талдыра баштап, талмалуу болуп кеттим. Ар жуманын түнүндө же күнүндө көзгө көрүнчү чымындар келип мени талытып таштап сөзгө алат. Биздин оюбузга, жолубузга түшкүн, же болбосо колу-бутунду алып шал кылабыз дейт. Анан мен жанымдан корккондон эмне деп чакырам дедим. Ал чымындар менин көзүмө түркүн-түркүн кошуун болуп көрүндү. Колдорунда асилет жарак мылтык, кылыш, найзалар бар. Өң кара ат минген, кара кийим кийген бир бөлөк, өң ак ат минген, ак кийген бир бөлөк, өң жээрде ат минген, кызыл кийим кийген бир бөлөк, баары да жаш жигит. Аларда ко-

шун башчы кандары, бектери, дөөлөрү, бийлери бар. Көзгө кадимки ушул эле адамдардай болуп көрүнөт» [КФ, инв. № 1851, 4] – десе, Шатан деген бакшы өзү жөнүндө мындай дептири:

Жашымда кылдын дубана,  
Жанымды кылдын убара.  
Он жашта кылдын дубана,  
Өзүмдү кылдын убара.

Адатта ар бир бакшынын чыккан теги болгон. Ошол өзүнөн мурунку бакшыны пир тутуп, ошонун арбагына, колдоосуна сыйынган. Бакшынын кадырбаркы, адамдарга таасир этүү мүмкүнчүлүгү, кудурети чыккан тегине, колдоочусуна байланышкан. Үйрөнчүк бакшы, өз обон-күүсү, өз тексти, өзүн тааныта турган өзгөчө бир касиет-күч болушуна аракеттенген. Алар кыялында «тиги дүйнө» «бу дүйнөнү» аралап, «көргөн билгенин» элге баян этет. Жан дүйнөсү, өздөрү жаратып алган түшүнүктөрү, адаты бүтүндөй сөз каражаты, сөз өнөрү аркылуу ишке ашат. Ошондуктан бакшы көрүмүндөгү уйкаштуу түрмөктөр бир учурларда көркөм сөз өнөрүнүн мыкты чеберлери, таланттуу акындар тарабынан жаралышы мүмкүн.

Бакшылар көрүмү көпчүлүк түрк әлдеринде бири-бирине окшош, анткени алардын дүйнө таануусу, адам жаны, тиги дүйнө жөнүндөгү түшүнүктөрү бирдей болгондуктан бакшылык дуба-дарымдардын бирдейлигине алыш келген. М. Богдановынын пикири боюнча кыргыз элинде айттылган ырым-дарым сөздөрүнүн көпчүлүгү Сибирь шаманчылыгынын үрп-адат, ритуалдык жактары менен байланышат жана кайсы бир замандарда кыргыздардын Енисей тарапта болуп, Сибирь әлдери менен өз ара алакада тургандыгын ырастайт. [16.23].

Бакшылардын адаттан тышкарлы, таң калаарлык жөндөмдүүлүктөрү, мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө

турк элдеринде ар кандай улама сездөр айтылып келген. Бул жөнүндө этнографиялык әмгектерде да көп эле жазылып жүрөт. Бакшылар ар кандай жөн-дөмгө жараша көз боочулукту да пайдалана билген дешет. М.Б. Кенин-Лопсан тува элиндеги шамандардын таң калаарлык кылыш-жоруктары жөнүндө бир топ легендаларды угуп, аларды жазып алган. Ал уламаларга караганда аткан окко өлбөгөн, көкүрөгүнө матыра урулган канжарды кайра сууруп алганда деле эч нерсе сезбеген, күйүп турган отту, кыпкызыл чокту жыланайлак буту менен тебелеп жүрүп өчүрүп, анын табы менен кесел адамды дарымдаган, балта жуткан, кайдан-жайдан экени белгисиз тамеки, чай, аркан, шакек сыйктуу буюм-теримдерди пайда кылган, керек болгон учурда үч көздүү боло алган, болбосо жылан, карга, аюу сыйктуу башка жаныбарга кубулган, башка бирөөлөрдүн жашырын сырын, ички оюн билип, каткан нерсесин таап алган, кызарган темир же үтүктүү шыркырата жалаган, булут, жамгыр чакырып, чагылганды чартылдаткан дагы ушу сыйктуу толуп жаткан ажайып, кереметтүү нерселер колунан келген бакшылар өткөн имиш. [40.35–43]. А.М.Астахова бүбүлөр көпчүлүк учурда: «жакшы акушерка, массаж жасоочу, ал гана эмес көз боочу да болушкан» – дейт. [70.164]. Казак жергесинде далай ирет болуп, ал элдин үрп-адатын, салтын изилдеген К.В.Миллер, П.С.Паллас, А.Васильев, И.Казанцев, В.В.Радлов, Г.Н.Потанин, А.Е.Алекторов, И.А.Кастанье, Ф.Поярков, А.Диваев, Х.Костанаев сыйктуу белгилүү түркологдордун бардыгы тең жин чакырып, ооруну кууп чыгып, кесел адамды сакайтмакчы болгон бакшылардын иш-аракетине айрыкча маани берген, алардын оозу-башы көбүрүп, далбас уруп жинденгенин, кардына канжар уруп, таманына кыпкызыл чок басканын көргөндө айран-таң калган. [90.144]. Казак элиндеги Койлыбай бакшы өз

кобызын ат чабышка кошуптур, ал эми Көкше бакшы ар түнү ак боз атка минип, көккө учуп, Көк тенирден жарлық аламын дечү экен дегендей аныз-ангемелер болгон казак әл ичинде.

Бакшы көрүмү аркылуу бардык эле ооруларды, айрыкча, «жандуу» ооруларды, «илээшкени бар» жин оору, шал оору сыйктууларды көбүрөөк дарымдашкан. Бакшылардын иш-аракети белгилүү бир тартип менен аткарылары байкалат. 1929-жылы Тоголок Молдо бакшы көрүмүнө өзү катышып, алардын өз оозунан жазып алган маалыматтарга караганда: «Көрүм көрөрдүн алдында шам жагып, үйдүн ээсинен жолдугун сурайт, анан башын кызыл жоолук менен бууп, колуна комуз алат да, ушундан кийин көрүм көрө баштайт. Бакшы жалгыз болбоого тишиш. Көрүм көргөн үйгө айылдагылардан атайын чакырып келип, тегерете олтургузуу керек. Кээ бир бакшылар кыз-келиндерге кызыл кымкап, кызыл башайы кийгизип, жигиттерге «кудай тилегинди берсин» деп айттырып турат. Өзү бут кийимин чечип жыланайлактанып комузду колуна алат да, жинин чакырат. «Кара жиндүүлөр» кыныракты отко салдырып коюп, кызарганда аны алыш туруп, «жалман дегиле» деп, отургандарды кыйкырууга буйрат. «Жалман» деп ызы-чуу түшүп кыйкырганда, алиги бакшы кынырактын бир бетин үч, экинчи бетин үч жолу жалайт. Жинин дагы чакырып, олтургандарды «айды, айда, байла, байла» дедиртип, чуулдата кыйкыртып, анан өзү эч-киче маарап, жыланча ышкырып, итче шимшилеп, төө болуп оору адамдын үстүнө оонай баштайт» [51.64]. Ушинтип атып акыры бакшы тынч алыш, алдас урганы басылат, эл-журт бакшынын айтканын кайталап «сап болду, сап болду» дейт, бакшы женет, кеселдин ээсин байлап, кууп алыш кетет. Оору адамды күбүнтүп, силкиндет, кулдук кылдырат. Ошентип жин тийген оору жасылат.

Көрүм учурунда аза таякка илип алган ар кандай шалдырак-шулдурактар, конгуруолор бакшынын ырына кошумча обон берип, добушун күчтөүп, экилентип кандайдыр купуя күч берип турган. Анын айгай сала ачуу айкырып, сабалата айткан сырдуу сөздөрү, коркунучтуу, элден башкача, өзгөчө бир кылдат кыймыл-аракеттери, өзүн-өзү камчыланып, ыйлап-сыктап, буркан-шаркан түшүшүү карап турган карапайым журттун сезин алып, корголотуп, аларды бүтүндөй өзүнө багындырып, имерип алган.

Бакшылар адатта алды менен өз колдоочуларына сыйынып, алардан жардам тилеген, жин-перилерин, чымындарын чакырган. Калк түшүнүгүндө жин аттуунун баары эле өзгөчө зор, алп денелүү, ырай-бешенеси бир башкача дөөлөр түрүндө элестейт, аттары да үрөй учуруп сүрдүү.

... Пирлерим келет эшикten,  
Шайтан качат тешикten.  
Көкүрөгүн Чечдөбөгө жөлөгөн,  
Тумшугун Каракумга бөлөгөн.  
Кырк эмчектүү сары тайган,  
Бу да келип калганбы.  
Алда Таала жол берсин  
Сен дале келип дем салчы.

[КФ, инв. № 53.54]

Же болбосо:

Тегирмен ташы мойнунда,  
Темирден чочмор колунда.  
Теспе тартып алдалап,  
Бир кудайдын жолунда.  
Шаанын уулу Шаапириим,  
Дөөнүн уулу Дөөпириим,  
Бири да келбей калбасын,  
Пирлерди кудай жалгасын.

[КФ, инв. № 1851.16]

Мындан башка да «Төлгөчү Карада», «Аркадан келген Айкожо», «Пери кызы Мунай», «Кытайдан келген Ыргыл чал» жана «Жаш Айдар» өндүү адам аттары, «ак кайып» менен «сур кайып», «ак жолборс», «ак буура», «ажыдар ак жылан», «жалгыз өркөч кара нар» сыйктуу айбанаттар аталып, аларды жардамга чакырат.

Бакшылар көрүмүндөгү текст дээрлик уйкаштуу келип, ыр формасында болот. Бакшы абдан кызып, күчөп, бууракандап айтып калган кезде кай бир сүрөттөөлөр коошпой, маанисиз сөздөр аралашып кетиши да мүмкүн, бирок мындай түшүнүксүз сөздөр поэтикалык жалпы ыргакка баш ийип турат. Ыргакка, обондуулукка айрыкча көнүл бөлүнгөндүгүн байкайбыз. Белгилүү чоң бакшылардын өзүнүн үнү, өз обону болуп калгандар ошол үн, ошол обонду туурап, окшоштуруп айтууга аракеттенишкен. Айтылуу интонациясы бакшы көрүмүнүн мазмунуна ылайык, айгай салган уруштун, жин-перилер менен болгон жекеме-жеке кармаштын элесин берет. Негизинен 7–8 муундан турат.

Жыйынтыктап айтканда, бакшылар көрүмү байыркы замандардан калган элдик айтымдардын кенири тараган түрлөрүнүн бири экендиги талашсыз. Элдин өткөн өмүрүн, дүйнө таанымын, мифологиялык түшүнүктөрүн, салттык ой-толгоосун изилдеп билүү үчүн, мурунку учурларда жашап келген чыгармаларды айра таануу, аныктоо үчүн мааниси зор.

**Ырым-жырым айтымдары.** Мындай айтым сөздөр элдин байыртан бери келе жаткан жашоо-тиричилигинин түркүн жактарын чагылдыра алат. Алар баарыдан мурда адамдардын дүйнө таанымы, жарытылыш, табият кубулуштары жөнүндөгү түшүнүгү, эмгек, иш-аракети, үрп-адаты, үмүт-тилеги менен тыкыс байланышкан. Фольклорист М.И.Богданованнын сөзү менен айтканда: «Ырым-жырым

сөздөрү негизинен чарбачылык маанисинде болгон жана ар кандай табият күчтүрүнө карата айтылган. [16.23]. Чындыгында эле ырым-жырым айтымдары мал туягынын көбөйүп, оору, ыландардан сак болушун, аба ырайы жакшырып, арбын түшүм алышын, же аңчынын уудан жолдуу кайтышын, болбосо адам өмүрүндө ар кандай кырсык, оору-сыркоодон оолак жүрүшүн тилек кылган, жаратылыш алааматынан, мал-жан өлүмүнөн, жут, ачарчылык сыйктуу нерселерден сак-саламат колдоп калуу максатын көздөгөн.

Дарымдар сыйктуу эле ырым-жырым айтымдары деле адамдардын сөз күчүнө ишенип турган мезгилиnde жаралып, элдин жашоо-турмушуна, үрпадатына түздөн-түз байланыштуу болуп келген. Мындай сыйкырдуу, касиеттүү айтымдардын жардамы менен айлана-чөйрөгө, сырткы күчтөргө таасир этип, өздөрүнүн каалоо-тилектерин аткарууга аракеттенишken. Бул болсо бара-бара элдин дайыма, туруктуу аткара турган каада-салтына, үрп-адатына айланып отурду. Мисалы, жыл-ай жанырганда күн-күркүрөп, жамгыр төккөндө, жер айдал, үрөн сепкенде, орок оруп, кызыл сузганда, аңчылыкка чыкканда, мал-теге ооруганда, же телигенде, жаан тилегенде, наристеге карата (бала оосантканда, асан чакырып, ат койгондо, бешикке салганда, бала киринткенде, кыркын чыгарганда, каз-каз тургузганда, тушоо кескенде, сүт тиши түшкөндө, ж.б.) кийим бычканда, жаны кийим кийгенде, уктаар алдында, улуу суу кечкенде, төлгө тартканда, кут куйганда, баабедин өткөрүп, садага чапканда дагы түркүн турмуштук шарттарда айтыла турган элдик ырым-жырымдар бар. Буларды шарттуу түрдө болсо да тематикасына карап бир нече түргө ажыратып кароого болот: а) аалам, жаратылыш кубулуштарына карата айтылган ырым-жырым айтымдары; б) турмуш-тиричиликке, чарбачылык түрлөрүнө

байланыштуу ырым-жырым айтымдары; в) адам өмүрүнө, жүрүм-турум, үрп-адат жөрөлгөлөрүнө байланыштуу айтылган ырым-жырым айтымдары.

Кыргыз эли ар кандай ырым-жырымдарды ат-карганда, тилек тилегенде касиеттүү сөз кудурети-не ишенип, кандайдыр бир натыйжа күткөн. Ал-сак, «Ай жаңыргандағы айтым» менен «Нооруз айтымында» жаңырган ай-жылды кубаныч менен тосуп, бардык жакшылыктарды, берекелүү бейпил турмушту тилейт, сыйынат.

«Ай жаңыргандағы айтымдан»

Ай көрдүм аман көрдүм,  
Короо толо кой көрдүм.  
Карын толо май көрдүм,  
Оро толо дан көрдүм.  
Үйүм толо жан көрдүм.  
Айдан аман, жылдан эсен кыл.

[65.144–145].

«Нооруз айтымынан»

... Алас-алас-алас  
Ар баләэден калас  
Айдан аман, жылдан эсен бололу.  
Жакшылыкты тенирим берсин.  
Жарық күндү кенири берсин.  
Орообуз данга толсун,  
Оозубуз нанга толсун,  
Алас-алас...

[49.61].

Элдин жашоосу, айрыкча дыйканчылык иште-ри көбүнчө жаратылыш кубулуштарына, жаан-ча-чындын убагында болуп турушуна байланыштуу болгондуктан, жаан жаап турушун тилеген айтым-дар арбын жааралган. Жаан жакшылыктын жышаа-ны, жаан менен жер көгөрөт, жаратылыш жаңы-

рып, жаны өмүр кирет деп түшүнгөн. Эгерде көпкө дейре күн жаабай, жер катып, эгин-чөп куурап баратса, «кандайдыр күч күндү жаадыrbай жатат» дешип, эл чогулуп, суу жээгине мал сойгон, анын канын сууга агызып, жаратылыш ээси – Көк тенирге жалынып, жаан сураган. Булардын ичинде «жайы», «дамбыр таш», «жаан тилөө», «өткүн» сыйяктуу айттымдар эл ичине кенири тараган.

«Жайы» ырымын аткаруу үчүн «жайы таш» колдонулган. «Жайы ташты» болсо кыргыздар уйдун, койдун жумурунан таап, аны жаан жаадыруучу «касиеттүү» сөздөр менен дубалап алган. Кургакчылык болгондо «жайы ташты» сууга салып, Көк тенирден жаан тилеп жалбарган. [54.135]. Ар бир жайчы өз билгенин окугандыктан, «жайынын» көп түрү учурайт. Анын бириң мисалга тарталы: «Карканын, султанын, акуу, кадуу менен туман абыраган ашкан. Карказынын жайын макинин. Карапаттык боз булутту, тенирим, сенден тиледим. Аккан булат, бери кел, тез кел! Булатум, жетип кел! Аа, аа аракетин арайын. Сиздин макинин байнабайын. Канинин журтуш. Нийсаран, мийсаран, тарамун. Тарнашип, Жалилен, Шаман мосон Якум. Алдо акбар!» [51.56]. Айттым текстиндеги сөздөрдүн көпчүлүгү түшүнүксүз болгондукун иликтөөчүлөр мындайча түшүндүрүшөт. Бириңчилен, жайчы башкаларды түшүнүксүз сөздөр аркылуу ынандырууну көздөсө, экинчилен, сөздөрдү «тетири», «жайынын» аягынан жогору көздөй окуса, сөзсүз күн жаайт имиш. [51.56].

«Дамбыр таш» жазгы көктөмдө бириңчи жолу күн күркүрөгөндө айттылат. Кыргыз элиниң байыркы мифтик түшүнүгүнөн алганда күндүн күркүрөшү асмандағы перилердин аракетинен. Ошондуктан алгачкы ирет күн күркүрөгөндө жаан-чачындын кабары катары кубаныч менен тосуп алынат да, чака-челекти дангырата уруп, боз үй тегерене «дам-

быр таш» айтылган. Анын кыскача түрүн мисалга келтирели:

Дамбыр, дамбыр, дамбыр таш,  
Дамбыраткан кызыл таш.  
Жамгыр жаады күркүрөп,  
Челек, тулга калдыр таш,  
Күн күркүрөп көп жаа,  
Жер жарылып чөп чык,  
Желин айрылып сүт чык.  
Чебичегим челенде,  
Челек, челең сүт бер.  
Тоо жарылып от чык,  
Токтучагым торондоп,  
Торочо, торочо сүт бер.  
Байчечекей баш баксын,  
Арық-турук кой, козу,  
Көккө тоюп жан баксын.  
Жыл жаадырап эртелең,  
Келишинен кайтпасын! [54.138]

Ушундай эле жыл мезгилдери оошкондогу жааган жаанды тосуп, тилек кылышкан:

Күн жаа, күн жаа,  
Күндөн күндөн көп жаа.  
Карагай башын кайра жаа,  
Арча башын айра жаа.  
Чекенде башын черте жаа,  
Чийдин башын ийип жаа.  
Төө куйрукка уюп жаа,  
Жер жаанга сыйып жаа.  
Төгүп-төгүп куюп жаа... [54.136]

Же күн күнкүрөп, өткүн жаап өткөндө айтылып келген әлдик айтымды әске салалы.

Өткүн-өткүн өтүп кет,  
Кара-Сууну кечип кет

Калмактын үйүн талкала  
Биздин үйдү калкала.

Кыргыз эли – көчмөн турмушта жашап, негизинен мал чарбачылыгы менен өмүр сүрүп келген калк. Ошондуктан төрт түлүк малды, анын төлүн өлүм-житимден, ар кандай ыландардан аман сактап калуу үчүн айтылган ырым-жырым сөздөрү кездешет. Мал телүү түйшүгү буга мисал. Бул иш-аракет эки түрдүү жагдайда аткарылган: биринчи учурда, өз баласын жериген малдарга баласын телүү, экинчи учурда, жаш малды башка энеге телүү. Мал телинин кетиш үчүн түркүн аракет жасоо менен бирге, ага адамча кайрылыш, сөз күчү менен төлдү жакшы көрсөтүүгө, алыштууга ниеттенет, насаат айтылат. Майда жандыктарга көбүрөөк колдонулган. Козу-улак телүү айттымдарынан кыскача үзүндү:

Чучуу, чучуу,  
Пааша музүрүк.  
Улагынды албасан,  
Уруп жатып өлтүрөм.  
Эмчегинди бербесен.  
Этинди кесип өлтүрөм.  
Чучуу, чучуу!  
Башы жакшы эчким,  
Багып калат баласын.  
Көзү жакшы эчким,  
Көрүп калат баласын!  
Чучуу, чучуу!

[54.178].

Тшой, тшой, тшой коюм,  
Өз баланды жерисен,  
Өз башына көрүнсүн.  
Тшой, тшой, тшой коюм,  
Каралды балаң жерисен,  
Как башына көрүнсүн.

Тшой, тшой, тшой коюм,  
Мааратып балан жерисен,  
Балакет сага көрүнсүн.  
Өзөөрүп балан өлбөсүн,  
Өзгөчө маарап мекирен...

[49.25].

Кесипчиликке байланышкан айтымдардын ичинде музоо кылоолоо да кенири тараپ, малга келүүчү кырсыктын алдын алуу аракети сыйктанат. Үй ээси жаңы бышырылган ууздан музоонун тумшугуна, мандайына, жонуна тийгизип, бул сөздөрдү айткан:

Кылоо, кылоо, торпогум,  
Камыш толгон карала  
Калың уй бол, торпогум...  
Илгери барсан ууру алат,  
Кийин калсан бөрү жайт.  
Акылмандуу торпогум,  
Орто жерден чыкпай жүр.

[49.25].

Мындан тышкарды да дыйканчылык, аңчылык иштеринде айтыла турган ырым-жырым сөздөрү бар. Дыйкандар мол түшүм кааласа, аңчылар уудан жолдуу кайтууну тилек кылат.

Адам баласы жарыкчылыкка келгенден тартып, өмүр соңуна чейин далай-далай ырым-жырымдарды башынан өткөрөт. Наристе төрөлгөндө аткарыла турган айрым ырым-жырымдарга гана токтолуп көрөлү. Эненин төрөтү кечигип, болбосо төрөй албай кыйналганды, бала төрөлгөндөн кийин киндик кесип, оозантып, ат коюп, бешикке салып, кыркын чыгарып, чачын алдырып, тушоо кесип, отургузган учурларда түрдүү каада-салт жөрөлгөлөрү, ырым-жырымдар жасалат. Ошол учурда сөзсүз

түрдө өтүнүч, каалоо-тилектер, ырым-жырым сөздөрү да айтылары ырас. Алсак, аялдын төрөтү каттуу болуп жатканда ар түрдүү ырым-жырымдар колдонулган. Мисалы: молдо чакырып окутуу, бүркүт же үкү алдырып келүү, боз үйдүн тегерегине кыйкырык-чуу түшүрүп, мылтык аттыруу жана башка жөрөлгөлөр. Ошол эле учурда эркек киши боз үйдү камчы менен чаап: «Эл көчүп жатат, тур, тур, журтта каласын!» деп шаштырат. Куучу болсо: «Бетпак! Шерменде! Мен баскан жерге баспа дебедим беле! Келе бычакты бетпактын бетин тилейин!» – дегенде, куучудан корккон албарсты качып жоголуп, аял оңолот имиш. Албарсты төрөй албай толготуп жаткан аялдын өпкөсүн оозунан сууруп алып качып калганда, куучу жетип, же алдынан чыгып кууп келип кайра салдырат экен деген ишеним болгон. Бул учурда куучу: «Бетпак... кайда алып барасын, алып барып ордуна сал дегенде сал!» – деп коркуткан. Албарсты өпкөнү ордуна салары менен толготуп жаткан аял эсине келип, көзү ачылып аман-эсен төрөйт деп ишенишкен. [25.81].

Бала бешикке салуу салты этнографиялык эмгектерде кен-кесири сүрөттөлүп жүрөт. Ушул салты аткарууда кандай ырым-жырым айтымдары болоруна кыскача токтололу. Ушул әлдик жөрөлгөнү аткарууда бешикке арча түтөтүп: «Алас-алас, ар балаадан калас» – деп аластайт. Баланы колуна алып, бешикке салмак болгон байбиче: «Бисмилла, ата-энендин жөрөлгөсү» – дайт. Бешикке баланы жаткыра баштап: «Менин колум эмес, Умай-Эне, Батма-Зууранын колу»

Отко кайрылып:

«Жаны бекем болсун,  
Өмүрү узак болсун.  
Боосу бекем болсун,  
Ырыс, кешик болсун» –

деп, анан бир нече ирет: «Тообо, тообо» – деп кайталаит. Бала бешикке салуу каадасында отко сыйынуу учуру бар. Бала бөлөнгөн бешикти көтөрүп, отту ондон солду карай үч айланып, отко май таштайт да төмөнкүдөй ырым-жырым айтымдарын колдонон:

Бай бол,  
Астында бала бассын,  
Артында мал бассын.  
Кудай тилегинди берсин.  
Көп жаша.

Анан Умай-Энеге кайрылып:

Умай-Энеси уктат,  
Бешик энеси бек карма.

Же:

Умай-Эне, Батма-Зуура  
Баламды сакта.

деп баланы колуна алат да:

Менин колум эмес,  
Умай-Эненин колу.

Менин жолум эмес,  
Умай Эненин жолу – дейт.

Андан ары:

Байгамбар, саабадан калган,  
Батма энебизден калган.  
Ата-Эненден калган жөрөлгөн – дейт.

Дегеле, Умай-Эне әл түшүнүгүндө «балдардын төрөлүшүндө жана төрөлгөндөн кийинки убактарда, камкордук кылуучу мифтик эне болуп эсептөлөт... Умай-Эне жарагалуунун, жашоонун, өмүрдүн булагы, жарык дүйнөгө келген ымыркайдын ыйык күзөтчүсү, сактоочусу» [4.40] – дейт академик А.Акматалиев.

Эгерде буга чейин үй-бүлөдө бала токтобой жүргөн болсо, бешикке салган байбиче бешикке акырын отурумуш этип, колуна камчы алат да Мекке тарапка (түштүк-батышка) чу койгон сыйктанат. Калган аялдар: «Токтоду эле токтоду, баланы калтыр» – деп чуркурайт. Байбиче: «Бала токтоп калса, мен да токтоюн» деп жооп кайтара токтойт. Болбосо, баланын атасы ээр токумун, өзүнүн буюмтеримин көтөрүп Меккеге качмак болуп түр көрсөттөт. Аны кимдир бирөө кууп жетип: «Балаң токтойт, качпа» – деп токтотот. Атасы кайрылып келет. [2.105]. Мындан тышкары да баласы токтобой жүргөн ата-әнелер үчүн «бала сатып алуу» каадасы, анда колдонула турган ырым-жырым айтымдары бар. Негизи, кыргыз элинде балага арналган әлдик жөрөлгө, каада-салт, ырым-жырымдар арбын. Ал жөнүндө атайын илимий әмгектер жазылып, жарык көргөн. [4.63].

Ырым-жырым сөздөрү әлдик ишенимге, адат-салт, жүрүм-турум эрежелерине байланыштуу да айтылат. Анда аткарылып жаткан ырымдын, иш-аракеттин максат-милдетине карай каалоо-тилек да билдириген. Бир-эки мисал:

*Төлгө айтымы:* Табыла турган болсо, Башың тогуз, аягың сегиз. Четин бештен Бешиктеги бала сүйүнгөндөй, Ачпас алым, Ай төгөрөк. Таштан төлгөм так сүйлө, Күмалак төлгөм күп сүйлө. Табыла турган болсо, Кырк бир, он жагыма ооп түш. Табылбай турган болсо, Кырк бир, сол жагыма ооп түш. *Үктаар алдынdagы ырым:* «Жаттым тынч, Жаздыгым кенч. Тилим – куран, Тилегеним – ыйман. *Жаңы кийим кийгендеги айтым:* «Итке жабуу, битке жабуу, Кийимин күзгө жетсин, Өмүрүн жүзгө жетсин».

Ошентип, эл оозунда сакталган ырым-жырым айтымдары әлдин жашоо-тиричилигинде дайыма айтылып, аткарылып келаткан салттык көрүнүш

катары алардын тотемдик, анимисттик көз карашынан, эмпирикалық дүйнө таанымынан, байыркы ишенимдеринен кабар берет. Ушундан улам Н.В.Кумкованын «... заклинания у киргизов в прошлом представляли собой огромный по объему и весьма значительный по содержанию пласт духовной культуры. Они были и остаются пока для исследователей тем «айсбергом», вершина которого так заманчиво тянет к себе, но подводная часть может сулить множество самых разнообразных неожиданностей и сюрпризов» [44] – деген оюн толугу менен кубаттоого арзыйт.

## 2.2. Бата-тилек айтымдары

Сөз касиетине чындалп ишенип, кандайдыр бир сырткы күч тилекти кабыл кылып, каалаганынды берет деген түшүнүктөн улам пайда болуп, кыргыз фольклорунда бүгүнкүгө чейин сакталып келген бата-тилек сөздөрү аз эмес. Бата берип, ак тилек тилеме качанкы замандардан келаткан бабалар мурасы экени ырас. Бата өзүнүн мазмуну болсун, максаты жагынан болсун элдин өткөргөн өмүрү, баскан жолу менен үндөшүп, ага шайкеш келип турат. Андагы айрым бир жагдайларга назар салсак түпкү теги шамандык доорлордон эле башталган сыйкантат. Алсак, «Тенир жалгасын», «Көк урсун» дегендей алкыш, каргыштар буга далил. Ал эми баталарда учураган дубалар менен дин сөздөрү кийинки мусулманчылык мезгилдеги кошулмалар экендиги белгилүү. Ал гана эмес «бата» деген сөздүн өзү да арабдын «фатиха» – «ачуучу», «баштоочу», «ачылыш», «башталыш» дегендей сөздөрүнөн алынган. Отмө мааниде кандайдыр бир иш-аракет башталарда же аяктаганда айтыла турган сыйынуу сөзү.

Бата, алкыш, каргыш, ант сөздөрү кыргыз элиниң өз каада-салтына ылайыкташып, әлдик турмуш тиричилик тажрыйбаларынан улам жарагалган, калыптанган. Сөздүн магиялык сыйкырдуу күчүнө терен ишенген әл мындай касиеттүү, ыйык сөздөрдүн аткарыларына бекем ынанган.

Баталар мазмунга бай, ар түркүн келет. Бир-эки үлгү келтирели:

Эки аяктууну эстен кыл,  
Төрт аяктууну түгөл кыл.  
Калкты ордунда кыл,  
Канды тагында кыл.

Желесин узарт,  
Жергесин көбөйт.  
Ак сакалдуу, сары тиштүү бол.  
Аллау-акбар!

Же,  
Башың өссүн,  
Катын менен баладан.  
Уюң өссүн,  
Торпок менен танадан.  
Жылкың өссүн,  
Эбелектей талаадан.  
Коюң өссүн,  
Кой коргоолдуу короодон.  
Төөң өссүн,  
Алабата, чородон.

Кыргыз элиниң оозеки чыгармачылыгында мындай айтымдар байыртан келаткан өзүнчө жанрдык касиетке әэ чыгармалардан. Бирок 1920-жылдардын башында жазылыш алынгандай азыраак материалдарды эске албаганда, бата-тилек сөздөрү, учурунда толук жыйналыш, жазылыш калган эмес. Мындай чыгармаларды жарыялоо, изилдөө иштери да канаттандырлык эмес эле. Бар болгону кыргыз

фольклору боюнча иштелип чыккан жанрдык класификациялардын айрымдарында гана (М.Богданова, А.Тайгүрөнов) өзүнчө жанр, үрп-адат ырларынын бири катары аты аталган. Ырас, эгемендүүлүктүн шарапаты менен кийинки жылдары мезгилдүү басма сөз беттеринде бата-тилек айтымдарына кененирээк орун берилип, жыйнактар жарык көрүп, изилдөө иштери колго алына баштады. Бул жагынан кытайлык кыргыздарда түзүк иштер аткарылган. Алсак, окумуштуу Макелек Өмүрбай ак баталардын толук жыйнагын түзүп, изилдөө ишин жүргүзгөн. Ал: «Кыргыз тилинде дилине чейин барып сая турган баян кубатынын бирөө – ак баталар. Ак баталар кыргыз тили менен жаратканга, ээге, тенирге өзүнүн ички баянын тике айтып, нурдан жасалган аркан менен карапайым адамдардын дилин жаратканга күрмөп байласалганга чейин барып жеткен. Бул кыргыз тилинин кубаты, деминин көтөрүлгөн эң бийик жери дәэр әлек. Ак баталар адамдын жүрөгүнө (дилине) төтө тийип, денени көшүлтүп салышы, тетири батанын (карғыштын) жүрөк зыркыратып, сөөктөн өтүшү – мына булар сөздүн кубаттуулугун көрсөтүп турганы эле...»

Кыргыз философиясында (ойчулдугунда) сөздүн кубатына ишенүү, сөздү курал-жарак катары пайдаланууга болот деген түшүнүк эртеде эле калыштанган... Кылыштын мизинен коркпогон жанкечтилер «тетир батадан» (карғыштан) коркуп, өзүн инсандык кынапка салган. ... ак баталардын кыргыз турмушундагы, дилиндеги орду өтө омоктуу...» – деп жазат. [32.199–200].

Казак фольклористтеринин изилдөө иштеринде бата-тилек айтымдары жөнүндө атайы сөз болот, бирок жанрдык тобу, кайсы түргө же жанрга жата тургандыгы боюнча көз караштар бирдей эмес. Н.Турекулов алкыш, бата, тилек айтымдары менен жарамазанды насыят ырларына кошуп карайт

[88], ал эми Б.Уахаров болсо үрп-адат ырларына жакын экенин белгилеп: «казактын эзелтен келаткан үрп-адатынан пайда болгон, батагөй карыялар айта турган сөз өнөрүнүн бир түрү» – деп жазат. [90.63].

Оору-сыркоону сөз күчү менен кууп чыгып, дартка чалдыккан адамды сакайтууга болот деп ишенген баёо калк, кайсы бир замандарда, бак-дөөлөттү да, аман-эсеничилиktи да, байлыкты да бата берүү менен тилеп алууга болот деп түшүнгөн. Бата үй-бүлөлүк дастаркондон тартып, жумурай журт баш кошкон чон жыйындардан кийин, аш-тойлордун акырында айтыла турган. Жеке адамдарга жеке батагөй адамдар тарабынан да берилген. Батада адеп аш-той берген адамдын, башкача айтканда, үй ээсиинин амандыгын тилеп, андан сон ага аброй-атагы артып, «төрт түлүгүн шай кылсын, кен пейил, кетпес дөөлөт берсин» дегендей бата айтылган.

Түрк тилдеш башка әлдер сыйкутуу эле кыргыз элинде да батанын негизги эки түрү бар. Бири – он бата, экинчиси – тескери бата. Он батаны «ак бата», «алкыш бата» ал эми тескери батаны «карғыш бата» деп да коёт. Ак баталар «көп жаша», «тилегинди берсин», «мал жаның көбөйсүн» дегендей жакшы тилек билдирсе, карғыш айтуучулар «учун узарбасын», «жакшылык көрбө» деген сыйкутуу тескери бата беришкен. «Ак батадан» бир аз айырмаланып «алкыш» негизинен аткарылган, бүткөн ишке ыраазычылык катары айтылат. Мындан тышкary «арбак бата» же көзү өткөн маркумдардын арбагына багышталган баталар бар.

Башка бирөөлөргө карата чын ыкластан жакшылык тилек тилеп, алакан жая айтылган уйкаштуу түрмөктөр *ак бата* айтымдары деп аталаат. Ал кандайдыр бир иш аяктап, же башталаарда, болбо со жалпы эле ыраазычылык билдирип, жакшылык каалоо максатында айтылган. Ак батанын түрлөрү

кыйла арбын, алар түрдүү турмуштук кырдаалдарда эле айтылбастан, элдик оозеки чыгармачылыктын башка түрлөрүндө, асыресе, элдик эпостор менен жөө жомоктордо кенири учурайт. Батанын касиет-күчү менен эпикалык каармандар, жомоктогу кейипкерлер ойлогон ой, көздөгөн максаттарына же-тишкен. «Манас» эпосундагы Кошойдуң батасы буга мисал. Кошойдуң батасы менен Каныкейдин боюна бүтүп, Манастын урпагы уланат. Дегеле, бата, алкыш, каргыш, ант сөздөрү ар түрдүү кырдаалдарда арбын колдонулуп, мындай көрүнүштөр эпостун көркөмдүк даражасын арттырууга, мазмунун терендетүүгө кыйла өбөлгө түзгөн. Ал гана эмес эпостун калыптануу процессинен да кабар берет, алар чыгармада толук поэтикалык күчкө ээ болуп, тексттин көркөм-эстетикалык элементтерине айланып калган. [84]. Айрым изилдөөчүлөр ак батага башкака өнүттөн аныктама берет. «Бата берүү – дейт А.А.Козубаева – адамга психикалык мәэrim (илхом) тартуулоо, тиричиликтөр канааттанып, өмүргө, жашоого оптимисттик көз карашты калыптандыруу, ымандуулукка, адептүүлүккө чакыруу ыры». [41.44]. Автор батаны лирикалык ырлардын катарына кошот. Аныктаманын так эмес экендигин айтпаган күндө да, «бата» бардык жагынан алганда «ыр» боло албайт. Ошондой эле үйлөнүү үлпөтүнө байланыштуу ырдалган «бетачар» ырын «бата» катары эсептеши олуттуу жанылыштыкка алып барат.

Элдин күнүмдүк жашоо-тиричилигиндеги турмуштук жагдайларга, адат-салт ырасмисине ылайык түркүн баталар айтылган. Мейман келип мал соёрдо, дасторкон жыярда, алыс сапарга аттанаарда, ууга чыгаарда, жаны өргө тигилгенде, келин жүгүнгөндө, көч узатып, же көчкө жолукканда, ымыркай наристеге жасалган ырым-жырымдарда, уул үйлөнтүп, келин алганда, Жаны жыл тоскон-

до, Ай жаңырганда, жер айдал, үрөн сепкенде, түшүм жыйнарда, жалпы эле әл-журт, калайык-калкка, жыйылган топко айтылат, болбосо жөн эле ыраа-зычылык билдиргенде, же ар кандай жаманчылыктан сакта деп тилек кылганда, бата сураганда айтылып келген ак баталар бар. 2002-жылы жарык көргөн «Ак бата» жыйнагында баталарды «мазмун-түрлөрүнө карай шарттуу ирээттөп», тогузга бөлгөн. Алар: 1. Байыркы бата; 2. Айтым, салт бата; 3. Тилөө. Көпчүлүккө, карыларга бата; 4. Үй ээси-не, дасторконго, тойго бата; 5. Куда, жек-жааттарга бата; 6. Жаштарга алкоо; 7. Уул, кызга бата; 8. Эр жигитке жана сапар бата; 9. Дааналардын батасы [3]. Мындай баталарды адатта әл-журттун атасы эсептелген, акылман, нускалдуу, дөөлөттүү батагей карылар узаткан. Бата берген адамдын би-йик даражасы чоң мааниге ээ. Анткени анын берген батасы, алкыш сөзү сөzsүз түрдө ишке ашат деп билет эл.

Макелек Өмүрбайдын жазғанына караганда: «Кыргыз ак баталарындагы түшүнүктө адамдын ээлери «берүүчү, жалгоочу» болуп, бүткүл бийлик анын ээлеринде деп, андан жалбарып, жалооруп суранып-тиленилсе, ал эми табияттын, кубулуштардын пирлери «колдоочу» болуп, алардан «көмөк» тиленген» [32.202]. Кыргыздын ак баталарында төмөнкүлөр суралат: 1. Өмүр, ден соолук суранган сөздөр. 2. Акыл, өмүр суранган сөздөр. 3. Күч-кубат суранган сөздөр. 4. Дөөлөт-ырысы суранган сөздөр. 5. Мартаба, акылак суранган сөздөр. 6. Ак жолтойлук суранган сөздөр. 7. Көрк-келбет суранган сөздөр. 8. Диндик тилек сөздөр. 9. «Манастан» тилек кылган сөздөр. Ал эми төмөнкүдөй «болбо-сун», «сактасын» деген тилек айтылат: 1. Оору-сыркоодон сактасын деген сөздөр. 2. Өлүм-кырсыктан сактасын деген сөздөр. 3. Өкүм, кордуктан сакта деген сөздөр. 4. Жоо жана жаман жоруктан сакта

деген сөздөр. 5. Тил, сөздөн сакта деген сөздөр. 6. Диндик түшүнүк боюнча сакта деген сөздөр. [32.202–204]. Андан ары автор ак баталарды: залкар баталар, иш, эмгек баталары, колго суу куйганда берилген баталар, көчкө баталар, сапарга баталар, тойго баталар, кыз узаттуу, келин киргизүү баталары, жаш балага арналган баталар, союшка жана дасторконго баталар, аза-ашка баталар, майрамдык баталар, арналуу баталар, тилем деп бир нече түргө бөлүп, аларга кыскача түшүндүрмө берген. Төмөндө алардын айрымдарын мисалга тарталы:

Мал мууздаганда:

Айры мүйүр, ача туяк,  
Эрте бактык, кеч кайттык.  
Жалынмак бизден,  
Жалгамак сизден.  
Жанын кудайга,  
Сообун бакканга.  
Оомийин!

Дасторконго:

Дасторконго берекелүү аш берсин,  
Мандайына баркыраган бак берсин.  
Ырысқың журттан ашсын,  
Башыны таштан кылсын,  
Алганың менен тен кары.  
Кош болгондо ыйлагын,  
Эли-журтту сыйлагын!  
Бата бердик жаш-кары,  
Дасторконун майлую сүттүү болсун!  
Оомийин!

Көчкө:

Көч көрктуү болсун,  
Журт жуктуу болсун,  
Унаа кабыл болсун,  
Айлана адил болсун!  
Кызың кылыктуу болсун,

Уулун урматтуу болсун,  
Келинин келбеттүү болсун,  
Жер-суу, тоо-таш  
Олужасы колдоп  
Конушун олжолуу болсун!  
Оомийин!

Жаны өргөгө:

Жаны өргөнүн,  
Жакканы арча болсун,  
Жайылып короосу малга толсун,  
Уугу учтуу болсун,  
Уулу күчтүү болсун.  
Керегеси кептүү болсун,  
Келини эптүү болсун!  
Оомийин!

Бата сураганда:

Оомийин демек сизден,  
Бата бермек бизден.  
Туу бээн чалкак сары төлдөн,  
Музоон ондон,  
Сыйырың жондон,  
Жылкың жүздөн,  
Коюн минден.  
Жылың тумандуу болсун,  
Жылкың кунандуу болсун.  
Кереген кептүү болсун,  
Кызың кылыштуу болсун,  
Келинин септүү болсун,  
Катының карылуу болсун,  
Кара башың арбактуу болсун!  
Оомийин!

Ак бата тууралуу анын маани-маңызы жөнүндө  
Чоюн Өмүраалы уулунун эргип жазган ой чабы-  
тынан арбыныраак алып ортого салсак, оозеки сөз  
өнөрүндөгү бул жанрдын өзгөчөлүгү, ички табия-  
ты, айттылуу максаты дагы да толугураак ачылат.

Ал мындаи дейт: «Ооба, суу тилеп кеберсип турган боз талааны көнөктөп куйган жамгыр кандай жашартып, жан киргизип өтөөрү чын болсо, Ак батанын да адамдын жан дүйнөсүн асылдантаар таасири ошондой, табияты ошондой. Б.а. бул дагы буруу-терүүсүз чындык! Бирок биз муну әлебейбиз. Ойлонбайбуз да. Анткени көбүбүз батанын чыныгы озуипасын гана эмес, бата сөздүн өзүн унутуп **калганбыз...**

**Ооба**, бата чыны менен адамдын түпкү касиетинин, анын аялуу сырынын сыйылып, сыртка чыгышы. Сөз аркылуу. Мөл. Ошон учун байыркылар «**бата – сөздүн атасы**» дешкен. Бул тек, ооз учу айтылган кеп эмес, мүлдө жашоо турмушун жеттеке алган Жан Мыйзамы болгон. ...баары батага кайрылган. Ак батага! Диши дирилдеп бата тилешкен. Ар кандай чон, кичи маанилүү иш бата менен башталып, бата менен аяктаган. Бата-күч да, дем да, кубат, кудурет да, ишеним, эрк да, баары. Баарынын бир уюлу. Ал адам жабыгындагы Аяр Дем, Ыйык күч. Ошол күчтүн көзү табылганда ал окуяны тикелей өзгөрткөн, ишке ашкан. Байыркылар батанын ушул улуу күчүн билген, ага ишенген, зарылган, сабылган. Жер-Асманды уюткан Алтын Түркүктөй ага бек таянган...

Ошондуктан анык батакөйлөр да батаны тушкелди сураганга эле, же кайсы учур болсо да мейли, бере берген эмес. Анын – батанын, ийип-ийигип алар адамы, көлкүп-балкып берилээр күнү, saatы болгон...

«Бата – сөз зээри... Бул – улуттук ахлактын башы. Руханий Акт!» [3.181–194]. Ушундай эле эл сөзүн кадырлап, сөз баккан Б.Алагушов да баталардын чакан жыйнакчасын түзүп, ал жөнүндө учкай баяндап өтөт. Ак бата «...ар бирибиздин жан дүйнөбүздө бакыт-таалай, узун өмүр берүүчү, ырыс-кешик алыш келүүчү касиеттүү жандоочу катары

жашайт. Ошол себептен, күнүмдүк турмушубуз менен бирге жашап, бирге өмүр сүрүүдө» [(432.36] – дейт автор.

Ошентип, «ак бата – улуттук рухтун улуу касиети, даанышмандыгы, акыл-оюнун мөл булагы» [3], анда бата тилеген адамга жагымдуу, «жылуу сөз» айтылып, ал үмүт этип, күтүп турган жакшы тилек, каалоолор ыйгарылган. Эл «бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт» деп билген. «Жакшы тилек – жарым ырыс» дегендей, бардык нерсеге бата менен жетүүгө аракеттенишкен, жан дүйнө тазарып, алга сүрөгөн асыл ой-максаттарга умтулган.

Бата, анда айтылган ой-тилек ишке ашат деп ишенүү, бата бузуудан коркуу, дегеле сөз күчүнө, бата касиетине баш ийүү бир катар элдерде «баталашуу» адат-салтынын күч алышын шарттаган. «Бата» менен «баталашуу» жөрөлгөсүнүн көп жакындыгы бар. Бул жөнүндө С.К. Артеменконун эмгегинде баяндалып, Орто Азия элдеринде батанын таасир-күчү жөнүндө кенири мисалдар келтирилlet. [58.118–119]. Кайсы бир иш жөнүндө баталашып койгон соң аны бузуу таптакыр мүмкүн эмес болгон.

Бата, тилек айтЫмдары турмуштагы туура эмес көрүнүштөрдү, адам баласынdagы тескери жүрүмтурум, мүнөздөрдү сынга алуу учун да колдонулган. Бул тескери бата берүү, же каргыш айтуу жолу менен ишке ашкан. Бирөөдөн өч алуу, жок кылуу максатында ага жамандык тилеп, каргап айтылган уйкаштуу сөз түрмөктөрү *тескери бата же каргыш* деп аталат. Тескери батанын талабы, айтуу зарылчылыгы, мазмуну он батага таптакыр окшобойт, анын тескерисинче. Бир ооз сөз, же сөз айкаштарынан тартып, уйкашкан ыр формасынdagы көлөмдүү каргыштарга чейин айтылып келген. Байкоого караганда мындай батанын берилишине адат-

тан тыш кандайдыр кокустук, өзгөчө бир кырдаал себепчи болот. Элдик адат-салтка, адепке сыйбаган тескери жүрүм-турум, мамиле мындай батанын айтылышын шарттап коёт. Кандайдыр бир калыстыктан тайып, жан кейиткен кырдаалга туш болуп, ыза-кордук көргөн адам аны ондоп-түзөп жайына келтириүүгө өз чама-чаркы жетпегенде, сез күчүнө ишенип, жаратылыш ээлерине, кудай-тенирге тапшырат. Демек, убада сезгө турбаган, антты бузган, же таптакыр эле тетири жүрүм-турум, кыял-жоруктагы адамга карата колдонулган жаза катары түшүнсө болот каргышты. Кәэде адамдар ортосундагы ар кандай чыр-чатак, пикир келишпестиктен улам каргыш айтылышы мүмкүн. Айрым окумуштуулар каргыштарды көлөмүнө, маани-мазмунуна карата «Чоң каргыштар» («Манас» эпосунда айтылган каргыштар: «Каныкейдин каргышы», «Чачыкейдин каргышы» ж.б.), *майда каргыштар* (турмуштун майда-чүйдө көрүнүштөрүнө карата айтылат)» [36] – деп эки топко бөлүштүрөт.

Каргыш адамдын жанына бата турган «ачуу сөздөрдөн» куралгандыктан, кимге да болсо катуу таасир этип, жүрөгүн сестендирет. Эл түшүнүгүндө каргышка калуудан өткөн кыйноо, оор сезим болбосо керек. Каргыш, же тескери бата таасирдүү болуп, ишке ашышы учун шамда, түндө, болбосо чак түштө айтылган. Каргыштын ким тарабынан айтылганы да маанилүү. «Атанын каргышы – ок!» деп андан, аксакалдын каргышы төп келет деп мындан чочулаган. Өзгөчө, «тилинде мөөрү бар» деген адамдардын, дубана, мискин-карыптардын каргыштары кабыл болот деп, алардын каргышына калбоого аракет кылышкан. [36]. «Бир нерседен, калыстыктан кордук көргөн инсанат «көк ташка отуруп, кектү карап туруп» каргыш айтканда, адам жүрөгүнө найза сайылгандай сезишкен. Мынdagы эң зор салмак сез күчүндө болгон. Кыргыздардын мифт-

тик түшүнүтү боюнча жаратылыштагы бардык эле заттардын ээси болот деп түшүнүлгөн да каргыш сөздөрү мына ошол ээлерге тапшыруу, ал ээлер «жок кылып», берүүсүн сурануу ыкмада айтылга» [54.156] – деп түшүндүрөт кытай кыргыздарынын эл адабияты жөнүндө жазган Макелек Өмүрбай. Адатта мындай батадан кийин үй ээси, же бата багышталган адам батагөй карыянын алдына түшүп, кечирим сурайт. Деги эле бата, айрыкча тескери бата, түбүндө туура келет деген элдик ишеним болгон. Тескери бата берүү демейдеги трмушта эле эмес, элдик оозеки чыгармаларда да кенири колдонулуп, көркөм каражат катары кызмат кылат. «Манас» әпосунан чакан үзүндү келтирели:

Төшү түктүү жер урсун,  
Төбөсү ачык көк урсун.  
Дайра чалкар көл урсун,  
Жайнаган жапан чөл урсун.  
Жарык кылган түндөрдү,  
Асманда тийген Ай урсун.  
Жердин бетин жашарткан  
Жаан урсун, кар урсун...

Ушундай эле тескери бата менен каргышка өтө жакын турган *ант* сөздөрү бар. Негизги айырмачылыгы каргыш башка бирөөгө карата айтыйлса, ант айткан адамдын өзүнө багышталып, кандайдыр бир нерсени аткарууга бекем убада кылат. Бул жакынан «баталашуу» ырасмисине жакын. Аны актай албаса «ант урат»:

Анттан тансам,  
Төбөсү ачык көк урсун,  
Төшү тиктүү жер урсун,  
Суу бүтпегөн чөл урсун,  
Толкуган дайра көл урсун.  
Анттан жансам әгерде,

Ак буудайдын наны урсун.  
Эненин аппак сүтү урсун!

Демек, адам баласы үчүн өтө бир касиеттүү нерсерлердин аттары аталып, алар кепил, күбө катары тартылат, жазалоочу катары көрүнөт. Кээде «колду канга малуу», «Чырпык кыюу» сыйктуу ритуалдык иш-аракеттер аткарылат.

Ошентип бата, тилек сөздөрү өзүнүн максат-милдети, маани-мазмуну көркөмдүк жагынан элдик айтымдардын ичинде өзгөчөлөнүп турат. Негизинен уйкашкан ыр, же жорго сөз түрүндө болот да, көтөрүнкү үн, өзгөчө кыраат менен шыдыр айтылат. Сап өлчөмдөрү бир калыпта эмес, бирде 4–5, кээде 7–8 муундуу болуп аралашып кетет. Уйкаштыгы батанын ички маани-манзызына жараша болот.

Чындыгында, тилекке жараша тескери бата менен каргышка караганда ак бата, алкыштар арбын айтылган. Айрыкча кыргыз элиниң меймандос пе-йилине, жайыл дасторконуна аккан суудай шар коё ак баталар жүрүп турган.

### 2.3. Ой толгоо, адат-салт айтымдары

Сөздүн кудурет-күчүнө ишенген байыркы баёо түшүнүктөрдөн улам айтылып келген дуба-дарым, ырым-жырым, бата-тилек сөздөрүнөн айырмаланып, адамдардын тунук аң-сезимине, дүйнө-таанымына, ой жүгүртүүлөрү менен салттуу түшүнүктөрүнө байланыштуу жаралган философиялык мазмундагы ой-толгоо, адат-салт айтым сөздөрү бар. Алар негизинен суроо-жооп, диалог түрүндө болуп, таамай айтылган учкул сөздөргө жакындал кетет. Адам баласын ойго салып, түйшөлтө турган суроо коюлуп, ага элдик түшүнүккө, акыл-ой ченемине жараша жооп кайтарылат.

- Сөз атасы әмне?
- Сөз атасы – кулак.
- Суу атасы әмне?
- Суу атасы – булак.
- Жол атасы әмне ?
- Жол атасы – туяк.

\* \* \*

- Оору деген әмне?
- Кор болгону жаныңдын.
- Ажал деген әмне?
- Түгөнгөнү каныңдын.
- Өлүм деген әмне?
- Өчкөнү болот жаныңдын.

\* \* \*

- Ырысы жок кандай болот?
- Эринчээк болот.
- Жаар күн кандай болот?
- Ысык болот.
- Зыяндуу иш кандай болот?
- Кызык болот.

Эл оозунда бул өндүү айтым сөздөр аз эмес. Толук жыйналып, жазылып калбаса да, алардын айрымдары жыйнектарда, мезгилдүү басма сөз беттеринде жарыяланып жүрөт. Алсак окумуштуу-филолог Жээнбай Мукамбаев «Калк ичинде калган сөз» деген рубриканын алдында байлык, мүлк, алтын-күмүш, арпа-буудай, жакшы-жаман адам, мундук, кордук, зарлык, мээнет жана дene мүчөлөрү жөнүндө айтылган суроо-жооп айтымдарын жарыялаган. [65.145–149]. Дагы бир жерде ушуга эле ошшогон Эмне жок?, Эмне улук?, Тирүү жандын атасы ким?, Энеси ким?, Каны кайсы?, Жаны кайсы?, Жети ата дегендей эл сөздөрү «эл оозундагы элестүү сөздөр», «ата-бабалардан бери айтылып ке-

латкан айтым сездер» (алдын сизгап – И.К.) катары аталаип жүрөт. [10.3]. Канткен менен да мындаи оозеки чыгармалар акылга салып айтылган ойтолгоо айтымдарына жатат. Кээде бүкүлүү бир чулу суроо ташталат да, ал суроо баштан аяк ирети менен чечмеленет.

Он жакшы, он жаман?  
Билип алган билим жакшы,  
Билгизбей жеген чылым жаман.  
Элиртип чапкан ат жакшы,  
Элитпей капкан ит жаман.  
Үйрөнүп чыккан тоо жакшы,  
Үркүтүп чыккан жоо жаман.  
Дөбөлөп жыйиган дан жакшы,  
Төгүлүп аккан кан жаман.  
Белдүү келген журт жакшы,  
Бели сынгап мұрт жаман.  
Алтындай болгон уул жакшы,  
Асылы кеткен кур жаман.  
Жетип алган тең жакшы,  
Желге учкан жен жаман.  
Серкеси бар кой жакшы,  
Серпишиб өткөн той жаман.  
Тозбой түшкөн туш жакшы,  
Торго түшкөн күш жаман.  
Оозунда ақак тиш жакшы,  
Орунсуз кылган иш жаман

[65.148].

Бул жерде бири-бирине уйкаштыра айтылган жакшы-жаман нерселер карама-каршы коюлуп, салыштыра саналып өттү.

Адабият боюнча түзүлгөн «Терминдердин түшүндүрмө сездүгүндө» төмөнкү чыгармалар «санактар, санактырылары» деп аталаип, «кыргыз оозеки поэзиясында учураган балдарды саноого үйрөтүү,

эсептей билүүгө көнүктүрүү мүнөзүндөгү чыгармалар» катары аныктама берилет жана мындай чыгармалар балдарга гана эмес, кәэде чондорго да арналып, философиялык маани-мазмунга ээ болот» деп жазылган. [47.81–82].

- Бир деген эмне?
- Бир деген – бир Кудайдын аты.
- Эки деген эмне?
- Эки киши эрикпейт.
- Үч деген эмне?
- Үч бутталуу ат кетпейт.
- Төрт деген эмне?
- Төрөлүү журт бузулбайт.
- Беш деген эмне?
- Бешиктеги бала ыйламайын эмчек бербейт.
- Алты деген эмне?
- Алты ак баш атанга жүк арткан мунаibайт
- Жети деген эмне?
- Желкесине ок тийген онбойт.
- Сегиз деген эмне?
- Серкелүү кой суу кечет.
- Тогуз деген эмне?
- Тогуз кат торко кийген суукка тоңбойт.
- Он дегенчи?
- Он – оюн.
- Он бир деген эмне?
- Он бир – коюн.

\* \* \*

Биринчи жаман – бийликтен калган кан жаман.

Экинчи жаман – энеси өлгөн кыз жаман.

Үчүнчү жаман – үйү бузулган эркек жаман.

Төртүнчү жаман – төрөсү аkmак журт жаман.

Бешинчи жаман – беш көкүлүндө калган тул жаман.

Алтынчы жаман – атасы өлгөн уул жаман.

Жетинчи жаман – жери сатылган кул жаман.

[47.82].

Чындыгында муну балдарга санаганды үйрөтө турган чыгармалар катары эмес, философиялык мазмундагы ой-толгоо, суроо-жооп айттымдары десе болот. Ар бир суроого уйкаштыра, логикалық жактан туура жана так жооп берүү милдети турат. Мындай айттым сөздөр формасын өзгөртүп, кандайдыр бир денгээлде табышмактын да милдетин аткарат. Маселен, бирден онго чейин санап, бул эмне? – деши мүмкүн, же жети жаман бул эмне? – деген суроо берилип, жандырмак талап кылышынышы ыктымал.

Элдик айттымдардын дагы бир түрү жөнүндө белгилүү окумуштуу-филолог Жээнбай Мукумбаев мындай деп жазат. «Албетте, бул тарапта (*жергеталдык кыргыздарда – И.К.*) речитатив түрүндө куюлуштуруп айттыла турган, эч кандай мелодияга, обонго ээ болбогон, бирок да, оозеки чыгармачылыктын казынасына кошула турган куюлмалар бар». [64.220]. Автор андай куюлма сөздөрдөн экинчүй мисал келтириет:

«Кыңыракта кын болбос, кын болсо да салып болбос, жувурканда жең болбос, жең болсо да кийип болбос, көлдө көпүрүк болбос, көпүрүк болсо да өтүп болбос, карай көздө ак болбос, ак болсо да тунук болбос.

Сонку сенин зоотун, сок билек сенин кыялышын, казанбак сенин качканың, кара сур сенин тапканың, ашканан толгон аш калды, ашканан овзу бош калды, артынып аның ала кет, усталар кылган уз оймок, уук учуга чала кет, урушуп кумар жазганга, ушу мени ала кет, жезделер кылган жез оймок, жең учуга чала кет, желгинип кумар жазганга мен жеңенди ала кет». [64.220–221]. Сонку «куюлманы» кыз узуттуу (көрүшүү) учурунда айттыла турган элдик чыгармалардын өзгөчө бир варианты десе болот. Жээнбай Мукамбаев мындай айттым сөздөргө «куюлмалар» деген терминди колдонун отурат. Албетте термин жогорудагы айттым сөздөрдүн мүнөзүнө, айттылуу өзгөчөлүгүнө, дегеле жанрдык табиятына төп келет.

Ой-толгоо, адат-салт айтымдары жалаң эле суроо-жооп түрүндө әмес, ар кандай формада, ар кыл темада, түркүн турмуштук жагдайда айтылышы мүмкүн.

Боз улан богоктуу калды,  
Боз токту куйруктуу калды.  
Кыз эмчектүү калды,  
Кысыр әмди жалдуу калды,  
Камчылан досум, камчылан. [83.46].

Табият, жаратылыш кубулуштары жөнүндө айтылган ырым-жырым сөздөрүнөн айырмаланып, бул жерде жан-жаныбарларды жакшылап жүдөтө албай шаштысы кетип бараткан каардуу кыштын акыркы аракети сыйктанат.

#### 2.4. Балдар фольклорундагы айтым сөздөр

Кыргыз әлиниң байыртан келе жаткан баа жеткис маданий мурастарынын бири – оозеки сөз өнөрү. Элдин кылымдар бою көксөп, самал келген ой тилеги, асыл максаттары, көркөм-поэтикалык кыялыш, ички көнүл түйшүгү фольклордук чыгармаларда сакталган. Ал – әлибиздин жазылбаган тарыхы, ақылман оюу, философиясы, жүрүм-турум эрежелери жана жамандыктан качырып, жакшылыкка чакырган таалим-тарбия очогу. Демек, фольклор – жалпы әлдик, улуттук идеяларга сугарылган, элдин идеялык-эстетикалык байлыгын бүтүндөй өз боюна синирген чыныгы көркөм энциклопедия.

Оозеки сөз өнөрү кандайдыр бир даражада адамдардын жаш өзгөчөлүгүнө карай айырмаланып, өзгөчөлөнүп турат десе болот. Айрым жанрлар (әпос, миф, легенда, санжыра ж.б.) жашы өтүп улгайып

калган адамдар арасында көбүрөөк айтылса, айрымдары жаштар арасында (мисалы, ашыктык ырлары) кенири тараган. Ал әми балдарга тиешелүү оозеки чыгармалар эчаккы мезгилдерден айтылып келатканы менен «балдар фольклору» деген түшүнүк кийинчөрөөк эле пайда болуп, ага чейин илимде «балдар ырлары», «бешик ырлары», «балдардын оюн ырлары», «бала сооротуу» дегендей терминдер менен аталып келген.

«Балдар фольклоруна» балдарга тиешеси бар оозеки чыгармалардын бардык түрү кирет, мазмуну, формасы, аткарган функциясы боюнча өзүнчө жанрдык өзгөчөлүктөргө ээ. Балдар фольклорундагы бири-биринен кескин айырмаланып турган ар түркүн жанрларды классификациялоодо генетикалык жагы, жаш курагы жана функционалдык өзгөчөлүктөрү әске алынганы менен қөбүнчө функционалдык принцип жетекчиликке алынат. Ушундай принциптерге таянуу менен белгилүү орус фольклористи В.П.Аникин балдар фольклорун үч топко ажыратат. Биринчи топ – балдар үчүн чондордун чыгармачылыгы, әкинчи топ – бара-бара балдар фольклоруна өтүп кеткен чондор чыгармачылыгы жана үчүнчү топ – балдардын өздөрүнүн чыгармачылыгы. Биринчи топко баланы сооротуп – уктаатууга, ойнотуп-эркелетүүгө байланыштуу (*калыбелльные песни, пестушки, потешки, прибаутки, небылицы – перевертыши*) ырлар кирсе, әкинчи топко балдар фольклоруна өтүп кеткен чондордун чыгармалары (*заклички и приговоры, припевы и приговор-ки, считалки*), акыркы үчүнчү топтогу чыгармаларга *сговорки, дразнилки, скороговорки* ыйгырылган. Жанылмачтын айрымдарын чоң кишилер жаратса, айрымдарын сөзсүз балдар өздөрү чыгарган дейт. [7.300]. Бирок «балдар фольклору» деген түшүнүккө карата фольклористика илиминде бирдей көз караш жок. Мисалы орус окумуштуулары-

нын бир тарабы (Э.В.Померанцева, В.А.Василенко, М.Н.Мельников ж.б.) чондордун балдар үчүн жараткан чыгармалары жана балдардын өздөрүнүн чыгармачылыгы балдар фольклору болот деп эсептесе, башкалары (Т.С.Виноградов, Н.П.Андреев, В.И. Чичеров) балдар өздөрү жаратып, өздөрү аткарған чыгармаларды гана балдар фольклоруна көшт. Фольклорист С.Г.Лазутин әкинчи көз карашты колдоо менен мындай деп жазат: «Детский фольклор – это прежде всего произведения, созданные и исполняемые самими детьми. Они отличаются от фольклора взрослых как по своему содержанию, так и по художественной форме». (42.273). Бирок автор андан ары бул оюн тактап, чондор тарабынан жараган чыгармалардын айрымдары барабара балдардын репертуарына өтүп кетээрин эскертет. Демек, «... к детскому фольклору относятся произведения, во-первых, созданные самими детьми, во-вторых, заимствованные детьми у взрослых, но переработанные в соответствии к психологией и потребностями детского возраста». (42.273).

Адатта фольклористтер, илимде калыптанып калган тигил же бул принципи карманганы менен, балдар фольклорун классификациялоого келгенде ар бир элдин материалын сөзсүз эске алат, ага таянат. Ошондуктан классификацияларда жалпы окшоштуктар болгону менен алар бири-бирине төп келбейт, окшобойт. Алсак, казактын фольклордук балдар поэзиясын алпештеу поэзиясы (поэзия пестования), балалык шак жырлары (песни детства), ойындык фольклор деп бөлүштүрсө (58), өзбек балдар поэтикалык фольклорун материнский фольклор, сезонные (календарные) и обрядовые напевы, песен детства деп (81), татар балдар фольклорунун ыр түрүндөгү жанрларын үч топко: «1) произведения, исполняемые взрослыми для детей; 2) произведения, исполняемые детьми в связи с игро-

выми действиями и 3) произведения, исполняемые вне игры» деп (97), алтай балдар фольклорун: «1... фольклор предназначенный для детей. Первая возрастная группа; 2 .... произведения взрослых, со временем ставшие детскими. Вторая возрастная группа; 3) .. деткий игровой фольклор» (94) деп бөлүштүрөт. Албетте, ички жанрдык өзгөчөлүктөрү боюнча да орчундуу айырмачылыктар бар жана ар түрдүү терминдер колдонулат. Негизи балдар фольклорунун жанрдык түрлөрү өтө арбын. Алсак, орус фольклористикасында «пестушка», «потешка», «считалка», «жеревьевка», «прибаутка», «приговорка», «скороговорка», «закличка», «поддёвка», «молчанка», «дразнилка» сыйктуу ондон ашык терминдер колдонулса, казак жана өзбек балдар фольклорунда жыйырмага жакын, алтай балдар фольклорунда он алты, татар балдар фольклорунда он жети поэтикалык жанр бар экендиgi такталган.

Кыргыз фольклористикасында болсо балдарга тиешеси болгон чыгармалардын дээрлик баардыгы, чындал келсе оозеки сөз өнөрүндөгү жанрдык түрлөрдүн басымдуу көпчүлүгү «балдар фольклору» катары саналат. Андай болгон сон айрым жанрларды же балдардыкы, же чондордуку деп таптакыр ажыратып коюу да мүмкүн эмес. Бир эле жанрдагы тигил же бул чыгарманы балдар да чондор да айтат, аткарат. Ошондуктан, чыгарманы балабы чонбу ким жаратканына карабастан, балдар фольклоруна мунөздүү жанрдык белгилерге ээ болуп, бала табиятына, алардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык турмуштук-практикалык функция аткарып, алардын оозеки репертуарынан түшпөй жүргөн чыгармаларды жана ошондой эле чондордун балдарга арнаган чыгармаларын балдар фольклору деп эсептесе болот. Жалпысынан алганда балдар фольклору чондор жараткан чыгармалардын жанрдык классификациясын кайталайт. Ошондуктан, В.П.Аникиндин

пикирине караганда, фольклордук чыгармаларды чондордуку жана балдардыкы деп бөлүштүрүп, же болбосо балдар фольклорун чондордуку менен биргө караса болор эле. Бирок илимий жактан алыш караганда балдар чыгармачылыгын фольклордун өз алдынча тармагы катары кароо туура болот. Анткени өзгөчө педагогикалык милдет аткарат жана балдардын балалык дүйнөтаанымын кенири ачып берет. (7.301).

Кыргыз элинин оозеки сөз өнөрүндө балдар фольклорунун өз орду бар. Бирок, ырасын айтуу керек, балдар фольклору учурунда, ал гана эмес кийинчөрээк деле көнүл сыртында калыш келген. Балдар репертуарына тиешелүү оозеки чыгармалар эл арасынан, айрыкча балдардын өз оозунан толук жазылыш алынган жок. Бул орду толгус жоготуу, өкүнүчтүү иш. Ошондуктан жыйналган жана жарык көргөн материалдарга каниет кылбаска арга жок. Белгилүү лексиколог Ж. Мукамбаевдин: «Кандай болсо да, балдар фольклорунда да али бизге уруна элек не бир кызык жагдайлар бардай. Албетте ошолорду бир аралап өтүп, анан ичкен ашты жерге коё коюп, чондордун фольклоруна кайрыласыз (64.221) – дегенинде калет жок. Ошентсе да, сакталган факты материалдардын негизинде М.Түлөгабылов, М.Сулайманов, Г.Орозова, А.Саттарова сыйктуу бир катар окумуштуулар балдар фольклорун кайсы бир денгээлде изилдеп, бири-бирине ожшобогон, ар түрдүү жанрдык классификацияларды сунуштаган. Андай классификациялардын бир-экеөн толук түрдө мисалга тарталы: «... Кыргыз балдар фольклорунун жанрдык теги (род), анын ички тармактанган түрлөрү аздыр-көптүр факты-материалдарга, элдик аныктамаларга, өнүккөн адабий тажрыйбаларга негизделип отуруп, мындайча классификацияланды (87.16) – дейт М.Түлөгабылов.

«Ыр» 1. Бешик ырлары. 2. Дүйнө таануу жөнүндөгү ырлар. 3. Беймарал маанайдагы ырлар. 4. Эмгек ырлары. 5. Насаат ырлары. 6. Тиричилик ырлары. 7. Тарыхый ырлар.

Жамак (кенже жанр): 1. Жанылмач. 2. Табышмак. 3. Апыртма (калп). 4. Макал. 5. Ылакап.

Жомок 1. Уламыш. 2. Болмуш. 3. Тамсил. 4. Жөө жомок. 5. Дастан (эпос).

Булардын айрымдары ич ара тармактанып кетет. Маселен, Бешик ырлары: а) Алдей; б) Салбилик; в) Тайбөбөк (тушоо кесүү).

Дүйнө таануу жөнүндөгү ырлар: а) өсүмдүктөр жөнүндө; б) макулуктар жөнүндө; в) айбанаттар жөнүндө; г) мезгил – маал; д) жөрөлгө.

Беймарал маанайдагы ырлар: а) теребел; б) саякката (санак); в) оюн; г) эликтөө.

Жөөжомок: а) кереметтүү; б) айбанаттар жөнүндө; в) тиричилик жөнүндө.

Дастан (эпос) а) улуу (эпопея); б) кенже.

Ал эми кенже дастан өз ичинен шарттуу түрдө: а) баатырдык; б) турмуштук; в) тарыхый болуп бөлүнөт». (87.16).

Ал эми Г. Орозова болсо кыргыз балдар фольклорунун жанрдык составына төмөнкүдөй классификация берет:

Кыргыз балдар фольклорунун классификациясы:

1. Жаш балдарга арналган поэтикалык чыгармалар.

2. Чондор тарабынан жаралып, балдардын чыгармасына айланган чыгармалар.

3. Балдар оюндары.

Бул үч топтун биринчи тобуна балдар ырлары кирет. Балдар ырларын жаш өзгөчөлүгүнө, аткарган кызматына, маанисине карай экиге бөлүүгө болот.

А) Майда жаштагы бөбөктөргө арналган ырлар:

1. Алкоо, алкыш, бата (жаны төрөлгөн нарисстеге багышталган).

2. Бешик ыры.
3. Эркелетүү, сооротуу, оюн ырлары.
4. Балдардын жаман жоруктарын жоюу максатында айтылган чымчыкеильер.

Б) Тестиер балдардын ырлары:

1. Акыйнек айтыштуу.
2. Жаныбарларга, жаратылып кубулуштарына, жыл мезгилдерине карата чыгарылган календарлык жана балдардын тилегин, учкул кыяллын чагылдырган ырлар.
3. Улуу Ата Мекендиң согуш мезгилиндеги балдар ырлары.
4. Боз балдардын ашыктык ырлары.

Экинчи топко:

- 1) Жомоктор.
- 2) Эпикалык чыгармалар.
- 3) Калптар.
- 4) Макал-лакаптар.

Үчүнчү топко кирген балдар оюндары экиге бөлүнөт:

1. Сөз менен коштолуучу оюндар.
  2. Кыймыл менен коштолуп ойнолуучу оюндар.
- 1) Сөз менен коштолуучу оюндарга.
    - а) Табышмак.
    - б) Жаңылмач.
    - в) Оюн ырлары.

2) Кыймыл менен коштолуп ойнолуучу оюндарга балдардын денесине тарбия берүүчү, ден соолугун чындоочу оюндар кирет». (71.21–22).

Көрүнүп тургандай бири экинчисинен кескин айырмаланган балдар фольклорунун жанрдык классификациясына күбө болдук. Чындыгында фольклордук жанрларды аныктоо, аларды бири-биринен ажыратып калсификациялоо талаш-тартыш жаратып келаткан татаал проблемалардан экендиги ырас.

Кыргыз элинин оозеки чыгармаларын адабий тектерге (род) ажыратсак сөздөн, ырдан жана ан-

геме-баяндан туралы анык. Биздин оюбузча, балдар фольклору деле оозеки сөз өнөрүнүн бир тармагы катары ыргактуу, речитативдик мүнөзгө ээ болгон айтыйм сөздөрдөн, ырлардан жана ангеме-баяндардан турат.

Байкоого караганда кыргыз балдар фольклорунда бала багып өстүрүүгө байланышкан, оюн учурунда жана оюндан тышкаркы шарттарда айттылган айтыйм сөздөр аз эмес болсо керек, бирок алар толук жыйналып, жазылып калбаган соң, колдо болгон фольклордук материалдардын негизинде гана сөз кылууга аргасыз болобуз. Ушул топтолгон материалдарга таянып, балдар айтыймын алпештөө айтыймдары, оюн айтыймдары, оюндан тышкарлы айтыймдар деп шарттуу түрдө үчкө бөлсө болот. Алардын ар бири өз алдынча жанрдык түрлөргө да ажырап кетет.

**Алпештөө айтыймдары.** Наристени торолтуу, багып чоңойтуу процессинде элдик ырым-жырым, каада-салт айтыймдарына (1) түздөн-түз байланышпаган ар түркүн айтыйм сөздөр бар. Алар балдар ырларынан айырмалуу. Анткени, өзүнүн мазмуну, аткарган функциясы жагынан балдар ырларына жакындап турганы менен поэтикалык структурасы, аткаруу шарттары боюнча өзгөчөлөнүп турат. Бала багуу айтыймдары учурунда бир эле жанр катары каралып келген болсо, мындай айтыйм сөздөр кийинчөрөөк «пестушки» жана «потешки» деп экиге ажыратылып жүрөт. Бир караганда окшош көрүнгөнү менен алардын ортосунда айырмачылыктар бар экенин белгилеп: «... коренное различие и особенность жанров поэзии пестования заключается в форме исполнения и функциональной её роли» (58.12) – деп жазат фольклорист К. Матыжанов. Чындыгында эле алпештөө айтыймдарынын биригин негизги милдети балага жалынып-жалбаруу, эркелетүү болсо, экинчиси баланы ойнотуу, көнүлүн

алаксытып, тынчтандыруу аракетине байланышкан. Демек, жөнөкөйлөтө айтканда бала эркелетүү айтымдары «пестушки», ал эми бала ойнотуу айтымдары «потешки» десе болот. Булар биригип келип эле баланын физиологиялык жана эмоционалдык ал-абалына таасир этүүгө, өзгөртүүгө багытталган.

Наристенин ден соолугуна кам көрүү – алпештөө айтымындагы туруктуу тема. Анткени, баланын ден соолугу чың болуш үчүн аз-аздап дene тарбия көнүгүүлөрү откарылат, киринтет, колу-бутуна массаж жасалат. Ушундай учурларда эне жүрөгү элжиреп, балага жалынган, эркелеткен, каалоо-тилек сөздөрүн айткан. Бала үнгө – сөзгө кулак түрүп, тороло баштаганда, ата-эне баланы колго алыш, онго-солго термелтип, сыйзырып, өйдө ыргытып кайра то-суп, төмөнкүдөй айтым сөздөр менен коштогон.

Кана, кана шумкар,  
Кана, кана тулпар.  
Мына мына сыйзы.  
Мына мына тызыды.  
Көккө, көккө, топ,  
Кел, кел, оп!  
Асманга, асманга, топ,  
Алдым, алдым оп! (87.23–24).

Бала боюн токtotуп, каз-каз туруп калганда:

Оң бут, оң бут,  
Сол бут, сол бут...  
Секир балам  
Оппа, оппа (71.35) –

дегендей кыска айтымдар менен баланы басып кетүүгө даярдайт.

Андан ары эркелетүү айтымдары акырындык менен татаалдашып, бир аз олуттуу, таалим-тарбия берип, чөйрө тааныта турган «педагогикалык»

мұнәзгө өтө баштайт да көбүнчө оюн элементтери айкалыша ишке ашат. Бала өз алдынча оюн кура баштаганча аны ата-энеси, чондор ойнотот. Жакшы көрүү, эркелетүү максатында ар кандай кыйымыл-аракеттер менен коштолгон айттым сөздөр колдонулат. Мындай айттымдар башка элдердегидей эле көбүнчө манжа сынағы менен байланышкан. Мисалы, «Бешик ыры» баланы тынчтандырып, укта тууга багытталса, уйкудан ойгонгон баланын уйкусун ачып, көңүлүн сергитүү үчүн, болбосо ыйлап олтурган баланын көңүлүн буруп, алаксытуу, ойнотуу максатында баланын алаканын алыш, ар манжага ат коюп бүгүп чыгат:

Баш бармак,  
Бадал тырмак.  
Ортон оймок,  
Оюу чөбөк.  
Кичине бөбөк (11.43–44).

Же:

Баш бармақ,  
Бадал жүрөк,  
Ортон эки чакилик.  
Ой баласы солтоной,  
Кичинекей бойтоной.

Андан соң бармактан баштап манжаларды ачып:

Баш бармак, сен малга бар,  
Бадал жүрөк, отун ал.  
Ортон оймок, от жак.  
Оюу чөбөк, казан ас.  
Кичине бөбөк, тамак же (11.9). –

дегендей алардын ар бирине тапшырма берилип, милдет жүктөлөт. Беш манжага байланышкан айттымдардын дагы бири – «Манжалар кенеши». Анда:

- Ууру кылалыбы? (бармак)
- Кылса кылалы. (сөөмөй)

- Кудайдан кантебиз (ортон)
- Кантмек элек (аты жок)
- Сойсо соёлу, сорпосуна тоёлу (чыпалак) –

деп айтылат. Алардын бир кылка болбой калышы, ушул айткан күнөөлөрүнө жараша имиш. Наристенин көнүлүн ача турган оюн айтымдарынын дагы бир түрү – эл арасына кенири тараган «Буудай куур, арпа куур» айтымы. Баланын алаканын жазып, алакандын ортосуна сөөмөй менен:

Буудай куур, арпа куур,  
Буудай куур, арпа куур –

деп буудай куургансып тегеретип, баланын кытыгысын келтирет, анан манжаларды бирден бүгүп:

Сен жеп коюна бар.  
Сен жеп уюна бар.  
Сен жеп жылкына бар.  
Сен жеп торпогуна бар.  
Сен жеп козуна бар – деген сон,  
Мында сирке, мында бит,  
Мында сирке, мында бит –

деп, билектен колтукка карай улам бир жерди сайгылап барат да, колтукка жеткенде: «Кыйты-кыйты, кыйты-кыйт» – деп кытыгылайт. Бала каткырып күлүп, жарпы жазылат, көнүлү ачылат. Манжага байланышкан мындай айтым сөздөр башка калктардын оозеки чыгармачылыгында да кенири учурайт жана ар бир элдин жашоо-тиричилигидеги улуттук өзгөчөлүктөрдөн кабар берет.

Алпештөө айтымдары кыска, так, эстеп калууга женил, көп кайталанган сөз тизмектеринен турат. Ыргактуулук өзгөчө мааниге ээ болуп, балага жагымдуу, жакшынакай, жайдары маанай тартуулайт. Ата-эненин балага карата ички сезими, эмоционалдык абалы тез темп менен куюлуштура айтылган, тамашалуу, юмордук мазмунга ээ, ушундай айтым сөздөр аркылуу ишке ашат.

**Оюн айтымдары.** Оюн балдардын жашоо-турмушунда өзгөчө мааниге ээ. Оюн – балдар үчүн тажабаган түйшүк, айлана-чөйрөнү таанып билүүнүн, үйрөнүүнүн, таалим-тарбия алышп такшалуунун, өсүп-өнүгүүнүн жолу. Бала оюну жөндөн-жөн әле әрмек әмес, баланын руханий жактан жетилип, табигый түрдө өсүп-чоңоюшун шарттайт, жашоо күрөшүнө, әмгекке даярдайт. Баланын келечеги, ойчабыты, дүйнө таанымы оюнга тикелей байланыштуу. Бала тиричилигин оюнсуз элестетүү мүмкүн әмес.

Балдар ойногон оюндар өтө арбын, алар оюндуң ар кандай түрлөрүн ойлоп тапкан. Анткени бала көргөн-билгенин, көзүнө урунганын оюнга айланыргысы келет, адамдардын жашоо-тиричилигине, адат-жөрөлгөлөрүнө окшоштурат, аны туурайт. Балдар адабияты боюнча адис окумуштуу М.Түлөгабылов кыргыз балдар оюндарынын отуздан ашуун түрү бар экендигин айтат. (87.46). Балким мындан алда канча арбын чыгар. Е.А.Покровский балдар оюндарынын беш жүздөн ашык түрүн сыйпаттап жазып чыккан эле. (42.276). Дүйнө әлдеринде балдар ойногон оюндардан толуп жаткан окшоштуктарды жолуктурууга болот. Себеби баланын жандүйнөсү, балалык кыяллы, жүрүм-туруму табигый ортоқ касиеттерге ээ. Ошентсе да ар бир әлдин өзүнө мүнөздүү болгон улуттук өзгөчөлүктөрү балдар оюндарында таасын сезилет. Анткени ошол әлдин өткөн тарыхы, урп-адат, салт-санаасы, кесипчилиги, жалпы эле жашоо образы балдар оюндарында жакшы сакталган. З.Бектенов, Ю.Мусинов, С.Токторбаев, Х.Анаркулов, С.Саипбаевдин әмгектерин көнүлгө алсак, кыргыздын әлдик оюндары, алардын ичинде балдар оюндары да, аздыр-көптүр жарыяланып, изилденип келди десек болот.

Балдар оюндарынын көпчүлүгүнө фольклордун анча деле тиешеси жоктой сезилгени менен айрым

оюндар жалан фольклордук чыгармалардын коштоосунда ойнолот, башкача айтканда, айттым сөздөр оюндуң ажырагыс бөлүгү, негизги компоненти болуп берет. Биздин милдет балдар оюндарын изилдөө эмес, болгону оозеки сөз өнөрү катышкан оюндарга назар таштап, андагы айттым сөздөрдүн жанрдык касиеттерин, өзгөчөлүктөрүн караштыруу максаты турат.

Оюн айттымдары сөзсүз түрдө оюн учурунда айтылат. Белгилүү фольклорист Ю.Г.Кругловдун мынданай деп жазганы бар: «Песни не могли существовать вне игры, тексты в отрыве от игры теряли свой смысл. В этом заключается и главное отличие игровых песен». (43.114). Демек, оюн процессинде милдеттүү түрдө аткарыла турган оозеки чыгармаларды оюн айттымдары десек болот. Алар ар түрдүү композициялык милдет аткарып, оюн башталарда, оюндуң жүрүшүндө, же оюн акырында айтылышы мүмкүн. Айрым учурларда оюн шарттарын түшүндүрүп, жол-жобосун да аныктайт. «Игровые песни имеют различное целевое назначение: один полагают начин игре, другие служат для связи её частей, третьи несут службу концовок; иные вводятся для замедления действия игры или в целях отвлечения внимания участников ответственного момента игры» (42.279) – деп жазат Т.С.Виноградов. Ушундан улам оюн учурунда айтылган оозеки чыгармалар ар түркүн жанрдык түрлөргө ажырап кетет.

Балдарга тиешелүү әлдик оозеки чыгармаларды «оюн» («игровой») фольклору жана «оюндан тышкарь» («вне игровой») деп бөлүштүрүү мыйзам-ченимдүү көрүнүш, бирок да мынданай бөлүштүрүүнүн өзүндө кандайдыр шарттуулук бар. Анткени оюндуң кайсы бир белгилери, элементтери балдар фольклорундагы айттым еөздөрдүн бардыгында эле учурайт. Ошондуктан бул экөөнүн арасын так ажы-

ратуу кыйын. Кыргыз балдар фольклорун изилдеген окумуштуу Г.Орозова балдар оюндарын «1) Сөз менен коштолуучу оюндар жана 2) Кыймыл менен коштолуучу оюндар» деп экиге бөлөт. (71.108). Ырсында эле, балдар оюнунда фольклордун ээлеген орду, маани-манызы, карым-катышы жөнүндө сөз жүрсө, анда аларды экиге бөлүп караштырууга болот: бириччиси, оюнга тиешелүү, оюн процессинде аткарылган айтымдар болсо, экинчиси – сөз оюну. Демек, биринчи топко кыймылдуу оюндар учурунда айтылган айтым сөздөр кирсе, экинчи топко сөз оюну, же сөз менен ойноло турган оюндар кирет.

Балдардын бош убактысы дээрлик оюн менен өтөрү белгилүү. Ошондуктан алардын кыймылдуу оюндарында айтым сөздөрдүн ар кандай түрлөрү, формалары колдонулат, аралашат. Бул орус фольклористикасында «балдардын оюн фольклору» деп аталса, кыргыз фольклористикасында «оюн ырлары» деген термин менен аталып жүрөт. Оозеки тексттин негизги милдети – оюнду уюштуруу жана аны коштоп аягына чыгаруу. Демек, балдардын кыймылдуу оюндарында айтым сөздөр өзгөчө милдет аткарат, ар биригин өзүнө тиешелүү функциясы, ага ылайык мазмуну, өзгөчөлүктөрү бар.

Балдар улуулардан укканын, көргөнүн үйрөнүп алат, ошол эле учурда аны чыгармачылык менен өзгөртөт, жаныртат, ал гана әмес, жаныларын жаратат. Балдар фольклорундагы чүчүкулак (жеребьевки), санак (считалки) айтымдары ушундай деп айтууга негиз берет. В.П.Аникиндин пикирине караганда, бул жанрлар деле «таптаза» эле балдар өздөрү жараткан чыгармалар әмес, бирок чондордун чыгармачылыгы акырындык менен балдар оюндарына өткөн. Айрыкча балдар оюндарынын көпчүлүгүндө орун алган чүчүкулак, санак айтымдарын балдар өздөрү ойлоп табат, өздөрү чыгарат. (7.308).

Балдар оюндарының ар бириnde аткарыла турган әрежелери, шарттары бар. Қөпчүлүк оюндардын ойноо шарты боюнча оюндуң башталышында балдарды эки топко ажыратууга, оюн башчыларын дайындоого, болбосо оюнчуларды кезекке тургузуп, ролдорду бөлүштүрүүгө туура келет. Мындай учурда чүчүкулак чөп жашыруу, таяк кармоо, суроо-жооп аркылуу ишке ашса, санактын атайдын тексти бар. Жалпы эле балдар фольклорунда чүчүкулак (жеребьевка) менен санак (считалка) өз алдынча жанрлар катары карапат. Анткени алардын аткарған функциясы ар башка: чүчүкулак айтимдары оюндуң катышуучуларын эки топко бөлүү үчүн айтыйлса, санак оюнчуларды кезекке тургузуп, ролдорду бөлүштүрүү милдетин аткарат. Кыргыз балдар фольклорунда деле чүчүкулак айтимдары (текст) болгон чыгар, бирок жазылып калган, же жарыяланган материалдарды азырынча жолуктура албадык.

Санақ. Бул жанр балдар оюнунда өтө кенири тарагандыгы менен өзгөчө орунда турат. Ошондой болсо да балдар репертуарындагы оюн санактарына ушул убактарга чейин түзүгүрөөк көнүл бурулбай келди. «Санак» термини жанрдын ички мазмунуна, маани-маңызына дал келе турган әлдик термин десе болот. Орустарда «считалка», өзбектерде «санамалар», казактарда «санамактар», түркмендерде «санавыч», татарларда «санамышлар» деп аталганы менен санактардын балдар оюнунда аткарған негизги функциясы бардык әлдерде бирдей. Ал милдет – оюнду баштоого, башкарууга жетекчи дайындоо жана ошол оюнdagы ар бир баланын ролун аныктоо. Демек, оюн dagы ролдорду бөлүштүрүү жана кезектешүү үчүн оюндуң башталышында айттылган речитативдүү айтимдарды санақ айтыймада дары десе болот. Ошентип, тигил же бул оюнду

уюштуруу, оюн тартибин бекем сактоо – санактын негизги милдети.

Санактарда түшүнүксүз, табышмактуу сөздөр (затумные слова) жыш учурайт. Ошондон улам санактардын пайда болушун окумуштуулар байыркы ишенимдер, жашыруун тил (табу) менен байланыштырат. (78.122). В.П.Аникин санактардагы башкы эки өзгөчөлүктүү белгилейт. «Во-впервых, в основе большинство считалок лежит счет, и во-вторых, считалки поражают нагромождением бессмысленных слов иозвучий». (7.309). Анткени, санактар бир кездерде чондордон балдарга өткөн жана андагы түшүнүксүз сөздөр кайсы бир нерселерди саноого тыюу салынган байыркы учурлардан сакталып калган деп түшүндүрөт. Бирок акырындык менен санакка болгон тыюу, ишенимдер жоголуп, ал өз жолу менен көркөм касиеттерге ээ боло баштайт. Андай сөздөр эми уйкаштыкка карай колдонулат.

Башка калктарадын балдар фольклорунда санактар толугураак жыйналып, жакшы изилденген десе болот. Бирок ошентсе да санактар, алардын ички классификациясы жөнүндө бирдей пикир жок. Казак фольклористи К.Матыжанов орус, татар, өзбек санактарынын ички классификациясын көнүлгө алып, талдай отуруп, казак балдар фольклорундагы санактарды (санамактар) жумбак сөздү санамактар, сюжетти санамактар, тизбекти санамак (кумулятивные) деп үчкө бөлөт. (58.22). Кыргыз балдар фольклорунда мындай санак айтымдары толук жыйналбаган соң классификация түгүл, ал жөнүндө кененирәк пикир айтуу мүмкүнчүлүгү чектелген. Албетте, кыргыз балдар фольклорунда (балдар оюнунда) деле санак айтымдарынын ар кандай түрлөрү кенири айттылып келгендигинен күмөн саноого болбайт.

Санакты балдар бой тартып, оюндан кол үзгөнгө чейин жарыша жаттап, кызыга айттып келген. Ант-

кени, ал тамашалуу мазмундагы төрт же андан көп уйкаштуу саптардан туруп, кандайдыр бир ырааттуулук сакталат жана уйкаштырып, ыргактуу айтылгандыктан көркөмдүк касиетке ээ, эсте тутууга женил, айтууга оной.

– Кара коюм кайдасын?

– Тоодомун.

Тоомелик, суумелик,

Балтам бас, керким кес,

Сен туруп, сен чык. (51.190).

Аппан – жапан

Саман – чапан

Ийри комуз

Жарык жылдыз (сары жылдыз)

Онокой – сонокой.

Кара карга,

Сары чымчык,

Саны туура,

Сен туруп, сен чык (65.160)

Санактын акыры «сен туруп, сен чык» деп аяктайт да, ал кимге түш келсе оюнду ошол башкарат, же негизги ролду аткарат. Мындай айтЫмдар баланын сөз өнөрүнө болгон кызыгуусун арттырып, уккулуктуу сүйлөөгө умтултса, санакты көбүрөөк жаттоо аракети эсте тутуу жөндөмүн, ой-өрүшүн өстүрөт, ал санакты ыргагы менен тартибин бузбай айтуу баланы сергектикке, баамчылдыкка үйрөтөт. Демек, санак оюн айтЫмдарынын ичинде кенири тараган жанрдык түр катары кабыл алынат. Кылымдал жашап келаткан оюн санактарын жакшылап жыйнап, терен изилдөөгө муктаж. Ал балдарга таалим-тарбия, эстетикалык ырахат эле тартуулабастан, элдин өткөн тарыхынан, турмуш-тиричилигинен, дүйнө таанымынан кабар берет.

Оюн айтЫмдары көбүнчө диалог түрүндө болот да, кәэде коллективдүү түрдө хор менен аткарылат. Анын ачык-айкын үлгүсү катары балдар фольклор-

рунда кенири учураган «Ак терек, көк терек» (же «Элден-элден эл чабар») айтымын көрсөтүүгө болот.

- Ак терек, көк терек,  
Бизден сизге ким керек?
- Жепирейген Жээнбек,  
Жетип келсин тезирәэк.
- Ак терек, көк терек,  
Бизден сизге ким керек?
- Элден эл жагаар,  
Бизден сизге ким жагаар?
- Тойго минген тору аттай,  
Топчуланган манаттай.  
Кызыл бешмант кыз керек.  
Жайлоодон түшкөн тору аттай,  
Жайдары сулуу сымбаттуу  
Жашыл чапан кыз керек. (55.355)

Кээ бир варианттарда алгачкы оюн шарттары, әрежеси сакталганы менен коомдук аң-сезимдин өсүп-өнүгүшүнө, эстетикалык табиттин талабына жараша айтым саптары айрым бир өзгөрүүлөргө учурайт, жаңыланат. Дегеле оюндун катышуучулары, конкреттүү кырдаал дайыма әске алынат.

- Ак терек, көк терек,  
Бизден сизге ким керек?
- Санитарка жетишпейт,  
Салый бизге эңкерек!
- Ак терек, көк терек,  
Бизден сизге ким керек?
- Кетирейген Керимбек,  
Келсин бизге тезирәэк! (71.123)

Оюндун бул түрү казак, өзбек, татар балдар фольклорунда да орун алган. Казак балдар оюндарында

«Айгөлек» деген ат менен белгилүү, орчундуу айырмачылык байкалбайт. Ушуга караганда бул оюндуун жааралуу, пайда болуу тарыхы теренге кетет. Жалпы әле фольклорго мүнөздүү вариантуулук оюн айтЫмдарына да тиешелүү болгондуктан айтЫм саптары дайыма өзгөрүп турат. Бирок мындағы «Ак терек, көк терек, Бизден сизге ким керек?» деген саптар туруктуу сакталып, оюн аракети кайталанган сайын бул айтЫм саптары да кайталанат.

Кыргыз элиниң кылымдап жашап келген улуттук оюндары бар. Актан Тыныбеков ошондой оюндардын элүүгө жакынын атап, ал оюндарды сыпаттап, ойноо тартибин, эрежесин жазып калтырган. Албетте, алардын арасында балдар оюндарынан да бар. Алсак,

«Элден – элден эл чабар» оюнунда:

«Элден – элден эл чабар,  
Чалагыз деген бок чабар».

же

«Элден – элден эл чабар,  
Итибай деген бок чабар» (89.571) –

деген айтЫм сөздөр колдонулса, «Токтуу суралай» оюнунда: жашырып коюлган аты боюнча чакырылат: «Туткуч, Туткуч» – дегенде көзү басылып отурган баланы Туткуч келип чекеге чертип кетет ... (89.571). «Чикит чаптай» оюнунда: Оюнда утулуп калган бала алышка чабылган чикитти колуна алыш,

«Акбай, Токбай,  
Караменде, кашка тай,  
Кулу-кулу кула тай,  
Куруп кетсин Мандабай.  
Акалекей-чакылакей,  
Чаар бака, темир така.  
Боронбай бүкүр, бооруна түкүр.  
Чабалекей чам-чум» –

деп оозун кымтыгын бойдон жыдыманды көздөй каттуу жүгүртөт. Жыдыманга чейин «чым» деген үнү басылбай жетсе кутулат... Эгер үнү басылып калса улам-улам кайта бара берет. (89.575). Чикит – балдардын жакшы көргөн оюндарынын бири. Бул оюн «чабалекей», «чикилдек» деп да аталат. Оюн эрежеси окшош болгону менен андагы айтыйм сөздөр көп вариантуу, бирок туруктуу, салттык формага ээ.

Дагы бир оюнда (*оюн аты белгисиз – И.К.*) балдар уй мүйүз тарта тизелерин тийиштире отурушат. Ошондо алардын бири:

Эккелем-дүккалем,  
Төрт амал, кара козу.  
Көөкө, көпкө,  
Пылтыр пыш, этегин тос – дейт.

Калган балдар:

Ак самын, көк самын,  
Аны издең сен табын! –

деп айтыйп турушат (65.267)

Балдар арасына кенири тараган «Хан вазир» оюнунда:

- Ханым, дат?
- Датын болсо айт.
- Ууру кармадым.

– Эмне уурдаптыр...(87.47) – деген айтыйм сөз туруктуу колдонулса, «Аксак кемпир бапалак» оюнунда диалог түрүндөгү төмөнкүдөй айтыйм сөз оюнду баштан-аяк коштоп, оюндуун негизги өзөгүн түзүп турат:

- Бул ким?
- Мен бапалак.
- Саа эмне керек?
- Мaa, от – от.
- От ойрон болгон,
- Бороон айдал жок болгон.

- Анда өзүм алам.
- Жок, бербейм.
- Жок, алам-алам.
- Ме, саа бапалак,
- Ме, саа бир муштум.
- Ме, саа бапалак,
- Ме, саа бир муштум...
  
- Аксак кемпир бапалак,
- Келбе башка акмалап.
- Балдарым аман чоңойсо,
- Каласың анан ташжалак (87.48).

Ошентип, оюн айтымдарынын дээрлик бардыгы практикалык мүнөзгө ээ болот жана ошол эле учурда балдарга эстетикалык рахат тартуулайт. Анткени оюн айтымы – балдар оюнуна поэтикалык көрк берип, аны баштан-аяк уюштуруп турган туруктуу компоненти. Алардын чыныгы идеялык-көркөмдүк мазмуну оюн аркылуу, оюн учурунда ачылат, оюнсуз көркөмдүк касиетин, маани-манызын жоготот.

**Сөз оюндары.** Бул топтогу оюндардын кыймылдуу оюндар менен анча деле байланышы жок. Оюндин өзү эле айтым сөздөрдөн турат, башкacha айтканда муну *сөз оюну* десе болот. Мындай айтымдардын негизги белгиси – оюн элементтеринин болушу, максаты – күлкү, азил-тамаша жаратуу, ойлонтуу. Сөз оюну негизинен диалог түрүндө, кээде кезектешип айтылып, бири-биринен жооп күтөт, өз ара сөз жарышына, ой жарышына түшөт, ошол сөз оюндарынан улам тамаша-күлкү кызыгына батып, өздөрүнчө ырахат алат. Мындай оозеки чыгармаларга балдардын *азил-тамаша айтымдарын, жаңылмачтарды, табышмактарды* кошууга болот.

**Азил-тамаша айтымдары (поддёвки).** Балдардын диалог аркылуу бири-бирине тийиштик кылыш, келе-

келеп сөзгө чалынтышы, азил-тамаша айтымдары аркылуу оюн-күлкү жаратышы ар бир элде бар. Орус балдар фольклорун изилдеген окумуштуу М.Н.Мельниковдун: «Это – весёлые шутки – балагурки, средство забавы, «за счет товарища», основанное на игре словом и вспомогательным действием» (60.88) – деген аныктамасы кыргыз балдарынын репертуарындагы азил-тамаша айтымдарына да туура келет.

Балдардын диалог түрүндөгү азил-тамашалары ар кандай формада жолугат. Орус балдар фольклорундагы мындай чыгармаларды М.Н.Мельников «поддёвки-заманки», «поддёвки-искусственного диалога», «поддёвки-естественного диалога», «поддёвки-загадок», «поддёвки-шутки», «поддёвки-присловья» деп алтыга ажыратат. (59.141). Казак жана өзбек балдар фольклорундагы азил-тамаша айтымдары деле бир аз айырмачылыктары менен ушул сыйктуу түрлөргө бөлүштүрүлгөн. (59.3). Айрым окумуштуулар (С.Г.Лазутин) болсо балдардын азил-тамаша айтымдарын оюндан тышкаркы фольклор катары карайт. Кыргыз фольклористикасында балдарга тиешелүү оозеки чыгармаларды, алардын ичинде балдардын азил-тамаша сөздөрүн да, жазып алууга олуттуу көнүл бурулган эмес, жыйналбай деле калган. Балдар арасында мындай чыгармалардын ар кандай жанрдык түрлөрү жашап келгендин гинен шек саноого болбайт. Колдо болгон материалдардын негизинде азил-тамаша айтымдарынын айрым түрлөрүнө кыскача токтолобуз.

Д и а л о г түрүндөгү азил тамашалар жасалма, же табигый түрдө болушу мүмкүн. Ж а с а л м а диалогдо курулган тамашаларды балдар атайылап ойлоп таап, оюн катары алмак-салмак айтышат. Балдардын бири экинчисине кайсы бир сездү айтууну өтүнөт да, жолдошуна тийиштик кылып, анын намысына тийип, уялта турган уйкаш сөз таап айтат. Мисалы:

- Чылбыр дечи!
- Чылбыр.
- Чыча албай чыныр!

Табиғый диалог учурундагы азил-тамашалар ангеме арасында капыстан айтылат. Маселен, сүйлөшүп отурган балдардын бири бир нерсени укпай, же чала угуп калса:

- Эмне? – деп кайталап сурайт.
- Темене! – дейт экинчи бала.

«Чалынтыма» – суроолуу азил-тамаша айтымдарында балдардын бири экинчисине кайсы бир керектүү сөздү айттырып алууга аракет жасайт. Ал учун ар кандай ыкманы колдонот, ойлоп табат. Мисалы, кандайдыр бир нерсени көрсөтүп, тандап айтууну сунуштайт:

- Акпы, карабы?
- Кара.
- Башына чыксын жара!

Кээде табышмак аркылуу да оюн максаты ишке ашат. Канткен менен да керектүү сөзгө табышмак ойлоп табуу онойго турбайт жана мындай айтым сөздөрдүн композициялык курулушу бир аз татаалыраак. Ал табышмактан, анын жандырмагынан жана ошол жандырмакка уйкаштырылган сөздөн, демек, үч компоненттен турат. Мисалы:

- Бели бүкүр, алыска түкүр. Бул эмне?
- Мылтык.
- Оозуна жүн тык!

Мындай «чалынтыма» – суроолуу айтым сөздөрдүн арасында кыймыл-аракетке негизделген түрлөрү да бар. Мисалы, ары карап турган курбусунун көзүн байкатпай келип баса коюп: «Күзгүбү, таракпы?» – деп сурайт. Эгер «күзгү» десе, көзүн бошотуп жиберет, же жумшак сыйлайт. «Тарак» десе, «тарак тарайт» деп көзүн оорута тарап, сыйдырып ётөт. Буга окшош оюндар казак, өзбек балдар фольклорунда да кездешет. Казак балдар фольклорунда «күзгүбү,

таракпы? дегендин ордуна «айна ма, тарак ма?» десе, өзбек балдар фольклорунда «сүтпе, каймак па?» деп айтылат. (59.141). Оюн-тамаша катары, каяша айтып, сөздүн маанисин бура сүйлөөгө ба-гытталган суроо-жооп айтымдары бар. Мисалы:

- Кимдин баласысын?
- Атамдын баласымын.
- Атандын аты ким?
- Атамдын аты жылкыда.
- Айылышын чону ким?
- Төө.
- Аксакалы ким?
- Теке ... – ушундайча уланып кете берет.

Балдар өз каршылаштарын алдап, «сөз тузагына» чалынтуу максатында алдамай-азилдерин айтышат. Алдамчы айтымдар аркылуу балдар бири-бириinin шаштысын кетирет, келеке кылат. Мисалы:

- Максат, тигини карачы.  
(Максат жалт карайт)
- Караптым, караптым,  
Карганын богун жалаттым! – дейт.

Кээде кыймыл, иш-аракет аркылуу алдамай аракети бар. Мисалы, «Тигине, самолёт, самолёт учуп баратат» деп балдардын бири кыйкырса, калгандары «Кана, кана!» деп чуулдашат. Ал болсо, «мына, мына!» деп мурдун көрсөтөт, балдар аны жабыла кууп жөнөйт.

Жыйынтыктап айтканда, ар түркүн формадагы азил-тамаша айтымдары оюн-күлкү, эрмек катары балдар арасында кенири тараган. Алардын көлөмү негизинен чакан, эки, төрт саптан туруп, көбүнчесе уйкаштуу, шыдыр айтылган декламацияга окшошуп кетет.

**Жаңылмачтар.** Сөздүн тез жана так айтылышын кыйындата турган тыбыш айкаштарынан курулуп, же ылдам кайталаганда алмашып айтыла турган

окшош сөздөрдөн туруп, көнүл ачуу, тил жактыруу милдетин аткарган, кыска элдик поэтикалык чыгармаларды жанылмачтар десек болот. Жанылмачтардын мазмуну көбүнчө юморлуу келип, айрым тыбыштардын көп кайталанышына, же болбосо, сөз же сөз тизмектеринин составында окшоштыбыштардын өтө жыш жайгашына негизделет. Мына ошондуктан көркөм сөздөгү тыбыштык окшоштуктарды жаратуучу аллитерация, ассонанс, анафора, тавтология, эвфония, редиф сыйктуу формалар кенири орун алган. «Жанылмач» деген терминдин өзү да жанрдын табиятына туура келип, жанылуу маанисин туунтат. Кээде «бат айтма», «тил сындырмак» (Чон-Алайда) деп айттылган учурлары бар.

Элдик оозеки чыгармачылыктын бул түрү дүйнө элдерине, анын ичинде түрк тилдеринде сүйлөгөн элдерге да кенири тараган. Мисалга алсак, казактар «жанылтпаш» десе, өзбектерде «тез айтиш» же «янгилтмак», «чалдирмак» деп аталат. Якуттар жанылмачтарга жакын турган чыгармаларды «чабыргах» дешет. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгында жанылмачтар кыйла мезгилдерден бери эле жашап, тарыхый доорлорго ылайык форма жана мазмун жагынан өзгөрүп турган. Ошондой болсо да элдик оозеки чыгармалардын башка түрлөрүнө салыштырганда жанылмачтар кийинчөрөөк пайда болсо керек деп айтылып жүрөт.

Кыргыз эл жанылмачтарын негизинен эки категорияга бөлүп кароого болот: а) ылдам кайталаганда тил келбей чаташтыра турган жанылмачтар; б) аттайын тандалып алынган сөздөрү бар болгондуктан, тез кайталаганда бир сөз экинчи бир сөз менен, көбүнчө одоно, уят сөздөр менен алмашып, бурмалана турган жанылмачтар. (23.35–37). Жанылмачтар айтылуу, же татаалдык даражасы жагынан да бирдей эмес. Балдар фольклорун изил-

дөөчү Г.Орозова аларды «женил жана татаал айтылуучу» жаңылмачтар деп экиге бөлүп, женил жаңылмачтар майда жаштагы балдарга, ал эми татаал жаңылмачтар тестиер балдарга ылайыкталгандыгын белгилейт. (71.115). Женил жаңылмачтар өтө чакан, эсте сактоого оной, уйкаштуу жана ыргактуу болсо, татаал жаңылмачтардын мазмунуна көнүл бөлүп, логикалык ырааттуулугун сактоого туура келет.

Жаңылмачта ар бир тыбыш так, туура, өз ордунда айтылыши керек. Буга кошумча текстти тездик менен бат айтууну да талап кылат. Андай айта албай жаңылган адам эл алдында күлкү болуп, уятка калат. Ал эми жаңылмачты жаңылбай айтуу ар кимдин эле колунан келе бербейт, бирок ким да болсо аны угуп, өзүн сынап көрүүгө кызыгат. Мурунку кездерде чон кишилер да тойлордо, тан-тамаша, оюн-зоок кечелеринде жыйылган элди күлдүрүү учун атайын чыгарылган жаңылмачтарды айтып бири-бирин сынашкан, эстетикалык ыракат алган, көнүл ачкан. Кээде ырдай билбegen, болбoso тигил же бул оюнда женилип калган жаштарга жаза катары колдонулган. Кийинчөрөөк бул жанр негизинен балдар репертуарына өтүп, балдарга таандык болуп калды. Анткени жаңылмачтар оной менен тил келбegen айрым тыбыштарды, айтылыши окшош, үндөш тыбыштардан куруулган көп муундуу татаал сөздөрдү, так, чаташтыrbай айтууга үйрөтөт, тил жатыктырат.

Бу кай май бал каймак?  
 Бу май бал каймак  
 Кудагыйга сактаган  
 Сүр май бал каймак.

Анабу арал, мына бу арал,  
 Мына арал, мал арал.  
 Мынабу арал, марал арал

Мал марал аралды араларбы,  
Марал мал аралды араларбы.

Жаш кайышты токмошпойсуздарбы?  
Жаш бүркүттү томоголошпойсуздарбы?  
Жаш кайышты токмошмокко эмне  
Жаш бүркүттү томоголошмокко эмне.

Жаңылмачтар жаңылдыруу үчүн тиркеле салған сөздөрүн баш аламан, иретсиз жыйындысы эмес. Алар көбүнчө белгилүү бир тартипте атайдылап курулуп, өзүнчө логикалық мааниси болот. Айлана-чөйрөдөгү ар кыл турмуш көрүнүштөрү жөнүндө маалымат берип, дүйнө тааныткыч, билим берүү касиетине ээ.

Мисалы:

Бир түп тыт туруптур  
Тыттын түбүндө түрп туруптур.  
Түрп тытты тутуптур,  
Тыт түрпти тутуптур.

Мында көрүнүп тургандай «тыт», «түрп», «туруптур», «тутуптур» сөздөрүн туура айтуудан тышкары, сүйлөмдүн логикалық жагын байкап, тыт менен түрптүн ордун, абалын эске сактап, туура кайталоо зарыл. Жаңылмачтар негизинен кыска келип, уйкашкан ыр формасында же кара соз түрүндө болот.

Жаңылмачтар сөз оюну катары милдет аткарып, эне тилдин байлыгын жаштайынан үйрөнүүгө, так жана уккулуктуу сүйлөөгө, көркөм сөздү кастарлоого тарбиялайт, акыл-эсин, сөз байлыгын өстүрөт. Ошентип, жаңылмачтар педагогика, психология жана эстетиканын талаптарына ылайык жаш өспүрүмдөрдү көркөм сөз каражаты менен тарбиялоого кызмат кылат, балдардын интеллектуалдык, физиологиялык жана эстетикалык жагынан калыптанышына жардам берет. Жаңылмачтар адабиятта эле

эмес, дефектология, фениатрия, логопедия илимдеринде да пайдаланылат, этнография менен лингвистика үчүн баалуу материал берет. Азыркы кезде жаңылмачтар мурдагыдай кенири тарабаса да өз күчүн жогото әлек. Кийин жаралган жаңылмачтар мазмунунун көндиги, жаңы заман белгилерин чагылдырышы менен айырмаланып, тарбия берүү максатын көздөйт.

**Табышмактар.** Табышмак – кыргыз элинин оозеки чыгармаларынын ичинен эң байыркы жана өтө кенири тараган түрлөрүнүн бири. Бул жанр жеке эле кыргыз элинде эмес, дүйнө әлдеринин бардыгында учурал, байыркы замандарда эле жаралган болсо да, бүгүнкү күнгө чейин жанрдык касиетин жоготпой жашап келет. Табышмактардын келип чыгышы, анын аткарған коомдук милдети жөнүндөгү маселе окумуштуулардын көнүлүнүн борборунда болуп келген. Д.К.Зеленин, В.П.Аникин, И.М.Колесников сыйктуу окумуштуу-фольклористердин пикирине караганда табышмактардын пайда болушуна табу (тергөө сөздөрү) себепчи болгон, башкача айтканда, байыркы мезгилдерде кайсы бир предметтердин өз аты менен атоого тыюу салынган каада-салт, ишенимдин өкүм сүрүшүнөн улам купуя сөздөр пайда болгон. Биздин күндөргө чейин келип жеткен кыргыз элинин табышмактарында тергеме сөздөрдүн өтө жышип сакталышы да мына ушунун өзүн ырастап турат. Алсак: сыпайллык же әркелет-кендик маани туунткан «женече», «уул», «кыз ««кудача»; шылдындоо, күлкүгө алуу мааницинде «чокон баатыр», «молдо чарык», «түйрүк кара», «жаман көсөө»; ишаарат кылып, жандап айтуу иретинде «жез калпак», «терек», «боз байтал», «очок»; кыймыл-аракетти, дабышты билдирген «дүбүр-дүбүр», «тап-тап» деген сыйктуу толуп жаткан сөздөр буга мисал боло алат (50.191–192).

Табышмактар адегене тергөө сөздөрдү катары пайда болуп, каймана маанидеги, жашыруун сөздөрдү өздөштүрүүгө, аны ар кандай шарттарда колдоно билүүгө үйрөткөн, ақылмандуулукту, же ақыл-эс жагынан тиешелүү денгээлге өсүп жетилгендики сыноо милдетин аткарган, бийликке келүү, же үйлөнүү үчүн да табышмактарды табууга туура келген. Ал «жашырын тил» катары элчилик жана аскер ишинде колдонулган. Кийинчирээк эстетикалык жана дүйнө таануучулук мааниге ээ болуп, тапкычтыкты, зиректики, ақылмандыкты сынай турган көнүл ачуу, оюн-зоок каражатына айланып, элдик оозеки чыгармачылыктагы өзүнчө поэтикалык жанр катары калыптанган. В.В.Митрофановының ой корутундусуна караганда «Табышмактар кыйытып айтуу жөндөмүнө ээ болуу жана көнүгүү үчүн, каада-салтта колдонуу үчүн пайда болгон. Ошентсе да табышмактардын түпкү теги иликтенип бүттү деп эсептөөгө болбойт». (62.35).

Табышмак – жаратылыш кубулуштары, ар кандай заттар менен түшүнүктөр жөнүндө суроо коюп, же көбүнчө аларды каймана мааниде сыпаттап, жандырмагын талап кылган кыска поэтикалык чыгарма. Элдик оозеки чыгармачылыктын бул түрү табышмактан (тексттен) жана жандырмактан турат. Табышмак менен анын жандырмагын бири-бири менен байланышта кароо керек. Эгерде текст жандырма талап кылбаса, ал өз алдынча жанр болуу касиетин жоготуп коёт. Табышмактын «сатуусу» да кыргыз эл табышмактарына мүнөздүү болгон, аны менен бирге жашап келаткан жанрдын бир белгиси катары каралат.

Табышмакты ар кандай элдер ар түрдүү шарттарда, ар кыл жагдайда айтышкан. Кыргызда табышмактар элдик оозеки чыгармачылыктын башка түрлөрү сыйктуу эле атайын максатта колдонулуп, элдин рухий талабын канаттандырууга багыттал-

ган. Табышмак адатта адамдар ар кыл эмгек түйшүгүнөн бошогон кышкы узак түндөрдө, оюн-зоок ке-челеринде айтыла турган. Табышмак айтуу оюнуна чоң-кичине да, аял-эркек да катыша алган. Ага катышкандардын улам бири табышмак айтып, калгандары жандырмагын издеген. Болбосо отургандар эки тарапка бөлүнүп алып улам бир тарабы табышмак айтып, әкинчи тарабы тапкан. Кээде табышмакты таба албай калганда «жандуубу-жансызыбы?», «катуубу, жумшакпы?» деген сыйктуу кошумча суроолорду берип табууга аракет кылган. Эки тараптын мындай бетме-бет чыгып, бири-бириinin акылын, ойлоп табуу жөндөмдүүлүгүн сыйнап жатканына сыртынан көз жүгүртсөөк, табышмак – кадимки эле айтыштын түрүн эске салат. Ким табышмакты көп билсе, же өзү ойлоп чыгарса, ошондой эле атаандашынын табышмагын бүт таап турса, ал тарап женишке жетишет. (51.154). Мындай учурда канчадан табышмак айтуу же таппаган табышмактын санын канчага чейин жеткирүү жөнүндө алдын ала макулдашылат. Ошентип, макулдашылган чекке жеткенде, женген тарап женилгендерди жазалаган («саткан»). Мындай жаза жандырмагын өзү билбей туруп, табышмак айткан кишиге да тиешелүү болгон.

Кыргыз эл табышмактарынын составы татаал жана ар түрдүү, анткени элдик оозеки чыгармачылык үчүн мүнөздүү болгон варианттуулук фольклордун башка жанрларына караганда табышмактарда өзгөчө көп учурдайт. Сөздөрдүн орун которушу, түшүнүктөрдүн, атоолордун, әпитет, салыштыруулардын алмашып турушу табышмактын текстти үчүн өтө мүнөздүү. Ошон үчүн элдик табышмактардын көпчүлүгү бир нече варианттарга әэ. Варианттардын көп болушунун себеби ал табышмактын элге белгилүү болуп, кенири тарагандыгында эмес, эсте сактап калууга кыйын болгондуктан андагы сөздөр

алмашып орун которуп кеткендигинде деп түшүндүрөт В.В.Митрофанова. (62.23). Бири-бирине жакын тексттерди варианттарга же өз алдынча жаңы табышмактар катары ажыратуу өтө кыйын жана татаал маселе. Грамматикалык жагынан же айрым бир эпитеттери боюнча гана анча-мынча айырмаланып турган тексттер варианттар катары түшүндүрүлүп, ал эми айырма негизги образдарына, мазмунуна тиешелүү болсо, жаңы табышмак деп эсептелинип жүрөт. (27.9). Бул ой кыргыз эл табышмактарына да туура келет.

1. Асты таш, үстү таш

Ортосунда бышкан аш (*өрүк данеги*).

2. Асты таш, үстү таш

Орто жери жашыл таш (*мисте*).

3. Асты таш, үстү таш

Орто жери жалпак баш (*таш бака*).

4. Асты такта үстү такта

Орто жери сары пахта (*жуумуртка*).

деген сыяктуу варианттарды бири-биринен негизги предмети боюнча айырмаланып турган өз алдынча табышмак катары кароого болот. Ушундай эле табышмактын негизги мазмунун өзгөртө албаган, анча-мынча гана айырмачылыкка ээ болгон варианттар да көп.

Мисалы, «кырчоо» жөнүндө:

1. Эки колу ичкери

Калган бою тышкары.

2. Эки колу ичинде

Бүткөн бою тышында,

же «кыл жууугуч» жөнүндө:

1. Капталды капиталдай чапкан

Барак баатыр.

2. Капталды капталдай чапкан  
Байбарак баатыр.
3. Капталды капталдай кыдырган  
Байбарак баатыр.

Илим үчүн мунун бардыгы, ал гана эмес бири-биринен анча айырмаланбаган варианттар да маанилүү экендиги белгилүү.

Фольклордук жанрлар чындыкты көркөм чагылтуу өзгөчөлүктөрү менен эле эмес, чагылтып көрсөтүүчү объектисине карай да бири-биринен айырмаланышат. Табышмактардын объектиси – адамдар сезип туйган, көздөрү менен көрүп, тажрибы жүзүндө баамдап билген ар кыл нерселер, ар кандай кубулуштар. Табышмактардан толуп жаткан нерселерди билүүгө, көп нерсени үйрөнүүгө болот, анткени анда адамдардын айланы-чөйрөгө каратса көз карашы, ал жөнүндөгү түшүнүктөрү, коомго жана турмушка, атүгүл жаратылыш кубулуштарына жүргүзгөн байкоолору чагылдырылган. Табышмактар элдин үрп-адаты, ар кыл каада-салт, жөрөлгөлөрү, урунган буюм-терими, тиричилик шарттары менен да тааныштырат.

Кыргыз әл табышмактарынын тематикасы өтө кенири жана ал элдин этнографиялык, экономикалык жана тарыхый турмушу, жашоо шарты, тиричилиги, сырткы дүйнөнү таанып билүү денгээли менен шартталып турат. Реалдуу сырткы дүйнөдөгү адам баласына тааныш болгон баардык нерселер, аң-сезимдеги түркүн түшүнүктөр бул жанрдын мазмунун түзөт да, жаратылыш кубулуштары, андагы ар түрдүү өзгөрүштөр, асман, Ай, Күн, жылдыздар, жаныбарлар менен есүмдкөр дүйнөсү, адамдын жашоо-тиричилиги үчүн керек болгон тамак-аш, кийим-кече, үй-жай, ар кандай курал-жарактар бүтүндей табышмактын предмети болуп берет. Табышмактарда адамдын өзү, анын дene мүчөлөрү жөнүндө да айттылат.

Кыргыз эл табышмактарынын ичинен өзгөчө төрт түлүк малга карата айтылгандары өтө арбын. Мунун себеби, кыргыздар көчмөн эл болуп, көбүнчө мал чарбачылыгы менен тиричилик өткөрүп келгендинде.

Аласа гана бою бар,  
Антара кийген тону бар. (*кой*).

Кийим кий десен,  
Кылдан башканы кийбейт.  
Тамак же десен,  
Сакалы бийлейт, (*эчки*).

Сууга кирсе мин,  
Суудан чыкса бир, (*жылкынын куйругу*) ж.б.

Кыргыз эли жалаң гана мал чарбасы эмес, мергенчилик, дыйканчылык, кол өнөрчүлүк сыйктуу кыйла кесиптерди да өздөштүргөн. Буга байланыштуу ар кандай айбанаттар, мергенчиликке керектүү курал жарактар, эмгек куралдары жөнүндө табышмактар бар. Көчмөн кыргыз эли үчүн боз үйдүн ролу канчалык экени маалим. Демек, ал да табышмактын объективиси болуу ырасмисинен куру эмес. Ал тургай анын ар бир белүктөрү жөнүндө толуп жаткан табышмактар, алардын ар кыл варианттары жолугат.

Ай кучак, ай кучак,  
Жыйып келсе бир кучак.  
(*кереге*).

Кыркырак абышка өлөмүн дейт,  
Кырк уулу кырк жагынан жөлөймүн дейт.  
(*түндүк, уук*).

Кунан койдун куйругу  
Ары шалп да бери шалп.  
(*боз үйдүн эшиги*).

Абай алтоо  
Төбөй төртөө,  
Жабай жалгыз.

(*Үзүктүн, түндүк жабуунун, эшиктин боолору*) ж.б.

Кыргыз элине мүнөздүү болгон ат жабдыктары же нүндө деле ушунун өзүн айтууга болот. Бул табышмактар көлөмү жагынан башка бөлүмдөрдөн кем калбайт.

Казак элиниң көрүнүктүү окумуштуусу, академик М.Ауэзов жумбакты (*табышмакты – И.К.*) сөз образынын ачкычы катары таанууга болот деген. (34.4). Ырасында эле табышмакталып жаткан нерсенин атын атабай туруп, анын образын түзүү, элесин жаратуу табышмак жанрындагы негизги өзгөчөлүктөрдүн бири. Ал үчүн ар түрдүү ықмалар колдонулат. Мындай ықмалардын ичинен өтө ыңгайлуусу жана кенири тараганы – метафора.

Кичине гана чилетир  
Тоодон отун кулатыр (*устара, чач*).

Нерсенин образын жандандыруу, элестетип көрсөтүү да көркөм каражат катары кызмат кылыйп, жансыз предметтер кыймылда болот, сүйлөшөт, аракет жасашат, әмгектенишет. Мисалы: «Тап-тап басат, карап туруп калат (*кепич*). Метафорасыз эле ал предметтин ар кандай касиеттерин, сапаттарын, жасалуу же колдонуу ықмаларын, сырткы түрүн, белги бетесин, аткарган кызматын, иш-аракетин түздөн-түз сыпаттап сүрөттөөгө негизделген табышмактар да бар.

Ашка салса жоголду,  
Анын даамы онолду. (*муз*).

Ак бирок кар эмес,  
Таттуу, бирок бал эмес. (*шекер*).

Суюк, бирок суу эмес,  
Ак, бирок кар эмес. (*сүт*).

Жалтырайт көнүлдү бөлөм,  
Карасам өзүмдү көрөм. (*кузгү*).

Чакан поэтиалык түрмөктүн жашыруун маанисин (жандырмагын) табуу зарылчылыгы – табышмак жанрынын дагы бир белгиси. Эгерде жандырмак болбосо андагы каймана маани жоголуп, көркөм образ бузулат да, жөнөкөй эле турмуштук бир факт жөнүндө баяндоо болуп калат. Мисалы: «Көк улагым көгөндө жатып семирет». Жандырмагын жоготуу менен, ал өзүнүн жанрдык негизги белгисинен ажырайт, көбүнчө афоризмге өтөт, же макалылакап катары кабыл алынат. Жандырмак текстке катышпаса да, мазмундук бирдиктүүлүк түзүп, кээде ыргактык курулушун да жөнгө салат, толуктоо киргизет.

Бир эле табышмактын бир нече жандырмагы болушу мүмкүн. Анткени, табышмакта айтылып жаткан белгилер бир гана предметке эмес, бир канча предметке тиешелүү болот да, бир эле текстти ар ким ар башкача жандырат. Алсак, «узун терек, ичи көвөк» деген табышмактын: «мылтык», «камыш» сыйктуу жандырмактары бар. Кыргыз эл табышмактарында мындай мисалдар арбын учурайт. Табышмактардын бир нече жандырмактуу болушу кош маанилүү табышмактардын жаралышына шарт түзөт. Адатта мындай табышмактар жыйнактардан сыртта калат. Кош маанилүү же уят табышмактар оюнга катышып отургандардын ортосундагы кандаидыр бир өзгөчө кырдаалдарга шарт түзүп, оюнду жандандырып, кызыктуу, күлкүлүү өткөрүү милдетин да аткарып келген сыйктуу. Эмнеси болсо да кош маанилүүлүк табышмактын жанрдык табиятынан, андагы метафоранын көп пландуулугунан улам келип чыккан.

Табышмак жанрынын дагы бир өзгөчөлүгү – анын өтө кыскалыгында. Ошондуктан ал эсте сактоого ыңгайлуу. Бирок кыргыз эл табышмактарынын басымдуу көпчүлүгү бир-эки саптан туруп кыска болгону менен, анда суроо-жооп, ангеме түрүндөгү узун табышмактар, табышмак маселелер, айтыш табышмагы сыйктуу бир кыйла көлөмдүү табышмактар да орун алган. Булар жыйнектарда негизги тематикалык классификацияны бузуп, өзүнчө бөлүмдөр катары орун алып жүрөт. Алардын айрымдары (табышмак маселелер, суроо-жооп жана сез оюну түрүндөгү табышмактар) табышмак жанрына өтө жакын турган өзүнчө жанрдык топтор катары караплат. (62.133–137).

Табышмактар ыргактык түзүлүшү жагынан да бир кылка әмес. Алардын көпчүлүгү уйкашкан ыр формасында, ыргактуу жорго сез түрүндө болгону менен, кара сез, ангеме түрүндө, кәэде кара сез менен ырдын аралашмасынан турган табышмактар бар. Табышмактардын уйкаш болушу учун кәэде айрым бир маани бербеген сездөр да алынат, же жанаша турган эки уйкаш сездүн бири маани берсе, экинчиси маани бербейт.

Табышмактар әлдик оозеки чыгармалардын баяыркы түрү болгондуктан, ырлар, макал-ылакаптар, жомоктор, айтыштар, комуз күүлөрүнө чейин синип, алар менен байланышта болгон. Макал-ылакаптар менен табышмактар кыскалыгы жана ыргагы жагынан да, афоризмдүүлүгү, образ түзүүдө метафоралык ыкманын колдонулушу жагынан да бири-бирине жакын. Мына ушундай жакындыгынан улам кийинки мезгилдерге чейин эле бир жыйнактан орун алып, ал гана әмес бири-биринен ажыратылбай келген. Табышмактар формасы, сырткы түрү боюнча да, айрыкча жандырмаксыз турганда, макал-ылакаптарга жакын: «Эл жатса да, Элебай акем жатпайт», «Ачыла элек сандыкта, бычыла

элек кундуз бар» ж.б. Кээде табышмактардын арасында макал-ылакаптар менен тексттик жактан толугу менен, жарым-жартылай окшош болгондору да учурайт: «Тышы жалтырак, ичи калтырак» ж.б. Кайсы бир табышмактар жандырмагы менен биригип келип макал-ылакаптык мүнөзгө ээ болот: «Сөз атасы – кулак, суу атасы – булак», «Дүйнөдө санаа күлүк» ж.б. Табышмактар менен макал-ылакаптар бири-бирине жакын болгону менен, аларды айырмалап, бөлүп турган белгилери бар. Табышмактарда эн эле ар түрдүү предметтер жөнүндө конкреттүү сөз болсо, макал-ылакаптарда адамдар ортосундагы, коомдогу мамилелер, мораль, этика, адамдын мүнөзү жөнүндө баяндалат.

Табышмактар айрыкча жомоктордо көбүрөөк жолугуп, өзүнүн жанрдык касиетин жоготпой турup, ал жомоктун сюжеттик өнүгүшүнө, идеялык жактан чечилишине кызмат кылат. «Бир кызга үч ашык», «Баарынан кайсынысы чон», «Сүйлөбес хан», «Акылдуу кыз», «Акылдуу кыз менен зулум хан», «Гүлкайыр гүлгө не кылды? Гүл Гүлкайырга не кылды?», «Жейренче чечен менен Акыл Карапач», «Жаныбек хан» сыйктуу толуп жаткан жомоктор буга мисал болот.

Табышмак жанры айтыш ырларында да кенири колдонулуп, айтыш жанрында өзүнчө бир тармак катары көрүнөт. Кыргыз эл оозеки чыгармачылыгында «Талым кыз менен Жөбөктүн айтышы», «Байгабыл менен Чата кыздын айтышы» өндүү табышмак айтышынын үлгүлөрү бар. Токтогул, Найманбай, Барпы, Женижок сыйктуу залкар акындар да айтыштын бул түрүнө кайрылышкан. Табышмак айтышы акындык менен катар эле билгичтики, тез тапкычтыкты да талап кылган айтыштын өтө кыйын түрү. Ошондуктан кээде акындар айтышып отуруп өзгө сөздөн бирин-бири жеңе ал-

баганда, табышмак айтышына өтүп, акылдуулугун, тапкычтыгын сынашкан.

Айтыш табышмактарынын айрым үлгүлөрү комуз күүлөрүнөн (»Айган менен Кетбу坎ын айтышы«) да орун алганын байкайбыз. Кээ бир табышмактар жаңылмачтык милдет аткарғандыгын «Багал, багал, багал кийик, багалчактуу жүндүү кийик, кашык толbos кандуу кийик, казан толbos гөштүү кийик» (коён) деген мисалдан улам билүүгө болот. «Кумурсканы кой кылып, кумга жайган ким экен? Кара сууну кайнатып каймак алган ким экен?» (шайтан) деген әлдик калптардын үлгусүндө айтылган табышмактар да бар.

Табышмак азыркы кезде өзүнүн тарыхый жашоосун улантып жанр катары өнүгүүдө. Ал байыртан келаткан тарбия берүүчү, үйрөтүүчү милдетин аткарып, көбүнчө балдардын, мектеп окуучуларынын, алардын тарбиячыларынын арасында жашап келет. Табышмактар балдардын акыл-оюн өстүрүүдө, сөз байлыгын, ан-сезимин арттырып, байкагычтыгын күчтөүдө зор мааниге ээ. Ал аркылуу окуучулар айланча-чөйөдөгү ар кандай заттарды, буюмтеримдерди, жаныбарларды, өсүмдүктөрдү, кубулуштарды бири-бирине салыштырат, аларга мунөздүү белгилерди үйрөнүп, окшоштуктарын табат, айырмачылкытарын ачып, нерседеги сулуулукту сезет, көркөм ой жүгүртүүсүнө олуттуу таасир этет. Табышмактардын мына ушундай коомдук милдети аны унтуулуп кетүүдөн сактап, улам жаңы табышмактардын пайда болуп, жашарып, өнүгүп турушуна шарт түзөт.

Мурда әлдик табышмактар оозеки жаралып, оозеки тарап келсе, азыр окуу китептери, атайын жыйнактар, газета-журналдар, радио жана теле көрсөтүү аркылуу кенири белгилүү, жеке чыгармачылык мүнөздүү. Алардын авторлору – акын-жазуучулар, мектеп окуучулары, мугалимдер, табышмак

жанрына кызыккан ар кандай кесиптеги адамдар. Азыркы табышмактар тематикалық жагынан да айырмалуу. Мурда көбүнчө космогония, табият кубулуштары, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсү, эң жөнөкөй әмгек куралдары, үй буюмдары жөнүндө болсо, азыр илим, техника жанылыктарына, коом өнүгүшүнө байланышкан жаны түшүнүктөргө, жаны предметтерге арналып, көбүнчө уйкашкан ыр формасында жазылат.

Биздин күндөрдө кенири тараган кроссворддор, баш катырмалар, чайнворддор, табышмактуу сүрөттөр, табышмактуу арифметикалар, шахматтык табышмактар, ребус, анограммалар табышмактардын өзүнчө бир түрү катары көрүнөт. Кээде кандайдыр бир музыкалық чыгарма ойнолуп, же кайсы бир көркөм чыгармадан үзүндү окулуп, аны табуу да сунуш кылышат.

Демек, илимий-техникалық илгерилештин шартында табышмак жанрынын ареалы да кенип, окуучулардын билим деңгээлин жогорлотууда, тапкычтык, баамчылдык ышкысын тутандырууда көркөм гүлазык болуп калары калетсиз. Адыктан мугалимдер, бул зиректик гимнастикасын окутуунун, тарбиялоонун натыйжалуулугун арттыруучу жандуу булак катары иш тажрыйбасында арбын пайдаланып, аны көркөм дөөлөттөрдүн катарына активдүү аралаштыруусу керек.

**Оюндан тышкаркы айтымдар.** Балдар айтымдары жалаң эле оюн процессинде эмес, оюндан сырткаркы учурда деле айтылып келген. Буга чейин топтолгон материалдардын негизинде аларды төмөнкүдөй жанрдык түрлөргө (топторго) ажыратууга болот: мазактама, суроо-жооп, чубама, кайрылуу (өтүнүч) айтымдары жана каллтар.

**Мазактама** (дразнилки). Балдар арасы дайыма күлкү-шанга толо. Адам баласынын кемчил жактарын келекелеп, орунсуз кылыш-жоруктарын мыс-

кыл-тамашага айландыруу әл турмушунда эбактан келаткан нерсе. Мындай көрүнүшкө албетте балдар да кызыккан. Жеринен әле күлкү-тамашага жакын бала табияты ар нерсени тамашага айландырып, күлкү жаратууга даяр турат. Ошондон улам балдар арасында бири-бирин ызаланта турган шылдың сөздөр кенири айтылган. Алар бири-бирине ат коюп, ыгы келген жерде сөз аркылуу мазактап, чычалатууга аракет кылган. Мындай тамаша-шылдың сөздөрдүн кайсы бири улуулардан кабыл алышса, көпчүлүгү балдар арасында эбактан бери айтылып келаткан туруктуу айтым сөздөргө айланган. Албетте алардын арасында кырдаалга жараشا жаңыдан жарагандары да жок эмес, бирок алардын бардыгы эле ооздон-оозго өтүп узакка жашап кала бербейт. Кыргыз фольклористикасындагы мындай ырларды «чымчыкей ырлары» (Г.Орозова), «маскаралоо ырлары» деп атап жүрүшөт.

Балдар арасындагы мазактоо айтымдары көпчүлүк учурда баланын атына уйкаштырылып, болбосо анын жүрүм-турум, мүнөзүндөгү кемчиликтерге байланыштуу айтылат. Бирок алардын ортосундагы талаш-тартыш, чыр-чатаакка анча деле тиешеси жок. Бардыгы тамаша иретинде болот. Мындай так-маза сөздөрдү тематикалык мазмунуна карай эки топко бөлсө болот. Биринчи топко: бала атына уйкаштырылган мазактамалар, экинчи топко: баланын кемчил жактарын күлкүгө алган мазактамалар. Баланын атына уйкаштырып кошумча ат берүү (просвища), же болбосо ага уйкаштырып курбусун чычалата турган чыгарма жаратып айтуу биринчи топтогу мазактамалардын негизин түзөт.

Чотбай, Чотур мойну котур!  
Мышык берем ойноп отур!  
Чайнап отур! (64.26)

Эсел, Эселбай,  
Эки өтүгүн чече албай.  
Эжесине жете албай  
Эси кеткен Эселбай,  
Ағын суудан өтө албай  
Ағып өлгөн Эселбай. (55.429.).

Бул айтымдарга башка баланын уйкашпаган атын коюп алмаштыруу мүмкүн эмес. Айтылган кемчиликтер ал балада болбосо деле, аты уйкашса болду, балдар бири-бирин ыза кылышп чычалаттуу максатында айта берет. Бирок кээде каалаган ат менен алмаштырып айта бере турган мазактамалар да бар.

Экинчи топтоту мазактамалар бала ысымына байланыштуу эмес, ал баланын дене-боюнда, кулк мүнөзүндө, кыял жоругунда байкалган кемчиликтерди күлкүгө айландырат, чычалатат. Мисалы, тили чулдур, тиши кетик, башы таз балдар, же өз курбуларына караганда алсыз, ыйлаак, адепсиз, жалкоо, соргок, ууру балдар ушул топтоту мазактамалардын негизги объектиси.

Ууруулук кылса:

Ууру, ууру,  
Үйдүн богун жууру,  
Казанбакка салуучу  
Кайра келип алуучу.

Таарынчаак болсо:

Тарынчаак, таарынчаак,  
Тайдын жүгүн артынчаак (11.11).

Үйлаак блдарга:

Үйлаак, ыйлаак,  
Иттин жонун тырмаак (11.11).

Соргок балага:

Кардын ачса кака же  
Кабыргалуу бака же.  
Тоодон алыш суур же,  
Суурдун богун кууруп же (71.42).

Оюндан качкан балага:

Ойнобосон оюнбак,  
Думананын коюн бак.  
Чийдин башын чийип кет,  
Думанага тийип кет.

Мазактоо айттымдарын негизинен балдар өздөрү чыгарат, бирок улуулардан үйрөнүп алуу мүмкүнчүлүгүн да жокко чыгарууга болбайт. Балдар мындай чыгармаларды көпчүлүк учурларда дароо ойдон чыгарып айткандыктан тексттин логикалык жагына маани берилбей, уйкаштыкка басым жасалат да, көркөм-эстетикалык касиети төмөндөйт. Ошондой эле адамга акарат келтире турган, айтууга ынгайсыз, одоно уят сөздөр кездешет. Балдар өздөрү деле мазактама айткандарды көп жактыра беришпейт.

Мындай айттымдар балдардын түшүнүгүнө, жаш өзгөчөлүктөрүнө, психологиясына ылайыкташкан, күнүмдүк жашоодогу бала кыялышынан жарагалган. Балдар мазактамаларынын өзөгүндө женил-желпи азил-тамаша жатат, айкын-ачык терен логикалык ой болбогону менен тили женил, тамашалуу, көлөмү чакан. Аларды жыйнап, изилдөөнүн практикалыктарбиялык мааниси зор. Этнографиялык жактан кызыкуу, анан да балдардын сөз өнөрүнө, айрыкча сатириалык-юмордук жанрга болгон кызыгуусу ушул жупуну, карапайым көрүнгөн фольклордук жанрдан башталат десе болот.

Суроо-жооп айттымдары. Бул суроо-жооп түрүндөгү чакан диалог-ангеме. Мындай айттымдарды эки бала суроо-жооп менен кезектешип айтат,

болбосо аны диалогго окшоштуруп үнүн өзгөртүп жеке бир бала деле айтышы мүмкүн.

- Ой, эмне алдын?
  - Өгүз алдым Чородон.
  - Онун кайда?
  - Качып кетти коровдон.
  - Кандай эде?
  - Бир мүйүзү канаган. Ыштық менен орогон.
  - Таап берсемчи?
  - Батман эгин сүйүнчү, ачылбаган ородон.
- (64.26).

Табият кубулуштары, түркүн жан-жаныбарлар менен адам катары сүйлөшүү-суроо-жооп айтымдарынын дагы бир өзгөчөлүгү. Бул жагынан алыш караганда байыркы анимисттик түшүнүктөр менен байланышып, жарадалуу теги теренге кетет.

Суроо-жооп айтымдарды текстеш түрк калкта-рында эле эмес, дүйнө фольклоруна бирдей тиешелүү жанр экендигин айтышат айрым изилдөөчүлөр. Ал гана эмес айрым бир чыгармалар бири-бирин кайталайт, өтө окшош. Кыргыз-казак балдар фольклорунан бир эки мисал келтирели.

Кыргыз балдар фольклорунда:

- Бака, бака балчак,  
Башың неге жалпак?!  
Бутун неге ийри?  
Көзүң неге тосток?
- Казанды көп көтөрүп,  
Башым жалпак болуптур.  
Жайдак атка көп минип,  
Бутум ийри болуптур.  
Кароолду көп карап,  
Көзүм тосток болуптур. (87.31).

Казак балдар фольклорунда:

- Бака, бака балпак,  
Басың неге жалпак

Көзүн неге тостак,  
Бутун неге талтак?  
– Темір телпек көп киіп,  
Басым содан жалпак,  
Кырдан карауы көп карап,  
Көзім содан тостак.  
Жайдак атка көп мініп  
Бутым содан талтак. (59.91).

Мына, бала тұрмектөтө суроо таштап, кызықкан суроосуна баканын өзүнөн метафора түрүндөгү тамашалуу жооп алды.

Чубама айтымдар негизинен чубама бир сюжетте курулуп, ыргактуу баян түрүндө болот. Аллегориялык мүнөзгө ээ, жумшак юмор, тамаша сезилип турат. Жогорудагы шылдың, суроо-жооп айтымдарына караганда көлөмдүүрөек келип, чакан чубама (кумулятивдик) жөө жомокторго оқшошуп кетет. Орус фольклористикасында мындей чыгармаларды бириктирип «прибаутка» термини менен атаса, казактарда «кызыктама», өзбектерде «кизикмачок», татарларда «такмазалар» деп айттылат. Кыргыз фольклористикасында мындей айтым сөздөр атайын термин менен аталбаганы менен «тестиер балдардын ыры», же тагыраак айтканда «балдардын тилегин, учкул кыялдын чагылдырган ырлар» (Г. Орозова) деп айттылса, башка бир учурда «дүйнө таануу ырлары», «беймарал ырлар» (М. Түлөгабылов) катары каралып жүрөт.

Чубама айтымдардын әң башкы өзгөчелүгү, негизги өзөгү – чубама сюжет, шыдыр айтылган ыргактуу баян. Анын сюжети реалдуу турмуш чындығынан алыс, кыялдан жаарат. Кейипкерлери – адам, же адамча аракеттенген ар түркүн жандуужансыз нерселер. Алардын иш-аракети, ойдон чыгарылган кызыктуу окуялар аркылуу юмор жаралып, балдардын жан-дүйнөсүнө жакын. Андан да

ар бир сапта алмашып тездик менен өнүккөн окуя-  
көрүнүштөр айтымдын эмоционалдуулугун арттыра-  
са, биринчи саптын ақырында айтылган нерсенин  
экинчи саптын башталышында кайталанышы ай-  
тымдын укулуктуу, ыргактуу болушун шарттайт.

Жүгүрүп, жүгүрүп жүн таптым,  
Жүн астынан тарак таптым.  
Тарагымды Таттыга бердим,  
Таттым боз козусун берди,  
Козуну конокко сойдум,  
Конок камчысын берди.  
Камчы менен каз урдум,  
Каз канатын берди.  
Каз канатын көлгө салдым,  
Көл көбүгүн берди.  
Ак уюма бердим,  
Аяк, аяк сүтүн берди.  
Көк уюма бердим,  
Көнөк-көнөк сүтүн берди. (87.45).

Ошентип, үзгүлтүксүз уланган чубама окуялар чиеленишип отуруп ақыркы чегине жетет да, жыйынтык чыгарылат.

Чубама айтымдардын көпчүлүгү суроо-жооп түрүндө айтылат. Кыргыз-казак балдар фольклорун салыштыра отуруп мындай бир мисал келтирели:

Кыргыз балдар фольклорунда:

Каак, каак каргалар,  
Камыш түбү жорголор.  
– Жорголор деп, ким айтат?  
Жортуп жүргөн киши айтат.  
– Киши айтат деп ким айтат?  
Кишенделүү тай айтат.  
– Тай айтат деп ким айтат?

Таекеси кулпу айтат.

– Кулпу айтат деп ким айтат?

Кудуктагы бака айтат.

– Бака айтат деп ким айтат?

Бешикеги бала айтат. (87.45–46).

Казак балдар фольклорунда:

Карк-карк каргалар,

Кар үстүнде жоргалар.

– Жоргалар деп кім айттар?

– Аң аулаган аңшы айттар.

– Аңшы айттар деп кім айттар?

– Мал кайырган малшы айттар.

– Малшы айттар деп кім айттар?

– Сортандагы түйе айттар. (59.91).

Айтым бири-бирин улап кеткен, чубама суроожооптон турат. Ар бир саптын акыркы сөзү киинки сапта кайталанат да айтууга женил өзгөчө бир ассоцация жаратат. Аллитерациянын бекем сакталышы, поэтикалық кайталоо чыгарманын көркөмдүк денгээлин жогорулатат. Диалог түрүндө болсо да ыргактуулук, бирдей муун өлчөмдөрү, уйкаштык сакталат. Кәэде сөз болуп жаткан нерсенин үнүн, кыймыл-аракетин туурап, окшоштурушу мүмкүн. Ал эми «Эмнеликтен күчтүү?» деген айтым:

Кыргоол кызыл болгон,

Куйругу узун болгон.

Эмгек кылбай музга тайган,

Буту сынган.

– Муз, муз сен эмнеликтен

Күчтүү болдуң? –

деп, эмгектенбей жүрүп буту сынган кыргоолдон башталып, акыр аягында бардыгынан күчтүү болуп чыккан кумурсканын жообу менен аяктайт.

... – Кумурска сен эмнеликтен

Күчтүү болдуң?

– Мен күмурска бышкамын жумушка.  
Алты баштык тарууну  
актап берем,  
Жети баштык тарууну  
желпип берем,  
Мен күчтүү болгонум  
Ак эмгектен! (87.29).

Демек, күмурска тынымсыз иштеген ак эмгеги менен күчтүү. Айтымдын идеялык-тарбиялык маңызы ушунда. Окумуштуу М. Түлөгабылов бул чыгарманы «макулуктар жөнүндөгү ырларга» кошкону менен «муну ыр-ангеме же күмүлятивдик жомокыр деп атаса да боло турган. Кала берсе, мунун ыр порому да өздөштүрүлүп турганы сезилбейт» (87.29) – деп жазат. Бирок ошондой болсо да, автордун пикирине караганда «бул чыгарманын өзгөчө көркөмдүк ажары бар» (87.29), анткени анын мазмуну өтө кызыктуу, аллитерация, ички уйкаштык мүнөздүү.

Мындай чыгармаларды негизинен чондор жаратып, балдар арасында көнүл ачуу, тамаша куруу максатында айтылыт. Айтымдагы тыбыштык оқшоштуктар, кайталоолор, мазмунунун кыска жана кызыктуу болушу балдардын балалык сезимине күчтүү таасир этип, женил кабыл алынат. Чубама айтымдар балдардын сырткы дүйнө жөнүндөгү түшүнүгүн кенейтет, кыялдан жараган жалган нерсе менен чындыктын арасын ажырата тааныйт, ошол эле учурда фантазиялык ой жүгүртүү мүмкінчүлүгүнө ээ болуп, эстетикалык табити калыптана баштайт.

К а й р ы л у у а й т ы м д а р ы . Балдар фольклорундагы Айга, Күнгө, асмандагы жылдыздарга, табият кубулуштарына, жан-жаныбрларга, канаттуларга, майда-чүйдө курт күмурскаларга карата кайрылуу, өтүнүч, арноо-тилек мүнөзүндө айтылган айтым сөздөр бар. Ошондон улам мындай чыгармаларды өзүнчө жанр катары таанып, кайрылуу (чакырык) айтымдары десе болот. Орус фольк-

лористикасында буларды «заклички» жана «приговорки» деп экиге бөлөт. Айга, Күнгө, жаратылыш кубулуштарына карата айттылса, «заклички», ал әми жан-жаныбарларга багышталса «приговорки». Бирок бул боюнча бирдей көз караш жок, айрымдары экөөнү бириктирип «заклички» деп атоо-ну туура көрсө (В.А. Василенко), башкалары экөөнү эки башка кароону туура табат, башкacha айтканда, алар кайрылуу объективиси эле эмес, аткаруу формасы боюнча да айырмаланат: биринчисин («заклички») балдар чогуу хор менен айттышса, экинчи-син («приговорки») ар ким өзүнчө, жалгыз айтат. Мындай көрүнүш кыргыз балдар фольклоруна да мүнөздүү десе болот. Мисалы, нөшөрлөп жааган жазғы жамғырга карата:

Жаа, жаа жамғырым,  
Жүмшарт эгин тамырын...  
Жаан, жаан жаай бер,  
Менин чачым суулай бер –

деп кайрылса, сууга түшүп чыккан балдар:

Күн чык, күн чык,  
Мен түшкөн жокмун  
Сууга бака түштү –

деп, булутка жашынган Күндөн өтүнөт. Ушундай эле әл оозунда айттылып келген космогониялык мифтердин айрымдары балдар айттымдарына айланган. «Үркөр» жөнүндөгү мифтин негизинде жааралган айттымдын бир вариантын мисал келтирели:

- Үркөр-үркөр топ жылдыз,
- Үркүп кайда барасын?
- Тоо желимге барамын.
- Тоо желимде эмнен бар?
- Аштык айдаар уулум бар,
- Жибек созоор кызым бар.
- Аштык алыш нан кылам,

Жибек алып тон кылам.  
Аштык алып уулумдан,  
Азық-түлүк камдаймын.  
Ашка кардым тойгон сон,  
Анан Айды жандаймын,  
Жибек алып кызымдан,  
Кийим-кечек камдаймын.  
Анан Айды жандаймын. (39.37).

Диалог түрүндөгү айтыйм сөз айгинелеп турган-дай адамдардын аң-сезиминдеги байыркы баёо, түркөй түшүнүктөр менен ишенимдерден кабар алабыз. Үркөрдүн қадимки адамдар сыйктуу эле уул-кызы, жашоо тиричилиги бар. Ушундан улуам да бул чыгарма балдар үчүн женил, уккулуктуу жана кызыктую.

Балдар арасында айланы чөйрөдөгү жандуу жаратылыш카 карата айтылган кайрылуу, арно-тилек айтыймдары бар. Байкоого караганда мындай чыгармалар чон кишилерден балдар репертуарына өтүп, алардын эстетикалык талабын канатандыра турган поэтикалык чыгармаларга айланган сыйктуу. Балдар өздөрү дагы бара-бара сырткы дүйнөнү жакшыраак таанып-билип аралаша баштайт, ар түркүн жан-жаныбарларды көрүп-билет, байкоо жүргүзөт таанышат. Натыйжада балдардын жан-жаныбарларга карата мамилесин чагылдырган чыгармалар пайда болот. Айталык балдар мышык көрсө оюнкараак, балалык сезим менен:

Элгек-элгек,  
Такта-нургуч.  
Чыгырык, чыгырык,  
Мыё-мыё! (64.26) –

деп тийиштик кылса, суур ийинден чыкканда:

Суур жеңе салам айт,  
Салам айтсан туруп айт (71.47) – дешет.

Эл оозунда жан жаныбар, канаттулардын пайда болушу жөнүндө түркүн миф, легендалар жашап келген. Ошондой легендалардын бириnde суур бир учурда байдын келини болгон эжен. Балдар ошол себептен суурга «жene» деп кайрылып отурат. Ал эми балдар сук канаттуу сагызганды көргөндө минтип айтышкан:

Ак сүйлө,  
Ак сүйлөсөн да,  
Так сүйлө.  
Ак сүйлөбөсөн,  
Үч сүйлө.  
Үч сүйлөбөсөн,  
Кара жаак  
Мылтыкка жолук! (65.62.).

Кайрылуу айтмынын дагы бириnde бала эл кайда көчөт конузун колуна кондуруп алыш, «эл кайда көчөт?, эл кайда көчөт?» – деп колунан учуп кеткенче кайталай берет. Эл түшүнгү боюнча эл кайда көчөт конузу кайсы тарапка учуп кетсе, конуш жанырткан эл да ошол тарапка көчөт эжен. Буга бала кыяллы абдан ынанган. Кайрылуу айтымдарынын көпчүлүгү, бала өмүрү, анын күнүмдүк жашоо-тиричилиги менен тыкыс байланыштуу болгондуктан, кээде башкacha бир турмуштук жагдайларда айтыла калган балдар айтимдары учурайт. Мисалы көзгө чөп-чар, кыпын түшсө төмөнкү айтим сөз бир нече ирээт кайталанат. «Арс! арс! Көзүмө чөп түштү. Алыш берээр киши жок. Туфuu!, туфuu! Туфuu!. Баланын алгачкы тиши түшкөндө аны нанга ороп итке таштайт да:

Жаман тишимди сен ал,  
Жакшы тишинди мага бер! – деп күбүрөйт.

Ошентип мындай айтимдардын пайда болушу, аткарган функциясы байыркы мезгилдерге барып такалат. Балдар жаратылышты, жаныбарлар дүй-

нөсүн сөзгө тартып, алар менен сүйлөштөт, мамиле түзөт. Алардын айрымдарында байыркы ырымжырымдын белгилери да сакталып калган.

Калптар. Оозеки сез өнөрүндө өз ордун таап, байыртан жашап келе жаткан жанрлардын бири – *калптар*. Калп – уйкашкан ыр формасында же кара сез түрүндө болуп, чыныгы турмушта жок, кадыресе акыл-эс нормасына сыйбай турган окуяларды атайылап юмордук максатта сүрөттөгөн чакан чигарма. Акыркы жылдары кыргыз фольклорунун жанрдык түрлөрү көбүрөөк изилденип жатканы менен айрым жанрлар дале болсо көнүл сыртында калгандай. Алардын катарында элдик калптар да бар. Эл оозунан жазылып алынган, жарыяланган материалдардын аздыгынанбы (алардын саны алтымыштын тегерегинде) же эл арасында кенири айтылбагандыгынан уламбы, айтор бул жанрга анча маани берилбей келген. Кийинки учурларда бул багытта изилдөө иштери колго алынып, жандана баштады десе болот. Жогоруда айтылгандай фольклордук жанрлардын теориясын иштеп чыгуу, аларды классификациялоо фольклористикадагы орчуундуу проблемалардан. Бул маселе бардык жанрларды, алардын спецификалык өзгөчөлүктөрүн толук эске алганда гана чечилиши мүмкүн.

Турмуштук окуялар менен ар кандай көрүнүштөрдү өтө кылдаттык менен бийик фантастикалык даражага жеткире сүрөттөө, адам оюна сыйбаган «калпка» айландыруу – бул жанрдын негизги өзгөчөлүгү. «Алогизм и абсурдность – сам существо не-былицы, её основная эстетическая задача» (52.11) – дейт Е.М.Левина. Калптар элдик куудул сөздөрдүн бир түрү катары көбүнчө оюн-зоок, азил-тамаша, көнүл ачуу иретинде айтылгандыктан анын мазмуну кызыктуу да, күлкүлүү да. Ошондуктан фольклорист Е.М.Левина элдик калптарды «күлкү маданиятындагы» өзгөчө бир көрүнүш катары караган.

Анда реалдуу турмуш чындыгына таптакыр коошпогон, тенирден тескери, апартмалуу окуялар сүрөттөлүп, күлкү менен юмор алдынкы планга чыгат.

Чылым кылдым чычкандын куу башынан,  
Чылбыр эштим торгойдун чуудасынан.  
Бир торгойдон бир табак сөөк алдым,  
Ал сөөктөн көлгө көпүре салдым.  
Башкасы калп болсо да ушунум чын.

же болбосо:

Калп айтып кары-жашка бирдей жактым,  
Кайтарып кумурсканы койдой бактым.  
Айгырын чегирткенин чертип минип,  
Башынан Кара-Тоонун түлкү чаптым.

Көрүнүп тургандай калп бириңчи жак тарабынан айтылат да, андагы чындыкка жакындарынан, апартмалуу сүрөттөөлөрдөн улам күлкү жарагат. Андан да карандай калптын чындык катары таңууланышы бул жанрдын ажарын ача түшөт. Мындай чыгармаларды эсте тутуп, айтып берүү оной болгону менен, аны жаратуу, ойлоп табуу женилге турбайт. Ал үчүн чыгармачылык талант менен бирге эле күчтүү фантазия керек.

Элдик калптар жөө жомоктордо өзүнчө әпизод катары орун алып, окуяны өнүктүрөт, чыгарманын көркөмдүк касиетин арттырат. Кыргыздын «Кырк ооз калпы» казак, өзбек, каракалпак, татар, түркмөн, якут, хакас, бурят жана монгол элдеринин фольклорунда жомоктук сюжет катары кездешет. Ал эми кыргыздын ыр түрүндөгү калптары менен казак элиниң «өтирик өлөндөри» айрым учурларда бири-бирине жакындал, окшошуп кетет.

Калптардын структуралык түзүлүшү да өзгөчө. Шумдуктуу, логикага сыйбаган көрүнүштөр турмушта болбогон калп мотивдерди жаратат. Ал эми ошол

ар бир мотив, бир же әки саптан турган эпизод өз алдынча айтылып, аягына чыгып, жыйынтыкта-лып турганы менен кийинки мотивдер менен жал-гашканда ирээtsiz, аягына чыкпаган текст пайдала болот. Мындай чубама (кумулятивдүү) принцип боюнча узара берген калп мотивдер, бири-бири менен жалгашып узакка созулчудай көрүнгөнү менен тексттин көлөмү да, тематикасы да чектелүү. Негизи ыр түрүндөгү сюжет болбайт. Суроо коюлуп, та-бышмак-ребус түрүндө жараган калптар да бар. (71.103). Ыр түрүндөгү калптарда тексттин поэтикалык ажарын ача турган гипербола, литота, салыштыруу, метафора, гротекс сыйактуу көркөм сөз каражаттары колдонулат. Айтыла турган ой, апыртмалуу көрүнүштөр сыпаттоо, сүрөттөп берүү, же болбосо төнештируү, салыштыруу жолдору ар-кылуу ишке ашат. Туруктуу сакталбаса да уйкаштык бар, муун өлчөмдөрү болсо өзгөрмөлүү ыр саптарына анафора мүнөздүү әмес, бирок эпифоранын ордуна рефрен көбүрөөк колдонулат.

Кара сөз менен айтылган калптар деле чубама принцип боюнча апыртмалуу окуяларды баяндайт. Комизм, угуучуларга күлкү тартуулап, көнүл ачуу – башкы максаты. Бирок кара сөз түрүндөгү эпизоддор кененирээк сүрөттөлөт. Окуянын катышуучусу катары ангеме қуруучу адамдын образы да бар.

Эл оозунда көбүрөөк айтылып, калыптанып калган төмөнкү калпты мисалга тарталы: «Өз атам туула электе, чоң атамдын жылкысын кайтардым. Тууй элек бээни саап, тигиле элек сабага куюп, ич-пей мас болдум. Чыга элек талдын чырпышынан укурук кылып, әшиле элек жиптен боо тактым. Чыга элек табылгынын тубундө тууй элек коён жатыптыр. Жасай элек таяк менен урдум эле казыла элек ийинге кирип кетти.

Бир арык турууптур: экөө кургак, бирөө суусу жок. Үч арыкта үч балык бар экен, экөө өлүк,

бирөөнүн жаны жок. Анда үч киши туруптур: әкөө жылаңач, бирөөнүн кийими жок. Ал жылаңачтын этегине жаны жок балыкты салып бери келе жатсам, үч там туруптур: әкөөнүн төбөсү жок, бирөө тешик. Ал үч тамга кирсем, үч казан туруптур: әкөөнүн түбү тешик, бирөөнүн түбү жок. Түбү жок казанга жаны жок балыкты салып, от жакпай бышрып, жебей тойдум». (11.152). Кара сөз менен айтылган калптарды аткарған функциясына карап: а) өзүнчө турған калп; б) жөө жомоктордогу калп – деп әкиге, ал эми поэтикалық жагын эске алғанда: б) белгилүү бир темага байланыштуу калптар; б) мотивдер тизмегинен турған калптар – деп ажыратса болот. (52.14–15).

Калптын «калп» әкендигин чондор эмес, балдар деле билет. Бирок анын максаты башка – күлкү, тамаша тартулоо. Аナン да академик Э.Х.Маргулан айткандай «калп» айтылса да, анын аркы негизинде чындық жатат». (33.140). Анткени, балдар жалған менен чындыкты жанаша кооп салыштырат, көркөм ой-чабыты, фантазиясы артат, реалдуу турмуш чындыгын айра тааныйт, көркөм сөз касиетине маашырлана эстетикалық ырахат алат. Мынданай чыгармаларды, «жанр катары али толук жетиле әлек», «өсүү процессинде жашап жаткан оозеки маданияттыбыздын бир формасындагы үлгү» катары караган изилдөөчүлөр бар. (18). Чындыгында әлдик калптар бардык жанрдык белгилери боюнча әбак калыптанып бүткөн, оозеки сөз өнөрүнүн башка түрлөрүнүн катарында өз ордун тапкан.

## 2.5. Макал, ылакаптар

**Макалдар.** Турмуш тажрыйбасынан алынган поэтикалық ақыл-ой корутундуларын *макалдар* десек болот. Ал коомдук турмуш-тиричиликтин бар-

дык жагын үз кучагына камтып, адамдардын дүйнөгө болгон көз карашын жыйынтыктайт, ойду бүткөре айтып, кысса жана так келет, тарбиялык мааниси терен, рифма жана ритмге ээ. Макалдар «адам оюнун, акыл-эсинин энциклопедиясы» катары таанылып, дүйнө әлдеринин дәэрлик бардыгында учурайт, ал гана әмес айрым макалдар мааниси жактан бири-бирине жакын.

Элдик оозеки чыгармалардын ичинде макалдар негизги орунду ээлэйт жана фольклордук чыгармага тиешелүү бардык белгилери бар. Ошентсе да башка жанрларга салыштырмалуу алганда элдик макалдар бир катар өзгөчөлүктөргө ээ. Баарыдан мурда күндөлүк оозеки сүйлөшүү речинде кенири колдонулгандыгы менен айырмаланат. Макалдар аз сөзгө көп маани батырып, айтмакчы болгон ой түйүнүн ары терен, ары жеткиликтүү жана ачык айрым да тууюндурат. Ушундан улам эл макал сөздөргө суктануу менен мамиле жасап «сөздүн гүлү», «адам оюнун каймагы», «сөз килеми» деп баа беришкен, «сөздүн көркү макалда» деп тыянак чыгарышкан.

Фольклорго мүнөздүү болгон коллективдүүлүк менен традициялуулук макалдарда алда канча бекем сакталган, текст өзгөрүүгө көп учурабайт. Өзгөчөлүктөрдүн дагы бири – кыйыр, каймана мааниде колдонулушу. Образдуу ой корутундулары көпчүлүк учурда тике айтылбай, ишарат менен кыйыр түрдө берилгендиң алардын мааниси кенейип, контексте билинет. Ырас, сөздүн түз маанисинде, тике айтылган макалдар да арбын. Бирок кыргыз эл макалдарынын көпчүлүгү жандатып, каймана түрдө айтылган макалдардан турат.

Макалдардын жанр катары пайда болушу тарыхтын байыркы түпкүрүнө кетет, ал эми айрым бир жеке макалдар жөнүндө сөз болгондо аны белгилүү бир тарыхый доор менен байланыштырууга болот.

Анткени макалдар бир кылымдын эле жемиши эмес, алардын алгачкы үлгүлөрү байыркы замандарда эле жаралып, өнүгүү процессинде далай кылымдарды басып өттү, бул аралыкта коомдук түзүлүштөргө ылайык өзгөрүлүп, жаңыланып отурду.

Элдик макалдардын тематикасы кенири. Адам өмүрүнүн, жашоо-тиричиликтин бар тарабын кучагына алат. Бул жагынан алганда макал болуп айтылбаган нерсе болбосо керек. Айталы, әмгек, кесип, чарбачылык, байлык менен жардылык, соодасылык, достук, ынтымак, биримдик, әрдик, мекен, өмүр, өлүм, сүйүү, үй-бүлө, илим-билим, тазалык, тарбия, жүрүм-турум, кулк-мүнөз, ден-соолук, жакшылык, жамандык жана коомдук-социалдык мамилелер жөнүндө айтылган макалдардан эл тарыхын, элдик даанышмандыкты, элдик идеология менен философияны, этика менен эстетиканы, жашоотурмуш жөнүндөгү ой корутундуларды баамдайбыз. Мисалы, «Иштесен тиштейсин», «Колу кыймылдагандын, оозу кыймылдайт», «Аракет кылбай берекет жок», «Эринчээктин эртени түгөнбейт», «Эрәмгегин жер жебейт», «Мәэннетин катуу болсо, татканың таттуу болоор» деген макалдарда әмгек жөнүндөгү элдик көз караш айтылса, «Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү минди жыгат», «Акылтозбос тон, билим – түгөнбөс кен», «Билим алуу – ийне менен кудук казгандай», «Окуу – билим булагы, билим – өнөр чырагы» деген макалдар илимбилимдин артыкчылыгын, пайдасын түшүндүрөт, билим алууга, көп окуп, көптү үйрөнүүгө чакырат.

Макалдар элдик акылмандуулуктун казына-булагы катары зор коомдук мааниге ээ. Анткени мындей чыгармалар речте кенири колдонулуп, дүйнө таанытуучулук, идеялык-тарбиялык жана эстетикалык милдет аткарат, турмуштук мазмунга бай, идеялык манызы терен, көркөмдүк касиети күчтүү. Улувадар, көркөм сөз чеберлери, акын-жазуу-

чулар макалдарга айрыкча баа берип, аларды өз эмгектеринде, чыгармаларында кенири колдонушкан. Акындар көбүнчө макалдардын дидактикалык жагына маани берсе, жазуучулар чыгармадагы кейипкердин ички дүйнөсүн ачып берүү үчүн кайрылышкан. Макалдар структуралык түзүлүшү, мазмундук формасы, көркөмдүк өзгөчөлүктөрү жагынан алганда башка жанрлардан таасын айырмаланат.

**Ылакаптар.** Кандайдыр бир турмуштук көрүнүштөрдү каймана мааниде, эмоционалдуу, кыска жана таамай сүрөттөгөн образдуу элдик айтымдарды ылакаптар десе болот. Лингвистикалык жактан алып караганда фразеологизмдерге, башкacha айтканда туруктуу сөз айкаштарына жатат. Элге кенири белгилүү болгон кандайдыр бир адаттан тыш турмуштук көрүнүштөр, көбүнчө сатиralык мүнөздөгү күкүлүү окуялар, болбосо айрым бир жеке адамдардын жүрүм-турум, мүнөз өзгөчөлүктөрү, жоруктары ылакап сөздөргө айланат, кээде жалпы элдин турмуштук байкоолорунун натыйжасы катары кабылданган учкул, накыл сөздөр ылакапка өтөт. Ылакаптар деле макалдар сыйктуу речте кенири колдонулат да ага көрк берет, таасирдүүлүгүн арттырат.

Эл оозунда, турмуш практикасында, ал гана эмес, окуу китептери менен илимий эмгектердин көпчүлүгүндө макалдар менен ылакаптар бири-биринен ажыратылбастан, «макал-ылакап» деп бирге аталат, жыйнактарда бирге берилет. Чындыгында эле макал менен ылакап жанрдык өзгөчөлүктөрү жагынан бири-бирине өтө жакын, ал гана эмес, кээде аларды жикке ажыраттуу, айырмалоо кыйынга турат. Ошондон улам, бир катар адабиятчы-окумуштуулардын эмгектеринде, адабият терминдеринин түшүндүрмө сөздүктөрүндө макал менен ылакаптын ар бирине өзүнчө аныктамалар берилип, айырмачылыктары санап көрсөтүлгөнү менен алар-

дын ар бири өз алдынча жанр экендиги ачык айтылып такталган эмес. (28.5). Макал, ылакаптар жиктелип, айырмаланып турганы менен бир эле жанрды туунтат деген көз караштар да бар. Бирок канткен менен да, макал-ылакаптар канчалык бири-бирине жакындап, окшошуп турганы менен макалдарга тиешелүү белгилер ылакаптарга мүнөздүү эмес, ылакаптар мазмуну, формасы, ал гана эмес речте аткарған кызматы жагынан да олуттуу айырмачылыктарга ээ.

1. Макалдарда ой тике же кыйыр түрдө болсо да аягына чыгара айтылат, жыйынтыкталат. Ал эми ылакаптарда ой акырына чыкпайт, корутунду чыгарылбайт. Ой-пикир каймана мааниде, жандатып айтылат да, контекстке карата чечмеленет, тиешелүү жыйынтык чыгарылат. Мисалы: «Жакшы болсон, жатык бол, улук болсон кичик бол» – макал. «Сүткө оозу күйгөн, айранды үйлөп ичиптир» – ылакап. Ылакаптар көбүнчө «дегендей», «окшобой» деген сыйктуу сөздөрдүн, ошондой эле «-ып», «-ыптыр», «-дай», -ча» мүчөлөрүнүн жардамы менен айтылат.

2. Макалдарда таалим-тарбия, дидактикалык маани күчтүү болсо, ылакаптарга образдуулук мүнөздүү. Ылакаптар окшоштуруу, салыштыруу үчүн, элестетип, образ жаратуу максатында колдонулат.

3. Макалдардын айтылып калуу тарыхы болбайт. Макалдар – адамдардын турмуш тажрыйбасы далилдеп бүткөн чындык, акыл-ой корутундусу. Ал эми ылакаптардын айтылып калуу себеби, тарыхы бар. Демек, макал менен ылакаптар пайдалошу, жаралышы жагынан да айырмалуу:

а) Кандайдыр бир адаттан тыш окуялар, турмуштук көрүнүштөр жөнүндө айтылган ангемелерден улам ылакаптар пайдалошу. Мындай ылакаптар адатта күлкүлүү, сатириалык мүнөзгө ээ. Эл оозун-

да «Шодокондун бүркүтүндөй болуп», «Ала байтал, акылын болсо сууга тарт дегендей», «Томо келгиче, тумоо келсин дегендей», «Өгүз болсо да сүт берсе болду», «Ормондун опузасындай», «Апендинин коёнунун сорпосунун сорпосундай», «Мен го Маанаке, Маанаке болсом сакалым канеке? Маанаке эмесмин десем, кызыл өгүзүм мынake!» деген ылакаптар айттылат. Бул ылакаптарга чейин белгилүү бир окуя болуп өткөндүгүн сөз маанисинен улам баамдоо кыйын деле эмес. Алардын тарыхын чечмелей келгенде кыска-кыска ангемелер, анекдоттор пайда болот. Мисалы: Шодокондун бүркүту эки бутуна эки, тушугуна бир түлкү илип, төртүнчүсүн көргөндө көзүн ымдап кала берген экен. Демек, эч нерсеге алымсынбаган, ач көз адамдын образы Шодокондун бүркүтүнө салыштырылат. «Узун сакалдуу Маанаке деген адам болуптур. Анын жүрүштурушу апенди чалыш, ак ниеттүү, тамашакөй, айрыкча жаш балдар менен тентүшүндай ойногон, бала кыял неме экен. (Кээ бир жерде мактанчаак, калп кылып көрсөтөт). Балдар Маанакенин бирде тонун ала качып, бирде кызыл өгүзүн мине качып, ар түрдүү мамиле кыла беришет. Бир күнү Маанаке кызыл өгүзүн минип отунга жөнөйт. Балдар Маанакени шылдыңдаш үчүн артынан кошо барышат. Маанаке эки тең отун алышп, өгүзүн узун кармап уктап калат. Андып жүргөн балдар Маанакенин сакалын кыркып, кетип калышат. Бир кезде Маанаке ойгонуп сакалын сыласа колуна урунбайт. Ал өзүнчө таңкалып: «Мен го Маанаке, Маанаке болсом сакалым канеке? Маанаке эмесмин десем, кызыл өгүзүм мынake!» (28.21) – деген экен. Маанакенин сөзү анекдоттун негизги өзөгүн түзөт жана жыйынтықтоочу (сентенциялык) касиетке ээ.

б) Ылакаптар әлдик оозеки чыгармалардын негизинде пайда болот: 1) Эпостук чыгармалардагы әлге кенири белгилүү окуялардын негизинде жарал-

ган ылакаптар: «Көкөтөйдүн ашы – көп чырдын башы», «Чубактын кунундай чубалган», «Тайбуурлудун тартуу болуп кеткени, Семетейдин ажалынын жеткени», «Көзкамандарча бычакташкан туугандар». Бул ылакаптар «Манас» эпосундагы окуялардан алынганы көрүнүп турат. 2) Кээде әлдик эпостор менен жөө жомоктордогу көркөм образдар, башкы каармандын кулк-мүнөзү, кыял-жоругу, айткандары ылакапка айланат: «Төштүктүн Чалкуйругундай болуп», «Тейитбекче мал аяп», «Аккан досторчо», «Сан жылкылуу Сарыбайча», «Чык татырбас Чынарабайдай болуп», «Эт таттуулугун койсо, Мен уурулугумду коёт элем» (Касым ууру жомогунан), «Уйдун тууруна күтүп, уузуна күтпөптүр» («Жанбакты» жомогунан), «Кирген из бар, чыккан из жок» («Түлкү менен арстан» жомогунан). 3) Айрым бир табышмактар жандырмагы менен бирге айтылып, болбосо өз алдынча турганда деле ылакап катары колдонулат. Мисалы: «Мурун туулуп кийин калган эмне?» деген табышмактын жообу – кулак». Муну «мурун чыккан кулактан, кийин чыккан мүйүз озуптур» дегенде ылакаптык мааниге өтөт. «Эл жатса да, Элебай акем жатпайт», «Ачыла элек сандыкта, бычыла элек кундуз бар», «Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат», булардын табышмак же ылакап экендиги контекстке карат белгилүү болот, башкача айтканда, өз алдынча турганда ылакап, ал эми суроо коюлуп, жандырмак талап кылыша табышмак болот. Бирок мындай ылакаптар өтө аз санда.

в) Эл оозунда легендага айланган ысымдар, тарыхта жашап өткөн айрым жеке адамдардын аттары, алардын өмүр таржымалы, кылган иштери, адат-өзгөчөлүктөрү үлөгөр болуп ылакапка өткөн учурлары бар. Алсак, «Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол», «Асанкайгычыл» «Апенди чалыш адам», «Алдар көсөөдөй болуп», «Шаршен-

че кайталап» деген өндүү ылакап кептердин кандай себептен айтылып калгандыгын чечмелеп, же түшүндүрүп олтуруунун кажети жок. Ал эми ден соолукка байланыштуу эл ичинде көбүрөөк айтылып жүргөн «Алымкан», «Алымканчасынан» деген ылакаптын жаралышына Токтогулдуң «Бир күн оору, бир күн соо. Алымкан азабың тартсам билбейсин» деген таамай салыштыруудагы ыр саптary себепчи болду. Дегеле ылакаптарда окшоштуруу, теңештириүү негизги мааниге ээ, башкы белги.

г) Макалдар сыйктуу эле турмуштук байкоолордон, түрдүү көрүнүштөр менен окуяларды өз ара салыштыруудан улам акылман ой, таалим сөздөр каймана мааниде колдонулуп ылакапка айланат. «Сактыгынан өлбөй, сүктүгүнан өлгөн сагызганчасынан», «Көп жойлоп капканга түшүп калган түлкүчө», «Жолоочуну ээрчип өлгөн итчесинен», «Боёкчу боёкчу десе, сакалын боёптур», «Устанын тогоосу жок демекчи», «Тандаган тазга жолугуптур».

4. Макалдарга ыргактуулук, уйкаштык мүнөздүү болсо, ылакаптар ага муктаж эмес, образдуулук негизги мааниге ээ.

5. Ылакаптар территориялуулугу менен айырмаланат. Кайсы бир ылакаптар белгилүү бир аймакта айтылганы менен башка жердегилер үчүн түшүнүксүз. Жергиликтүү әл болсо мындай ылакаптын айтылып калуу тарыхын, себебин билишет. Мисалы, Тондо «Абакандын мүрзөсүндөй», Жети-Өгүзде «Дөөлөс төрүн бербейт, өлсө көрүн бербейт», «Калыбайдын тайганындай калтырап» (51.176–177), Ошто «Кембагал Алайга барса да тезек терет». (47.110) деген ылакаптар айтылат. Ылакаптын мааниси ошол аймактагылар үчүн түшүнүктүү. Ошентип, ылакаптарды оозеки сөз өнөрүндөгү өзүнчө жанр катары кароого толук негиз бар. Анткени макалга канчалык жакындал турганы менен жогорудагыдай өзүнө гана мүнөздүү өзгөчөлүктөргө ээ.



## АДАБИЯТТАР

1. Абдыракунов Т. Кыргыз эл табышмктары (филология илимдеринин кандидаты деген илимий дарашаны изденүү диссертациясы). – Ф.: 1973.
2. Абрамзон С.М. Рождение и детство киргизского ребенка. – В кн.: Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Сб. музея антропологии и этнографии. XII. – М.-Л., 1949. – с. 78-138.
3. Ак бата/ Тұз. К. Жусупов, Ч. Өмуралиев. – Б.: Учкун, 2002. – 200 б.
4. Акматалиев А. Балдарга арналган салт жана ырым-жырымдар. – Б.: 2000. – 124 б.
5. Аникин В. П. Возникновение жанров в фольклоре. (К определению понятия жанра и его признаков). // Специфика фольклорных жанров. Русский фольклор. т. 10. – М.-Л.: Наука, 1966. – 28-42-б.
6. Аникин В.П. Русский фольклор. – М., «Высшая школа», 1987.
7. Аникин В.П., Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое творчество. – Л.: «Просвещение», 1983. – 416 б.
8. Артыкбаев К. Кыргыз фольклору тууралуу эмгек // «Кыргызстан маданияты», 1975, 20-май.
9. Асакеев Д.Ж. Адабият теориясы: Окуу куралы. – Б.: 2013. – 304 б.
10. Ата-бабалардан бери айтылып келаткан айтым сездөр// «Аалам», 2006, 10-февраль, 3-бет.
11. Балдар фольклору. «Эл адабияты» сериясы. 20-том. – Б., «Шам», 1998. – 480 б.

12. Бата. Очерк киргизских нравов. – В кн.: Сборник материалов по мусульманству. т. 2. под ред. В.П. Наливкина. – Ташкент. 1900. – с. 104-127.
13. Бектенов З., Байжиев Т. Кыргыз адабияты. Фольклор. Орто мектептин 8-классы үчүн окуу китеbi. 1-басылышы. – Ф.: «Кыргыzmамбас», 1949. – 290 б.
14. Бешик тою. Кыз оюн. Баталар./Түз. Б. Алагушев. – Б.: 2000. – 47 б.
15. Богданова М.И. К вопросу о происхождении жанров киргизского фольклора.// Труды Института языка, литературы и истории КирФАН СССР. Вып. 1. – Ф., изд-во КирФАН, 1945, 85-96-бет.
16. Богданова М.И. Киргизская литература. – М.: «Советский писатель», 1947, 15-48-бет.
17. Богданова М.И. Киргизский фольклор (Опыт классификации жанров). – Ф., 1942. // Кол жазма фондусу, инв. № 1292.
18. Богданова М.И. Некоторые данные по классификации киргизского фольклора. // Труды Киргизского филиала АН СССР. т. I, вып. 1. – Ф., 1943, 147-156-бет.
19. Богданова М.И., Жакишев Ө., Саманчин Т., Рахматуллин К.А. Кыргыз адабиятынын очерктери. – Ф.: «Кыргыzmамбас», 1943.
20. Борбугулов М. Адабият теориясы: Окуу китеbi. – Б.: «Шам», 1996. – 552 б.
21. Валиханов Ч.Ч. Соб. соч. в пяти томах. том I. – Алма-Ата, 1961.
22. Винников В. Киргизские сказители. – Народное творчество. – 1937, № 7. – с. 4-7.
23. Гаврилов М.Ф. Кыргызские скороговорки. Бюллетень Средне-Азиатского Государственного Университета, вып. 16. – Ташкент, 1927, 35-37-б.
24. Гусев В.Е. Эстетика фольклора. – Л., «Наука», 1967.
25. Джумагулов А. Некоторые обычай и обряды дореволюционной киргизской семьи. – Изв. АН. Кирг.

- ССР. Серия общ. наук, т. 1, вып. 1. 1959. – с. 79–92.
26. Еремина В.И. Классификация народной лирической песни в советской фольклористике. //Русский фольклор. XVII. – Л.: «Наука», 1977. 107–119-бет.
27. Загадки./Издание подготовила В.В. Митрофanova. – Л.: «Наука», 1968.
28. Закиров С. Кыргыз элинин макал, лакаптары. – Ф.: Илим, 1982. – 126 б.
29. Закиров С. Кыргыз элинин оозеки көркөм чыгармачылыгы // Закиров С. Кыргыз санжырасы. – Б.: Кыргыз энциклопедиясынын башкы редакциясы, 1996. – 309–326-бет.
30. Закиров С. Октябрь революциясына чейин кыргыз эл оозеки чыгармаларын жыйиноо, классификациялоо тарыхынан.// «Эл агартуу», 1975, № 8, 61–64-бет.
31. Закиров С., Токомбаева А. Кыргыздын элдик лирикаларынын жанрдык өзгөчөлүктөрү. – Ф.: «Илим», 1964. – 99 б.
32. Каада-салттар. Ак баталар. «Эл адабияты» сериясы. – 29-том. – Б.: «Шам», 2003. – 400 б.
33. Казак едебиетінің тарыхы. I том. – Алматы: Казак ССР Гылым Академиясынын Басмасы, 1960. – 737 б.
34. Казактын халық жумбактары. – Алматы, 1959. – 113 б.
35. Каракалпак халк косыклары. – Нукус, 1965. -
36. Кармыштегин Макелек Өмүрбай. Жунго кыргыз эл адабиятындагы кәэ бир өзгөчөлүктөр. – Филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук дара-жасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын авторефераты. – Б., 2007. – 23 б.
37. Каскабасов С. Казактың халық прозасы. – Алматы, «Гылым», 1984.
38. Кебекова Б. Кыргыз элинин каада-салт ырлары. – Б.: «Шам», 2001.
39. Кебекова Б. Кыргыз-казак фольклордук байланышы. – Ф.: «Илим», 1982. – 258 б.

40. Кенин-Лопсан М.Б. Обрядовая практика и фольклор тувинского шаманства: Конец XIX – нач. XX в. – Новосибирск: Наука, 1987. – 164 с.
41. Козубаева А.А. Бата берүү – ыймандуулукка чакыруу// Сборник научных трудов. Вып. 1. – Ош-Узген, 1997. – 44-46-б.
42. Кравцов Н.И. Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. – М.: «Высшая школа», 1983. – 448 б.
43. Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни. – М.: «Высшая школа», 1982. – 272 б.
44. Кумская Н.В. Заклинательные жанры киргизского фольклора: социокультурный аспект феномена // Известия НАН КР, 2000, № 2, 76-79-б.
45. Кыдырбаева Р.З., Асаналиев К. Кыргыз адабият илиминин терминдер сөздүгү. – Б., 2004. – 571 б.
46. Кыдырбаева Р.З., Мирбадалова А.С. Фольклорист народов Средней Азии и Казахстана Медина Искендеровна Богданова. – Б., 1995.
47. Кыргыз адабияты: терминдердин түшүндүрмө сөздүгү/Түзгөндөр: Ж. Шерисев, А. Муратов. – Б.: КЭнин бакшы редакциясы, 1994. – 160 б.
48. Кыргыз адабиятынын тарыхы: Оозеки чыгармачылыктын жанрлары. Фольклористика. I том. – Б., 2002. – 684 б.
49. Кыргыз поэзиясынын антологиясы. 1-том. – Ф.: Кыргызстан, 1980. – 760 б.
50. Кыргыз эл табышмактары, жаңылмачтары, калптары. /Түзүүчүлөр: Ж. Мукамбаев, Ж. Таштемиров. – Ф.: «Мектеп», 1971.
51. Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки. – Ф.: «Илим», 1973. – 705 б.
52. Левина Е.М. Русская фольклорная небылица – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Минск: 1983. – 19 б.
53. Леонтьев В.В. Этнография и фольклор кереков. – М.: «Наука», 1983. – 130 с.

54. *Макелек Өмүрбай уулу*. Кыргыз эл ооз адабият негиздери (Биринчи бөлүк, баштапкы кыргыз адабияты). – Кызыл-Суу кыргыз басмасы, 1993-жыл, сентябрь. – 192 б.
55. *Макелек Өмүрбай*. Кыргыз балдарынын оозеки чыгармалары. // Кыргыздар. VI том. – Б.: «Бийиктик», 2011. – 349–371-б.
56. *Мамыров М.* Билим тарыхында калган эмгек. // Ташым Байжиев. – Б.: «Учкун», 2003, 192–212-б.
57. *Мамыров М.* Оозеки чыгармачылыкты классификациялоо маселеси. // «Эл агартуу», 1988, № 9, 61–69-бет.
58. *Матыжанов К.С.* Казакская детская фольклорная поэзия. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Алма-Ата, 1990. – 26 б.
59. *Матыжанов К.С.* Казактын фольклорлык болалар поэзиясы: Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Алматы, 1990.
60. *Мельников М.Н.* Русский детский фольклор. – М.: «Просвещение», 1987.
61. *Митрофанова В.В.* К вопросу о нарушении единства в некоторых жанрах фольклора. // Русский фольклор. XVII. – Л.: «Наука», 1977. 35–44-бет.
62. *Митрофанова В.В.* Русские народные загадки. – Л.: «Наука», 1978.
63. *Музакметов А.К.* Кыргыз ырым-жырымдары. – Ош, Ош областтык басмаканасы, 2005. – 110 б.
64. *Мукамбаев Ж.* Эл ичи – өнөр кенчи. – Ф.: «Адабият», 1990. – 222 б.
65. *Мукамбаев Ж.* Эл ичи – өнөр кенчи. – Ф.: «Кыргызстан», 1982. – 240 б.
66. *Муратов А.* Кыргыздын элдик ырлары жана балдар // «Zaman Кыргызстан», 2011, 24-июнь, 13-б.
67. *Мусаев С., Таштемиров Ж.* Кыргыз адабияты. Орто мектептин 8-классы үчүн окуу китеши. 1-басылышы. – Ф.: «Кыргыз окуупедмамас», 1957.

68. Мусаев С., Таштемиров Ж. Кыргыз адабияты. Орто мектептин 8-классы үчүн окуу китеби. 3-басылышы. – Ф.: «Мектеп», 1974.
69. Нарынбаева Н. О Миф. Оозеки кара сөздүн кейнө унгулары. – Б., 2011. – 239 б.
70. Обрядовая поэзия Пинежья. – М.: изд-во МГУ, 1980. – 279 с.
71. Орозова Г. Кыргыз балдар фольклорунун жанрдык составы жана поэтикасы. – Б.: «Бийиктик», 2003. – 140 б.
72. Өмүрбай уулу Макелек. Жунго кыргыз эл оозеки адабиятындагы кәэ бир өзгөчөлүктөр. – Б., 2007.
73. Потявин В.М. Классификация современной русской народной песни. // Специфика фольклорных жанров. Русский фольклор. X. – Л.: «Наука», 1966. – 148–163-б.
74. Пропп В.Я. Морфология сказки. Изд. 2-ое. – М.: «Наука», 1969.
75. Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров. // «Советская этнография». – М.: «Наука», 1964, № 4. 147–155-б.
76. Пропп В.Я. Фольклор и действительность. – М.: «Наука», 1976.
77. Радлов В.В. Образцы народной литературы северных тюркских племён. Предисловие. Санктпетербург, 1885. – I–XXV бет.
78. Русское народное поэтическое творчество/Под редакцией А.М. Новиковой. – М.: «Высшая школа», 1986. – 400 б.
79. Садыков А. Адабият теориясы: Жогорку окуу жайлары үчүн окуу куралы. – Б., 2002. – 188 б.
80. Саримсаков Б.И. Жанр «бадик» в обрядовом фольклоре узбеков. – Советская этнография, 1986, № 4. с. – 117–123-б.
81. Сафаров А. Жанровый состав и поэтика узбекского детского поэтического фольклора. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. – Ташкент, 1985. – 34 б.


82. Специфика фольклорных жанров. – М.: «Наука», 1973.
83. Сулайманов М. Кыргыз балдар адабиятынын тарыхы. – Ош, 1992. – 507 б.
84. Сыдыкова Г.Б., Сыдыков Ш.Б. «Манас» эпосундагы сөздүн магиялык күчүнө ишенүү (ант, каргыш, бата жана алкыш сөздөр). // Межкультурная научная коммуникация проблемы и перспективы: Материалы междунар-междисциплинарной конф. – Б.: 2008. – 132–142-б.
85. Танаев Т. Кыргыз фольклорундагы лирикалык жанрлар. – 1-китеп. – Ош, 1998. – 162-б.
86. Танаев Т. Кыргыз эл оозеки чыгармачылыгынын жанрдык бөлүнүшү. / Илимий-усулдук колдонмо. – Ош, 1991. – 55 б.
87. Тулөгабылов М. Кыргыз балдар адабиятынын тарыхы. – Б.: «Мектеп», 1991. – 272 б.
88. Турекулов Н. Современный казахский фольклор (Жанрово-структурной анализ). – Алма-Ата: Мектеп, 1982. – 190 с.
89. Тыныбеков Актан. Кыргыздардын улуттук оюндары. // Кыргыздар I том. – Б.: «Кыргызстан», 1993. – 530-584-б.
90. Уахатов Б. Казактың халық өлеңдері. – Алматы: Гылым, 1974. – 286 с.
91. Үмөталиев Ш. Кыргыз фольклору жөнүндөгү проблемага карата. // Үмөталиев Ш. Тааныш бейтааныш. Макалалар. – Ф.: «Мектеп», 1981, 59–102-б.
92. Хусейин Карасай уулу. Дарым// «Эне тил», 1992, № 13(15), 14-апрель, 4-бет.
93. Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. – Л.: «Наука», 1986.
94. Чочкина М.П. Алтайский детский фольклор (к проблеме жанровой дифференциации). – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Б.: 1995. – 22 б.

95. Эргис Т.У. Очерки по якутскому фольклору. – М.: «Наука», 1974. – 286 с.
96. Эркебаев А. Малоизученные страницы истории киргизской литературы. – Б.: «ЖЭКА» ЛТД, 1999. – 200 б.
97. Ягафаров Р.Ф. Стихотворные жанры татарского детского фольклора. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Казань, 1985.




**ТИРКЕМЕЛЕР**

**Кара кыргыз калк адабиятынын түрлөрү**



## КЫРГЫЗ БАКЧАСЫ


Каюм Мифтахов. 1923-жыл




## КЫРГЫЗ БАКЧАСЫНЫН ЭКИНЧИ ТУРУ

Түркеме 3


1924-жыл, Миңтаков К.



## 1927-жыл. Мифтаков К.




К. Рахматуллин. 1943-жыл




К. Рахматуллин. 1943-жыл


Түркеме 6




**Лирикалык жанрлар**




Богданова М. 1943-ж.



Т. Саманчин, Т. Байжиев, З. Бектенов. 1947-ж.



## З. Беткенов жана Т. Байжиев. 1948-ж.




А. Тайгуровов. 1948-ж.

**Кыргыз элинин фольклору**

**Лирикалык жаңылар**


**Эпикалык жаңылар**

**Э драмалары**




Мусаев Самар. 1956-ж.


**Кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгынын негизги түрлөрү**



**УЛУУ СӨЗ. Кыргыз элинин оозеки чыгармалары**




**Кыргыз элдинин оозеки чыгармачылыгы**




Мамыров Мундук. 1997-жыл


Түркеме 15

### Кыргызнын элдик оозеки чыгармачылыгы





## Кыргыз адабиятынын тарыхы. 1 том. – Б., 2002.





## МАЗМУНУ

<i>I Бөлүм.</i> КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРУНУН ЖАНРДЫК КЛАССИФИКАЦИЯСЫ .....	3
1.1. Кыргыз фольклорун жанрдык түрлөргө ажыратуу тажырыйбасы .....	3
1.2. Фольклордук жанрларды классификациялоо принциптери .....	34
1.3. Кыргыз фольклорунун жанрдык курамына жалпы мүнөздөмө .....	51
<i>II Бөлүм.</i> ЭЛДИК АЙТЫМДАР .....	67
2.1. Дуба-дарым, ырым-жырым айтымдары .....	67
2.2. Бата-тилек айтымдары .....	104
2.3. Ой толгоо, адат-салт айтымдары .....	116
2.4. Балдар фольклорундагы айтым сөздөр .....	121
2.5. Макал, ылакаптар .....	174
Адабияттар .....	182
Тиркемелер .....	190

*Илимий басылма*

ИБРАИМОВ КУБАТ

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ООЗЕКИ СӨЗ ӨНӨРҮ

Элдик айттымдар

I

БӨЛҮК

Тех. редактору Жусупбекова А.

Компьютердик калыпка салган Абдыкалыкова А.

Терүүгө 25.06.15-ж.. берилди.

Басууга 26.06.16-ж. кол коюлду.

Форматы 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Көлөмү 14,0 басма табак.

Нускасы 300. Заказ 2077.